

БЕКБОЛОТОВА АЙШАЙЫМ

**ЭНЕ БОЛУП
ТҮШҮНДҮМ**

Ош – 2017

**УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5
Б 42**

**Бекболотова Айшайым
Б42 “Эне болуп түшүндүм”. Үрлар. 224 б.
Ош. 2017**

ISBN 978-9967-602-91-5

Бул китөпкө Ата Жүрт, мөкөн, ата- эне
жөнүндөгү, лирикалық ыр жыйнактар жазылды.

**Б 4702300200-12
ISBN 978-9967-602-91-5**

**УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-5
© Бекболотова А.**

БИРИГЕЛИ, ОО ЭЛИМ

Бұтүн болуп бөлүнбөстөн әкіге,
Максат койсок бир адамдай өлкөмө.
Бийлик әмес, байлық әмес, әл үчүн,
Кыргыздарым, биригөли, көлгиле.

Тынчтық күндө қоң әмгекті биз баштап,
Бир кишидей биримдикте жер казсак...
Ығы менен пайдалансак, карачы,
Мекенибиз байлыкка бай ныксырап.

Карайлычы жер әнөни бапестеп,
Багат бизди кадырласак бөпөлөп
Әмгек менен ой-мураска жетебиз,
Өлкөм өсүп, бир бүтүнгө биз көлсөк,

Кырманыңа кызыл толоор жыл сайын,
Өрүк-алма, мөмө-жемиш жыюкыйма.
Батпай калар казынаңа, оо, элим,
Максатты биз бир багытка жумшасак.

Тынчтық болсо бир бүтүнбүз анда биз,
Зоболобуз нак ошондо зор болоор.
Бөлүнбейлү, бөлүнбейлү, оо, кыргыз.
Кара мұртез, кара өзгейлөр жоголоор.
Биримдиктин туусу турса жөлбирөп,
Кризис да, көре албас да жоголор.

ТЫНЧТЫҚ КЕРЕК

Эл бузарлар козутпагын,
Каны суюк жаштарды.
Тукурбагын улут болуп,
Карапайым калктарды.
Сый үстүндө жашап көлгөн,

Карым катыш эзөлтөн.
Бүлүнтүрүп кан төгүлдү,
Карапайым калк ыйлап.
Нөшөр, нөшөр
Көз жаштары төгүлүп,
Мунга батып
Эне сыйдал жар сыйдал.
Бейкүнөө бала калды,
Жетим болуп
Жаш жүрөгү кан какшап.

Келечегин ойлобостон,
Бута кылып ойношту.
Байлар чардап
Байлыгына манчырkap,
Эки-экидөн тукурушуп.
Бүтүндүктү ыдыратып,
Даама болуп ойномок.
Биримдикти жоготуп,
Эл бузарлар жар салбагын,
Түндүк түштүк дөгөнди.

Түбүбүз бир
Уюткулуу бир элбиз,
Чырмалышып
ажырагыс ширелгөн.
Кудаа урук бир-биринө жәэн тага,
Акыйкатты айткылачы.
Кантип кыйат ажалга,
Ойлодунбу муну сөн.

Бийлик үчүн байлык үчүн тытышпай,
Душмандарга бута кылбай.
Биригели биригели со элим,
Тынчтык көрек,
Тынчтык көрек элиме.
Тынчтык болсо бейпилдик,

Жүрөгүң әркин согот.
Өлкөбүздүн гүлдөшүнө,
Бак дарактын бүрдөшүнө.
Таза абанын согушуна,
Эркин эмгек болушуна,
Оо элим тыңчтык көрөк.
Бөлүнүп жарылбайлы,
Келечөкти ойлойлу абайлайлы.

Кубанычты кайғыны төң бөлөлү,
Орнотолу тыңчтыкты орнотолу.
Бута болуп душманга,
Кул болбойлу.

Бекем болуп төмирдөй ширелөли,
Тарап кетпей бир бирдөн биригели.
Келечөгин ойлойлу жаш муундардын,
Кыргызбыйз биз уруу болбой
Улут болуп,
Өнүгөлү алдыга өөдөйлөлү.

Ынтымакка көлөли ынтымакка,
Ынтымакка биз көлсөк.
Ырыс толоор казынага,
Мөлт калт болуп.

Толуп ташып байлыгың күндө өсөөр,
Биримдикти биз курсак бүтүн болуп.
Бөлүнбөйлү оо элим бөлүнбөйлү,
Бөрүлөргө жем болуп көрүнбөйлү.
Кыргыз элим бир гана максат коюп,
Өнүгөлү, өнүгөлү!!!



«СУРОО БЕРЕМ ӨЗҮМӨ»

Үмүт, Үмүт
Алга карай шаштырат,
Тегерегим аппак карга курчалып.
Мен баратам кыялга масс
жылт этип
үмүттүн учкундары,
Сезимимди азгырып.

Эрк бербей
Мендеги туюмдарым,
Жаралат жүректө куплеттер.
Уйкаштыкпы мазмуну төп келеби,
Дөп кайра өзүмө суроо берем.

Суроо берем өзүмө кайра кайра
Жазгандарым,
Мүмкүн чындал чийкидир.
Не болсо да таразалаар адамдар
Өз оюмdu,
Ак кагазга түшүрдүм.

Шалаакылык
Дымып калып көп жылдар,
Маани бербей
Көзү бүткөн булактай.
Акырында
Агып чыкты сызылып,
Толуп калган жолун өзү тазалай.

Аба мага жетпегендей
Кысыламын бир туруп,
Ой толгоому
Жеткиремби иии менен,
Ак кагазга түшүрүп.

Жардамга көл сөз бермети,
Көз алдыма тизилип.

Умай эне ақыл кошчу өзүмө,
Бермет болуп төгүл сөздөр сөзимге.
Ички туом вулкан болуп атылып,
Төңир колдо баш бербөди өзүмө.

Төгүл, төгүл
качпа мәндөн,
Сөнден сепил курайын
өзүм сага.

Жан жаныңа
устун болуп туралын,
Урабасын сөн экөөбүз
Ийин бекем ийилейли.
Ылайына суусу болсун
Дөнедеги ысық кан.

Тамырларым
Ширетип бек,
Цемент болуп бек карман.
Фундаментин түптөйлүчү,
Сөз бермети экөөлөп.

Керегенди бекем кармаар,
Уугуң болуп берейин.
Отуң болуп жагылайын.
Быкшып барып тутанбастан
Өчүп калбай бийик күй,
Алоолонуп жалындал.



ПЕНДЕЛЕР

Пөндөде да ар түр адам бар,
Ар мүнөздө жарапар
Бириңе бири окшошпойт.
Ичи таар, заар амалкөй,
Бирок адам деген аты бар,
Жароокөр пөндө дагы бар.

Жалпысынан пендебиз,
Көр тиригилик айынан.
Ар кимибиз ар түрдүү,
Аракөт кылышпелебиз.

Акыл сөз айтат такылдап,
Жакшыны көрсө жакындал.
Жасаган иши окшошпойт,
Көрө албай сени жамандап.

Өзүнөн бөлөк болбосо,
Кудайым ишин оңдосо.
Көкөлөйт анда мөнмин дөп,
Көкүрөк кагып болбоско.

Эгердө иши жылышса,
Жасакөр пөндө табылат.
Ичпей жебей жылдырып,
Үйүндү көздөй агылат.
Өз максатын оюнда,
Жүзөөгө эптеп ашыруу.
Сөн эмес ал өзү үчүн,
Түнөк издең кам уруу.

Куйушканың кыйшайса,
Кудундал ичтөн сүйүнөт.
Көрө албастык ичинде,
Оргуштап кайнап дүүлүгөт.

Саламга көлбейт какайып,
Жандап баспайт ал качып.
Жакшы сөз кайда баягы,
«Жашабайм» сөнсиз дөп айтчуу.
Кээбир пөндө арада,
Ушагын айтып билинбей.
Калпы чыны аралаш,
Жагынуу бар дилинде.

Казаны толук кайнабайт,
Жакшы жаман ылгабайт.
Күйүгөт жүрөт арада,
Ушакчы эч жарыбайт.

Айыбын айтса күч алган,
Акылсыз пөндө дардан бар.
Курсагын сылап иши жок,
Көп нерседөн кур калган.

Көөдөк көйрөң жасанып,
Карды тойсо ынанып.
Барбы жокпу үйүндө,
Кенебей жүргөн арада
Жан бакты адам дагы бар.

Жай баракат ыкшалып,
Жогуна да кейибейт.
Күн өтсө болду таң атып,
Бул турмушун жерибейт.

Жогору койгон баарынан,
Жыргалы дөп жашоонун.
Арактын түшүп артынан,
Арабөк калган пөндө бар.

Адал эмгөк жасабай,
Оңой оокат артынан.

Түшкөнү да ал пөндө,
Ағызып төр, күч жумшабай.
Жалкоо бар жанын кыйнабай,
Уруулук мөнен жан багып
Уятсыз өскөн пөндө бар.

Жатып ичээр жан бакты,
Дүйнө мөнен иши жок.
Аялы багат андайды,
Бирок ичип жеп келгендө.
Алдына эч ким чыгарбай,
Бул да пөндө жан бакты.

Артынан түшүп акчанын,
Абийрин саткан мансапка.
Араандай оозу ачылган,
Булда пөндө паракор.

Көр тиричилик айынан,
Наша сатып байыган.
Кор болот түбү оңолбойт,
Чегип алышп жыргаган.
Акыры кайғы муң болоор,
Булда пөндө бүт ойрон.

Алы күчү барында,
Белсенип эмгек кылбастан.
Денесин сатып акчага,
Бейбаш бетпак ал арсыз.
Пөндө дөп мөн айтышка,
Оозум барбайт абийирсиз.
Эки бети капкара,
Бул да пөндө арада.

Акыл эси жагынан
Айырмаланып айбандан,
Адам дөгөн атты алыш,

Энчилеген пендеге
Атты алып жүрөбүз.

Адамдын бар адамы,
Сакадай бою сары алтын.
Жетишкөн баардык жагынан,
Жеткиликтүү тарбия
Сиңиргөн бүт боюна.
Акылы тунук толтура,
Адам да бар арада.

Эл үчүн күйөт жүрөгү,
Дили таза боорукөр.
Кызыклайт эч байлыкка,
Айтабыз аны Адам дөп
Баардыгына жароокөр.

Алыс жакын ылгабайт ,
Жаш карыны бүт сыйлайт.
Кичи пейил жатык сез,
Урматтайт баардык пендени
Элине тийет көрөги.

Жасаганы жакшылык,
Эл учун согот жүрөгү .
Сыймык мөнөн биз ага,
Адам дөп башты ийели.

БААЛАНБАЙ КАЛДЫ ЭМГЕГИ

Адамдар доомат кылышат,
Алмаштырып ыйык кесибин.
Акчаны кызык көрүп
Мугалим
Таштап көтти мектебин.

Жоок, жоок акча эмес,
Тебеленип баркы.
Эмгегин баалабай калды,
Эч убакта калкы.
Анан кантсин
Анын сөзүнөн,
Соодагердин кыйкырыгы.
Жагуумду угулат балдарга,
Кийгени кымбат баа
Кармаганы акча .

Мугалим сөзү мөнен
Ак эмгекке чакырат,
Эч ким укпайт курук сөздү.
Жылтырак- жалтырак ,
Балдарды азгырат.

Мугалимдин бар байлыгы,
Татыктуу
Тарбия алган окуучулар.
Мугалимдин ийгилиги алар,
Баалабайт аны эч ким
Коомчулук мууну билгин.

Доомат койбо мугалимгө,
Айыптуу эмес ал .
Элгө болгон ишенимин,
Чөйрөбүз тушап салган.

Анан минтип аргасыздан,
Ишке болгон жөндөмү жоголуп.
Жоопкерчилик кызыгуусу төмөндөдү,
Же айлыгы көбөйбөдү.

Бул көрүнүш убактылуу,
Коом өзгөрөөр
Билимсиз коом жылбасын.

Унупастан жаштар (!),
Аны эске ал.

Атактуу окумуштуулар,
Академик , учкуч, врачтар
Президент министрлер,
Баарыңар мугалимден
Тарбия алгансыңар.

Мен-мэнсинген соодагер да,
Үйрөнгөн санды кошууну.
Унутуп анан мугалимдин эмгөгин,
Көрмөксөнгө салбаңар.

Наалат айтып мугалимди
Жөктөөнүн ордuna,
Колдоого алғыла.
Маралдык жактан да
Экономикадан да,
Корголбой калды мугалим
Аны эске алсаңар.

Уккулачы чөт жакта
Эн жөнөкөй жумушчу,
Эки эсө кызмат маяна алса .
Мугалимдин акчасы,
Аран нанына жараса.

Төлөнүп жүрчүү комсулууга да,
Биз ишөнгөн парламентибиз тарабынан.
Алынып салынса,
Ким кызыгат бул көсипкө. ???
Кийинки муун аны чанып,
Маянасы көп ишкө чапса.
Келөчөкти ойлобой,
Оңой оокатка качса.
Оо урпактар ойлонгула,
Бул көсип бош калабы!!!

Жоок, жоок үмүт үзбөй,
Сабыр кылышар.
Күнүмдүк көр тиричиликке кызықпай,
Жаңы кайрат күч менен,
Ишти колго алсаңар.
Унутта калбаспаз биз дагы,
Мугалим жөнүндө ойлоноор.

Жаштарга
Эли үчүн зор күч экенин,
Үгүт насааттарды айтып.
Элдин жөңилин жөрдөн,
Оорун, колдон алса, дөп үндөсөк.
Орду толоор мугалимдин,
Ким экенин ойлосок.

«КИЧИНЕДЕН ЧОҢ ИЙГИЛИК ЖАРАЛАР»

Тамчы, тамчы
Тамчыдан көл куралаар,
Кичинөдөн
Чоң ийгилик жаралаар.
Үмүт үзбей
Алга карай умтуулуп,
Сабырлуу бол
Бул адамдык сапаттар.

Эрикпегин
Эмгек кылышп шымалан,
Ийгилиги
Сөн аракет кылгандан.
Мекен үчүн
Эмгек кылуу бул сыймык,
Эрикчээлдик
Бул адатка көнгөндөр.
Адам эмес,
Өмүр боюу ал наадан.

Сөнин жүзүң
Эмгегіндөн көрүнүп,
Ата-энен
Сыймыктансын сүйүнүп.
Колдон көлбес
Нерсөлөргө талпынба,
Жерди баркта
Көрктөндүрүп жөрди бак.
Кор болбойсун,
Анда сени жер бағат.

Адал жаша
Арамдықка барбагын,
Жакшы әмнө
Жаман әмнө талдагын.
Кылымдардан
Кылымдарга көлаткан,
Ата салтын
Кыргызымдын сактагын.

Адилет бол
Сен бирөөнү кордобо,
Көнбөгүнүң
Бекер оокат олжого.
Пөндө деген
Арсыз атка конбогун,
Билим алғын
Издөнгинин адам бол.

Ата журтту
Калтырбагын уятка,
Сатпагының
Мекенинди акчага.
Абийир берсин
Намыс берсин оо алла,
Тилегеним
Ушул мөнин жаштарга.

Тамчы, тамчы
Тамчыдан көл куралар,
Изин салып
Акырындап жай агар.
Сөн туруктуу
Эмгектенсөң талықпай,
Кичинедөн
Чоң ийгилик жарапар.

ОКУП ЖҮР

Аңдай албайм, мазмун мнөн маңызын,
Окурманым айтаар байкап ал жагын.
Туюм-сезим, ойдогумду мөн жаздым,
Ырым мөнин сырым, курдаш-ардагым.

Жазганымда жүрөгүмдүн үнү бар,
Сунам китең сыныңызды угам деп.
Ар акындын уйку көрбес түнү бар,
Мөнде дагы бар жигөрдүү аракет.

Кулун- Ата, туулган жөрим, колдоочум,
Биз тириүбүз өсөөрүңдү колдогун.
Мекен жүгүн аркалоону эңсеген,
Бул ааламда ар бир адам бар болсун.

ОШ ШААРЫМ

Ош шаарым бөрөкелүү ырыс төккөн,
Байыртаадан түптөлгөн шаар өнүп өскөн.
Кылымдан кылымга жашаса да,
Күндө жаш, күндө жаңы өзү өктөм.

Маңқайып көзгө урунат Сулайман Тоо,
Ошумдун маданий борбору бул.

Анdagы оймо-чиймө жазуулары,
Эзелки шаар экөнин билдириет го.

Уч мин, төрт мин жыл бизге чейин,
Жазылыптыр таштарга жазуулары.
Табигый кооздугу булактары,
Кызыктырган Орто Азия түрк элдерин.

Тынымызыз күнү-түнү чубап келген,
Ошума токтолушуп түнөп кеткөн.
Жибек жол эл үчүн кызмат кылышп,
Изилдөп көбәйсүн билимдүүнүн катарлары.
Ордөндүү студенттин Ош шаары,
Жөриң гүлдөп элиң жаңы күндө жаңы.

КӨМҮСКӨ КАЛЫП БАРАТАТ

Көмүскө калып баратат,
Көкүректө таланттар.
Көрөңгө коюп азыраак,
Жакшы-жаман жактарын,
Көбүрөөк айтышп шык кошуп,
Көмөкчу болоор адам жок.

Унут болуп баратат,
Жадымдагы таланттар,
Уютку коюп азыраак,
Улам-улам шык кошуп.
Жол көрсөтүп багыштап,
Улап коер адам жок.
Колума алыш калемди,
Ойдогуну тизмектейм.
Жеңил эмес, билемин,
Толкунга түшкөн дөңгөчтөй,
Урунуп аркы-беркигө,
Өйдө-төмөн экчөлип,

Кетпесем экен пыркырап,
Азгырып мени алыска,
Үзүлбөйт үмүт кол сунат.

Оргуштап чыккан көөдөндөн,
Оюмду жазып тизмектейм,
Бөл байлап кирдим толкунга.
Оңой эмес билемин,
Толкунга тосуп дөнөни,
Туруштук мөн беремби. (?)

ЫР ЖАЗАМ

Кайдыгөрлик
Чыгынбастық айынан,
Канчалаган
Үрлар калды жазылбай.
Учурунда
Аны багып өстүрбөй,
Өмүр өтүп
Өксүп барат көөдөндө.

Түйшүктөнөм
Түнү дагы уктабай,
Мезгил өмүр
Жылган сайын алдыга.
Жараткандын
Тартуулаган талантын,
Пайдаланбай
Каламбы дөп алдастайм.

Уйгу, туйгу
Ой туюмум шаштырып,
Шыбырашат
Колго алгын калемди.
Оо жараткан

Өзүң болуп колдоочум,
Ак кагазга
Тилдегени шилтедим.
Майда барат
Көр турмушка берилип,
Көчиргининң
Көчиргининң көчикитим.

Чечкиндүүлүк
Убагында кыла албай,
Аны барктап
Колго албай.
Кодондо ыйлап
Көөдөнүмдө ыр ырдап,
Түшүмдө да
Түрмөк-түрмөк ыр сунат.

Мезгил өмүр
Эргишип тынымсыз,
Улам, улам
Алга карай сзыышып.
Мен дагы
Андан калбай ашыгамын,
Ата-Журттун
Абасы да ыр сунуп.

Шамал жүрсө
Гүлдөр ырдайт,
Тал-төреги
Обон созуп шыбырап.
Ыргагына кошуламын,
Сергеймин жөңилдөнөм
Оор жүктөн кутулуп.

Жан дүйнөм,
Ырдан бүтүп жааралгансып.
Оо жараткан жазбай калсам,

Жан дүйнөмдү сыйздатып.
Оору сымак
Туталанам,
Токтоно албай бир жөргө
Жетпегендей бир нерсө
Буулугуп.

Калем алып
Чиймөлесем дептергө,
Жәңилденем
Ал оорудан арылам.
Мейли деймин
Байлыгымдан айрылсам,
Айрылбайым эми сөндөн
Чарчабастан ыр жазам.

Көр оокаттын
Азабынан кыйналсам,
Мейли деймин бул жашоонун
Үзгаарына чайналсам.
Айрылбайым
Үрүм сөндөн биргөмин
Жазбай калсам
Чын кайыга кабылам,
Мен ошондо
Чын жашоодон айрылам.

ШЫҚ БЕРИП КОЙ

Маани бербей өчүрүпмүн талантты,
Кечикпесем көп әмгектер жаралмак.
Таштап койбой көңүл эргий калганда,
Баркы кандай, жазылыптыр азыраак.

Кеч болсо да алдым колго калемди,
Калбайын дөп карыганда арманда.

Мөзгил шамал, өтөт улам закымдап,
үлгүрөмбү ой-санаамды жазганга?..

Койбойбу дөп ары таштап калемин,
Кылбайбы дөп мындан зарыл көрөгин.
Жактырбаган түр көрсөтпө, колдоп кой,
Ал жарыңдын ырдан бүткөн белегин.

Жан жолдошум, өтүнүчүм актаарсың,
Рух азыгын көңүл буруп жактаарсың.
Дайым мени сүрөчүсүн алдыга,
Бул шартта да жакшылыкка баштаарсың.

Кундөр сызып, өмүр өтүп баратат,
Түшүмдө да ыр жазам узун сабак.
Ойлорун тизмекте, - дөп шык берип кой,
Отурсам калем кармап, кагаз карап.

КЫРГЫЗ ТИЛИМ

Сүй, корго кыргыз тилди, энө тилиң,
Унутпа, башка тилди кошо үйрөнгүн.
Көп тилде эгер эркин сүйлөй билсөң,
Бул сөнин дилгирлигиң, келечегиң.

Көптү бил, билимге сен сугарылгын,
Кыргыз тили
түпкү илиң, улут тилиң.
Жерибө, кыргыз тилде сүйлөгүнүң,
Кошо жүрсүн,
Көп тилди үйрөнгүнүң.

Жетесин
Көп нерсеге билим менен,
Тааныткын
Кыргыз элин дүнүйөгө.

Жүрөгүң
Кыргызмын дөп согуп турсун,
Жан дүйнөң
Алоолонуп күйүп күндө.

ЖАЗА БЕРЕМ

Көптөрү суроо беришет,
Акын тез-тез сүйө береби дөп.
Ал деле адам, жүрөгү бирөө,
Арналган түбөлүккө бир адамга.
Ар кимге бирдөн арналгандай,
Жүрөгү анын калбыр бөлө.

Таасирленип көргөн укканымдан.
Жарала берөт ашыктык ырлар.
Толкунданып илхам көлип башкача,
Ак кагазга түшүрүлөт чоң сырлар,
Карабай, көңүл бурбай курагыңа.

Жаза берем, жаза берем
Ал таасирлөр кытыгылап,
Отурам колдо калем толкунданнат.
Кээде ырлар эркке койбой
Жалындайт махабат,
Жүрөкту эзчүдөй ырлар чыгат.
Ырларым, бирөнүн жүрөгүн козгойт,
Ырларым, кәэ бирөнүн арманын коштойт.
Ырларым, ырахат берөт, кумарлантат,
Ырларым кәэ бирөнү муңга салат.

үй-бүлөдө түшүнгөн жакшы,
Түшүнбөсө кор болот шордуу акын.
Жараткан ага шык берген да,
Кой дегенге болбой, жазат
Ошон үчүн талант окшойт.

Бааланат, кээде бааланбай калат,
Бул өзү бир көм дүйнө атаганат.
Тээ алыстан коштошуп кол булгалап,
Өмүр биздөн окчундап өтүп барат.

«БИЗ ДҮЙНӨГӨ УБАКТЫЛУУ КОНОКПУЗ»

Биз дүйнөгө¹
Убактылуу конокпуз,
Аны билбей
Чырлашибыз мококпуз.
Бир көлөбиз
Ыксыз, жиксиз кетебиз,
Сыйлашалы бул жашоодо
Жүрөктөрдү оорутпай.

Чындыгында эске келбейт
Көңүл калуу кайдыгөрлик
Күнүмдүгүн ойломой
Карагыла кечөги күн бүгүн жок
Пенде экенбиз алды арткыны ойлобой

Арам оокат көр тиричилик айынан,
Жалган айтып бирөөлөрдү алдамай.
Жыйган дүйнөң сен жетишкен мартабан,
Аттиң пендем бир күндүктүр күн бүтсө.

Аралжысы болбoit сага дүйнөндүн,
Бул дүйнөдө жашоо өзү жалгандыр.
Жашагының таза ыйык булганба,
Атың калсын адам дөгөн сыймыктуу.

Оорутпайлы адамдардын көңүлүн,
Түркүк болбос дүнүйөгө эч кимин.
Баары жалган байлык, бийлик дүнүйөн,

Аралжысы болбайт сага бир тыйын.
Маңдайында чындык гана бир өлүм,

Балаң, жарың, туугандарың ата-энен,
Токтото албас ажалыңды бир көлгөн.
Өлүм чындык мейли ыйла мейли өксө,
Калтыrbайлы көңүлдөрдү
Сыйлашып өт дүйнөдөн.

ЧЫҢЫЗ АГА

Жылдыз элең
Алыстан жанып турган,
Кыргызды
Кыргыз кылып тааныттырган.
Тоо элең
Алыска атың кеткөн,
Чыңгыз ага.

Аттин ай ажалга алы жетпей,
Пенде алсыз жандан бөле
Өчтүбү жылдызыңыз, Чыңыз ага
Тоо кулап кыргыз эли
Мунга батып,
Жетимсиреп карап турат.

Жаныңыз дүйнө көзип,
Кеттиби түбөлүккө.
Издейби Жамийланы,
Ак сүйүнү даңазалап,
Чакырабы адамдарды.
Маңкурт болбогун дөп,
Чакырабы адап жашоо ыймандыкка.

Кеттиңизби
Ак булутка аралашып,

Алыстан, алыстан
Саманчынын жолунан,
Кыргыздырга көз салып караганы.
Кеттиңизби
Дениз бойлоп,
Дүйнө элин тынч жашоого чакыргалы.

Өлбөстүк жаралбаптыр,
Бул жашоодо.
Таш чайнардай
Арман күндү калтырып,
Торколуу той сәксөн жылдык
Тойлонбостон,
Аза күтүп айрылдык.

Жаралат сиздей киши чанда гана,
Аттиң ай
Жүрөктөр сыйдал турат.
Ажал күчтүү адамдан
Аралжы боло албады,
Өнүксө да илим күчү.

Сиз өлбөйсүз
Экинчи өмүрүңүз түбөлүктүү,
Дүйнө кезип
Кылымдан кылымга.
Кыргызмын дөгөндөн жүрөгүндө
Унутулбайт
Жашайт, жашайт түбөлүккө.
Кыргызга жар салдыңыз
Киргиз болбой Кыргыз болуп,
Эне тилди унутпа.
Сүйлөгүн өз тилиндө,
Мекөндү ыйык тутуп,
Баалагын эне тилди.

Бул сөзүңүз кыргызга ураан болуп,
Сакталсын бек

Дүйнө эли билчү әлө.
Кыргыздарды
Чыңгыздын эли,
Кыргыздар дөп.

Кошкун, ага, коштошсок да
Сизди сүйгөн адамдардын,
Өлбөстөн жүрөгүндө
Жашай берет, жашай берет,
Чыңгыз, Чыңгыз дөп.

ЫРДА ЫРЫСБАЙ
*(Ырысбай агадының жетимиши
жылдызына)*

Жоокер сымал турган көздө,
Ыр дүйнөнүн чегинде.
Капсынан чарк дөп түшүп чагылган,
Күүлөгөн кыягыңдын кылыш үзүлдү.
Аттиң ай элин үчүн бүтпөс арман.

Ырга айланып өмүрү ырга айланып,
Сүйүү болуп жүрөктөн түнөк табып.
Өткөн менен дүйнөдөн унут болбойт,
Жашай берет Ырысбай тирүү болуп.

Кылым өтсүн арадан ыры өлбөйт,
Уккандар эргүү алат жүрөк сергийт.
«Түгөйүм» «Издейм сени» дөп ырдашып,
Кыз-жигит жүрөгүнөн сүйүү издөйт.
Ашып ташып сыйкыр күчкө термелип,
Канат байлап мукам үнүң дөм берип.
Талант элөң бул жашоого бир көлгөн,
Көптөрү өзүндөн таасирленип.

Ажал арбап, ажал аңдып артыңдан,
Бийик-бийик максаттарга жетээрдө.

Эркин учкан тоо бүркүтү,
Канаты сынып мөртинди.

Экинчи өмүрүң ырың сөнин,
Жашай берет түбөлүктүү.
Каректердө турат элесин,
Ырда ырысбай, ырдагының.
Унутулбайт жаңырып ырың кулакта.

ООГАН

Ооган, ооган
Канчалаган адамдын,
үмүттөрүн
Жалп өчүрүп кыйраттың.
Сүйгөндөрү,
Ата-энеси жол карап,
Түбөлүккө
Жүрөгүндө так калды.

Ооган, ооган
Атың суук угулат,
Көз жаш болуп адамдарга
Жүрөктөрү зыркырап,
Жыйырма жыл өтсө дагы
Көз алдыда
Аны эч ким унуптайт.

Жаш уландар
Коргоо үчүн мекенди,
Жан дилинен ант беришип,
Ак кызматын өтөдү.
Жүрөк тосуп
Өлүмгө тик карашып,
Жан кыйышты
Ата-Жүртка көлбөди.

Унута албай уулдарын,
Энелөрдин
Эмчектери зыркырап,
Жараладың жүрөктөрүн
Айланып көз жашына,
Кара кийип алганы
Бала калды жетим болуп,
Зар болуп ата жытына.

КЫРГЫЗСТАН

Ала тоолуу ак мөңгүлүү,
Улар сайрап бүркүт учкан.
Тунук аба суусу таза,
Сыймыктанам Кыргызстан.

Жел жүргөндө аңкып жаты,
Тулан чөбүң күлпүруп.
Сөргийт көңүл көтөрүлүп,
Кокту сайын булак жылжып.

Арча кайың аралашып,
Карагайың асман мөлжөп.
Кен байлыктын уюткусу,
Мөнин өлкөм Кыргызстан.

Кай берендин түрү сөндө,
Илбирс Арстан мекөндөгөн.
Кен байлыктын уюткусу,
Мөнин өлкөм Кыргызстан.
Кендер мөнен ГЭСке бай,
Шаркыратма кадам сайын.
Бийик тоодон боюн таштап,
Касиеттүү дарылдыгы.
Мөнин өлкөм Кыргызстан.
Ала тоолуу ак мөңгүлүү,

Улар сайрап бүркүт учкан.
Суусу тунук таза аба,
Сыймыктанам кыргызстаным
Кыргызстан.

ДЕМОКРАТИЯ ДЕП

Демократия деп күрөшүп,
Эркиндиктин гүлү өсүп.
Эгемендүү заман түзөбүз деп,
Социалисттик система кулап,
Замана өзгөрдү.

Талкаланып завод, фабрика,
Талоонго түшүштү.
Колхоздун мал мүлкү бөлүнүп,
Амалдуулардын колуна өттү.

Алдым-жуттумдар байып,
Карапайым калкка.
Бүлүк түштү.
Менчиктөп алып малды-мүлкүү,
Коомдук деп аталган нерсө бүт,
Колдон колго өттү.
Адам башына мал бөлүндү,
Жер бөлүндү,
Муну менөн мамлекөт
Байып кетчүдөй көрүндү.

Бирок турмуш таарып,
Күндөн-күнгө жумушсуздук
Карапайым элди каарып
Алсыратып-мүңкүрөтүп пөндесин,
Туш-туш жакка таратты.
Айыл-кыштакта мурункудай маяна жок
Анан кантти?
Туруктуу иштин жогунан,

Эмгек күчү мөнөн
Оокат кылгандар
Оор абалга кабылды.

Жаштар көтти жумуш издөп алыска,
Россия, Казакстан батыш тарапка.
Кыргыздар
Ыйык дөп парктап күткөн.
Кыргыз кызы
Жумуш издөп кетти алыска,
Оор сумка көтөрө албай
Назик дөне
Майышып көркү кетти.

Сый урмат алыс, алыстап кетти.
Бул турмушту ата-энө күтпөгөн,
Ойлой берип алыстагы балдарын.
Санаа басып үрпәйүшүп жүдөгөн.

Оо, Кыргыздар!!!
Өлкөбүзгө түшүп жатат пайда дөп,
Сүйүнбөйлү биз дагы.
Канчалаган билимдүүлөр,
Кетип жатат чет жакка.
Жан дүйнөсү, кызматы,
Калып жатат ал жакта.

Нечендөгөн ишкөрлөр,
Колунан көөрү төгүлгөн,
Уста, уз билимдүүсү.
Ала сумка көтөрүп,
Алыс жүрсө,
Алга сүрөп өлкөбүздү.
Өнүктүрөөр адамдар.
Кетип жатса иш издөп,
Өлкөбүз кантип өнүгөт.
Акча дөгөн азгырығын,

Кызыктырып улам бирин.
Калып жатса жат жөрдө,
Өлкөң өспөй алдыга,
Батып калаар баткакка.
Муну бил сөн!!!

Эл аралап бассаң,
Үй-жайың кайтарып.
Жалаң гана,
Кары-картаң калган.

Бүлүк түшүп үй-бүлөгө,
Канча кыргыз
Келе албай айылына,
Эне-бала зарыгуулар жүзүндө.
Кабары жок, дайынсыз дөп,
Кәэлери батып күйүткө.

Жәңил оокат
Туруксуздуң адат болгон.
Уят, намыс жоголгон,
Уурулук тоногонго көнгөн,
Жаштар өстү өлкөдө.

Сарптаған тапканың,
Ичимдиккө, тамәкиге.
Азгырылып баңгиликкө,
Тирүү өлүккө.
Көзөмөлдүн жогунан,
Тоготпостон кәэ бири.
Чоң ата, чоң энени,
Көчө таптап талаалап.
Төнтөк балдар көбөйдү,

Өкүнөсүң үшкүрүп.
Башыңдагы тумакты,
Жула качып көткөндө.

Тартипке аны чакыраар,
Ата-энеси алыста.
Тарбиясы болбосо,
Аттиң ай анын тұнөгү.
Абак болуп жоголот да.

Сыздайт көрүп жүрөгүң,
Садага сурайт жаш балдар.
Отурушат базарда,
Баратабыз кай жакка.

Араба сүйрөйт жашоо үчүн,
Алууга жетпейт каражат
Мектепке барбай кийими жок,
Темир-тезек чогултуп,
Тұңғуюқ турмуш карасаң.

ОКШОП КЕТЕТ

Жашоо, жашоо
Уланууда кайталанып күнүгө,
Бирдө сага тартуулласа кубаныч.
Капыс әлө булат айланып,
Жашоо күрөш, тоскоолдукка карабай,
Әттөт өмүр токтолбой.
Жаратылыш адам, эриш-аркак, өзөктөш,
Бири-бирин толуктап,
Жан-жаныбар, адам турмушу,
Окшоп кетет
Аны абылап карасаң.
Безеленип, сайрап тынбай бадалда,
Чымчық учат, алыс учуп кете албай
Алды менен көңүл бурбай,
Таңыркадым кыйлага,
Тыңшап көпкө карап турсам,
Тегеренип утуру.

Мукам чыгат ызаалык бар үнүндө,
Кайра-кайра чырылдап,
Жоготкондой бир нерсө,
Канат кагат, кайра конот, кете албай.

Бара-бара мундуу болуп добушу,
Айрылгандай өтө жакын нөрсөдөн
Анда санда сайрап калды
Алсыраган нөмөдөй,
Карагандын бутагын
Калды тиктөп телмире.

Чебеленет, эмнеге дөп,
Басып барсам акырын,
Алысыраак учту барып,
Конуп калды шыбакка.
Шамалданбы же башка душманынан
Коргоном дөп,
Түшүп калган уясынан,
Жөрдө сары ооз балапан.

Оозун ачат улам-улам,
Көтөрө албай баш жагын,
Канаттары тыбырап,
Алсыз анан нө кылсын.

Колго алып, уясына
Салып коюп, карасам,
Энэ чымчык алсыраак,
Учат мөндөн айбыгып.

Мундуу сайрап утуру,
Кантээр айла табалбай,
Жардам сурап өлтүрбө дөп,
Жалдырап карагандай мени улам,
Чырылдап үнү басылбай.

Окшоп кетти баласына,
Жараткандан өмүр тилөп.
Жалынып турган энеге,
Окшош экен энелөрдин
Тилеги да, жүрөгү.

Бала үчүн күйүп-жанып,
Чарк айланып,
Даяр энө баласы үчүн,
Өз өмүрүн берүүгө,
Бир гана тилегени
Өзү өлсө да, калса дөп бала ти्रүү.

Кайрылып экинчи күн
Барсам аңдып, абайлап,
Балапан да, уя да жок.
Алып көткөн каякка,
Көрүп калды мыкаачы дөп.

Адаштырып уясын,
Же өлүп калса баласы.
Ызаасына чыдабай
Бузганбы уясын.

Аңдып туруп душманы
Энеси жемге көткөндө,
Жалмап жөп көткөнбі.
Арсар ойдо калдым да,
Ойго баттым,
Алдуусу алсызын мықчып жемей.
Бул жашоодо толтура.

Өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлоп,
Бири-бирин өлтүрмөй.
Оо, пенделер.
Биз кимбиз, кимбиз деги айткыла.

«ЭНЕ БОЛУУ»

Энэ болуу
Кеч түшүндүм оор тура,
Сүйүнүчү
Кыжылдыгы толтура.
Балам күлсө
Кошо күлүп жаркылдап,
Азыр мөнмин апакемдин ордунда.

Энэ болуу
Бактылуу да сыймыктуу,
Турмуш деген
Сынга салып көп түрдүү.
Балаң кабак
Чытып калса анда сөн,
Жүрөк ооруп байкүш боло түшөсүн.

Энэ болуу
Урматтуу да түйшүктүү,
Баскан жолуң
Өйдө ылдый көп түрдүү.
Апакем ай
Кадырыңа жөтпепмин,
Энэ болуп мына эми түшүндүм.
Энэ болуу
Ызат көрүү сый көрүү,
Сүйүнүчүн
Рахатын төң бөлүү.
Кубат берчи
Сөн жашартаар суу болуп,
Энелерди бийик тутуп жүрөлү.

Энэ болуу
Түн уйкусун он бөлүү,
Жакшысын да жаманын да төң бөлүү.
Бакыт чаччы

Мээрим төгүп энөгө,
Зоболосун бийик тутуп жүрөлү.

Энө болуу
Ыйык нерсө кол жеткис,
Баалай билгин
Назиктигин эненин.
Сөзимтал бол
Тыңшап көрчү абайлап,
Бала үчүн согот энө жүрөгү.

ЭНЕЛЕР

Үйдүн куту
Мээрим көлү энелер,
Бала үчүн
Бакыт нурун сөбөлөр.
Силерсиңер
Бул жашоонун очогу,
Данакери
Ынтымактын символу.

Бала үчүн
Өмүр тилөп бакыт тилөп,
Жашоонун
үрөөнүн сәэп естүргөн.
Аталардын
Өнөктөшү энелөр,
Ширетип
Жашоосун бекемдөгөн.

Күн сыйктуу
Жылуулукту сөбелөп,
Караңыда шам чырак.
Жашоонун
Жазылбаган эрөжесин,
Кадам сайын үйрөтүп.

Кызыксыз
Силерсиз жашоо дагы,
Кунарсыз кооздугу.
Байлыгым баары баары,
Силерсиңер төңдөши жок энелер.

«ЖАРАТЫПТЫР ЖАТ КЫЛЫП»

Түпкү тегим Кара Баргы уругу,
Уюткулуу, көрөңгөлүү түптөлгөн.
Чын дилинен сыйлап турат мейман дос,
Куйкум сөздүү шайыр мүнөз эл келет.

Аралашсан сөн болосун күшубак,
Жан дил мөнөн сени тосот утурлап.
Кыздарыбыз көлген тура сый көрсүн,
Алдың тосуп үйлөрүнө чакырат.

Кайда барба дасторкондор жайылып,
Элиме мөн сыймыктанам жалынып.
Кыз баланы жаратыптыр аттиң ай,
Башка элге бүлө экөнсүн жат кылыш.

«АТКАРДЫМБЫ АТА СӨЗҮН»

Ойлор, ойлор
Ой артынан ой келет
Экрандай
Тизмектелип төрметет
Тириүлүктө мөн эмнени бүтүрдүм
Аткардымбы
Ата сөзүн мөн эстөп.

Айтаар эле
Адам бол дөп атабыз,

Ыймандуу бол
Бул турмушта ак жаша.
Урматтай бил
Жашты дагы карыны,
Ыйык болот ата-энени кадырла.

Эмгектенгин
Элиң үчүн күйүп жан,
Рахат ал
Сөн пайдалуу иш жасап,
Эң жаманы эрикчээлдик
Бүгүнкүнү
Эртөңкигө калтырган.

Сыйлай билгин,
Үй бүлөөндү барктай бил.
Түшүрбөгүн кадыр баркын,
Бийик көтөр
Эл жериндин намысын.

Азыр мына
Мен да бала чакалуу,
Балам үчүн толгономун мен дагы.
Ыйман, адөп
Уят болсо аларда,
Аткарғаным
Ата сөзүн мен дагы!

«КАНЫБЫЗДА БАР БЕЛЕ»

Укуулачы Кыргыз элим,
Таш боордук каразгэйлүк.
Кайдан келген адам канына,
Же болбосо жаратылышынан,
Сингөнби адам жанына.

Зулумдук түркөйлүктү,
Үйрөндүкпү батыш элинен.
Ата энеге катуу тийип үрпөндөп,
Карыганда таштай качкан
Карыптардын үйүнө.

Кыргызымда жок элө го
Кайдан көлди мындаи салттар,
Кыргыз элине
Ойлондурат ойго салат ,
Оо, пөндөлөр дайыма.

Айткылачы
Сен оорусаң кошо онтоп,
Күлсөң кошо күлгөн.
Өлбөй эсөн чоңойсо деп
Тилек мөнөн жүргөн,
Карыганды томсоортуп таштаарыңды.
Кайдан, кайдан ата-эненин,
Түшүнө да кирбөгөн.

Тилек кылган сый урматта,
Баланын ыраатын көрүп
Кайгысыз өмүр сүрсөм
Өз колунан чайын ичиp,
Тунук таза өмүр сүрсөм
Деп тилек кылгандыр нечен.

Улгайып алдан-күчтөн тайганды,
Карылардын үйүнө таштаарыңды.
Кара мұртөз таш боор болуп,
Кайрымызы болуп калаарыңды,
Кайдан, кайдан эсине да кирбөгөн.

Же өзүбүз бердикпи
Ал тарбияны,
Оо, кыргыз элим.

Бул адат кайдан көлди,
Кайдан көлди айткылачы.?

КЕЛ, НООРУЗ, КЕЛГИН

Жаздай болуп жадырап,
Элимдө болуп ынтымак.
Ийгиликтер жааралсын,
Жашообуз болуп бакубат.

Кел, Нооруз, күш көлгин,
Жакшылық, байлық алып көлгин.
Береке бергін әлимі,
Бейпилдик конуп үйүнө.

Көлгин, Нооруз, көлгинин,
Жазғы көктем жытындай.
Ырысқы чачып бүрдесүн,
Жаңыланып әлибиз,
Өлкөбүз өсүп гүлдесүн.

Оттой бийик жылуулук,
Жаз айында сулуулук.
Өлкөбүзгө орносун,
Күлкү көтпей жүзүнөн.
Достугубуз чыңдалып,
Бузулгус чөп ынтымак,
Тынчтықты әним колдосун.

КИЧИ МЕКЕН, КИНДИК КАН ТАМГАН ЖЕРИМ

Чагылышып, чокулары күн нуруна,
Күмүш нур чачырап, кулпуруп.
Тиктегим келет менин, моокум канбай,
Сулуу мага шыралжыны шыбагы.

Чачырап күндүн нуру чыккан көздө,
Кооздукка бөлөнүп мөміреп.
Бейиштин очогубу дөп каламын,
Жаркырап чокуларын асман тиреп.

Сергийсин, таза аба, таза жөлиң,
Эргитип жан дүйнөнү аралап.
Түркүн күш түргө салып, кооздукту,
Шуудурап, бак-дарагың улап.

Абайлап, бассаң аралап,
Өзүнчө эле симфония жаңырат.
Гүлдөр бийлөп, кыяқ тартып чегирткө,
Жаңы обон, жаңы ыргак ыр ырдап.
Коозсуң, коозсуң, менин жөрим, сулуусуң,
Бүркүт шаңшып, улар сайрап, кубулжуп,
Таштан ташка ала салып,
Тунук кашка сууларың.
Көре жутсан, дөнөң сөргип,
Өмүр улар,
Суусу бөлө мүрөктүн.

Көз салам кыраңынан туш тарапка,
Чексиздик созулуп тоолор улай.
Жыйылып булуттар түрмөктөлүп,
Чагылса күн нуруна
Алоолонгон жалындей.

Сулуусуң, сулуусуң, сөзүм жөтпейт,
Жытыңды искеймин, көтким көлбейт.
Кичи мекен киндиқ кна тамган жерим,
Сендерги балалыгым, аруу таза.
Эсиме кылт дөй түшөт, эстен көтпейт.

«ТУРМУШ СЫНЧЫ»

Туулган жерим
Алыстамын сагынам,
Сенде калган
Балалыгым жаш кезим.
Өжөр элөм
Ата-эненин эркеси,
Билинбестен
Күн өтүптур бой жеттим.

Көжир элөм
Ойдогуну аткарған,
Ал қыял жок
Токтоо болуп бой тарткам.
Булут айдал
Шамал кууп көткөнби,
Турмуш сынчы
Жол көрсөтүп көздү ачкан.

Азыр мына
Берү элине келинмин.
Жәрибеймин
Мен «Ой-Талдық» деймин.
Турмуш жолун
Ушул элден баштадым,
Ушул жерден
Мен агарып көгөрдүм.

Бала таптым
Эч нерсөгө төңегис,
Элжириетип
Жүрөгүмдү ал эзип.
Жыттап койсоң
Жулуп кетет белгисиз,
Кыжылдығың
Чарчаганың бүт көтип.

КОШ АПАКЕ

Күн сайын көңүл бөлүп,
Алдыңа апта сайын бара албадым.
Кечиргин апаке ак сүтүндү,
Жаныңда боло албадым.

Укпай калдым
Узаардагы сөзүндү,
Үйгу-туйгу
Сокту жүрөк билдинбى.
Токтоно албай
Апам улам элестөп,
Туюмума
Апа бөлги бөрдинбى.

Табигый күч күчтүү экөн адамдан,
Жүрөк сыйзап алсызмын мөн арданам.
Тооруп көлген ажалга ,
Тоскоолдук кыла албасаң.
Узатабыз сизди биз көлбес сапар,
Өлүм дегөн күчтүү экөн адамдан.
Арман, арман!

Дөнөм өлүү
Отуз эки тамырым бүт зыркырап,
Арбаша албай ажал менөн.
Каңыргыым
Түтөп турат нө кылайын,
Апакеме жанды курман кыла албай.
Алсызбы адам, алсызбы адам,
Арман, арман!



УНУТУЛБАЙТ ЭЧ КАЧАН

Ак жоолугун апам жайя салынып,
Дасторконго даамын кооп ал күтүп.
Өзүмчө эле шашкалактайм кээ күнү,
Жолду карап мени күтүп жаткансып.

Жок экөнин билип турам дилимдө,
Токтоно албай кысыламын кээ күнү.
Апам дала мени күтүп жаткандай,
Көз алдыман кетпей коет элеси,
Күте берип түгөнгөндөй сабыры.

Аппак кейнек көрүп калсам базардан,
Кылчактайм алгым көлөт апама.
Көз алдымда туруп калат элеси,
Өз үйүндө мени күтүп жаткандай.

Апам тирүү жашай берет сезимдө,
Туюмуда акылдашам сырдашам.
Насааттары кулагыма жаңырып,
Апам биргө унутулбайт эч качан.
Унутулбайт, унутулбайт өмүр бою,
Жашайт биргө ар качан.

КЫЗ БАЛА

Отурам суу боюнда толкун тиктөп,
Шарпылдал чоң толкундар жәэккө урунуп.
Кошулуп суунун шарына,
Тұрмектөлүп ала салып кошо кетет.
Майда толкун шыбырап көбүк болуп,
Сүрүлүп калат жәекте жетимсиреп.

Майда толкун сыйктуу кыз бала да,
Кошула албай өз әлиниң шарына.

Нугу бир болгон мөнөн бөлөк турға,
Сиңип көткөн таштар мөнөн күмдаргара.

Окшоштурам қыз баланы,
Ошол майда толкунга.
Сиңип көтөт башка жүртка,
Эч ким аны әлес албайт.
Кәэдө аты аталып калған мөнөн,
Әз әлине мейман болот каймана.

Кызға арнайт ата-энө,
Жакшы сөз, жакшы тилөк.
Асырайт чаң жуғузбай,
Бактысын дайым тилөп.

Бир жолку оор жүгүн көтөрө албай,
Кетесиң, бөлөк әлдин адамысың.
Тааныбаган, көрбөгөн жакка барып,
Әл-жер күтүп, уул-қыз үйлөп.

Көлинсиң сөн башка әлгө, башка жөргө,
Акар-чакар карыйсың ошол жерде.
Бирок атиң байбиче болсоң дагы,
Көлин дөгөн атың өчпөйт дагы эле.

Канча жыл,
Кызмат қылып сөн жашаба.
Ажал жетип дүйнө салсаң,
Сөөгүңдү алганың дөп тууганыңа.
Сөнин барың
Ошондо билинет да,
Жарың әмес, балан әмес.
Туугандарың
Табатыңды тик көтөрөт.

Канчалық катуу болбо, чыйрак болбо,
Қыз бала алсыз, чабал, майда толкун.

Эмнеліктен жараткан тәң кылбаган,
Ушул суроо жүрөгүмдү эзип келет.

ТУУЛГАН ЖЕРИМ

Жел жүрсө жыпар жыт беттен сылап,
Булбул тынбай кубулжутуп сайраган.
Сагындым туулган айлым абаңды мен,
Тунук суунду мүрөк сымак.

Сыр чөчишкөн кыз жигиттей,
Шыбырашып шамал жүрсө.
Токоюнда жалбырак,
Ыргалышып жүрөк козгоп.
Кайындарың ыр ырданап,
Сагындым мен түндөрүңдү
Чырак жанганды, жымындалап.

Абаңдан көре жутсам сергимекмин,
Сени көздөй жүгүргүм келет менин.
Тоо-ташиң сыйкырлап арбап турат,
Ыйыксың, мен үчүн, туулган жерим.

Сөндө калды балалыгым,
Кызыл күндөр эсөлек.
Ата-эненин мәэримине,
Көмүлчү элем эркелеп.
Туулган жерим унуга албайм,
Мен сени күнүгө эстеп.



«ЭНЕ МАЗАР»

Эне мазар
Ыйыктыгын билбепмин,
Эркелетип
Мээрим төксө.
Бейиш экен сезбөпмин,
Мүрөк суудай ар бир дамы
Ыйык-ыйык турбайбы.
Оо апаке
Кечиргинин, кечиргинин,
Көзү өткөн соң мен сездим.

Пенде экенбиз
Убагында баалабаган,
Ақыл өкчөп
Биле албайсың жаш убакта.
Эмнө үчүн, эмнө үчүн
Жооп таба албайм,
Ақыл жетип
Жаш өөдөлөп калган көздө.
Кечигесин
Ажал дөгөн кылтак салган.

Оо энекө
Жарык чачкан жолумсун,
Энесиз
Көргөн күнүң курусун.
Караңғыда
Шоола болуп чачырап,
Сөн экенсин
Жол көрсөткөн шам чырак.

Эне дөгөн
Чындал күүлөп канатынды,
Таанытып
Ак караны ылгаганды.

Анан сени
Учурат жол көрсөтүп,
Таза, тунук
Из салғының турмуш күтүп.

«БААЛАЙ БИЛИП ТҮШҮНГҮН»

Сенде болуп адамдык чоң касиет,
Сезе билсең жүрөк менен.
Мазарыңдай табынса ыйык тутуп,
Энэ атаны баалай билип түшүнгөнү.

Үйман болуп дилиндө уюткулуу,
Ызаа кылышп жүрөгүн оорутпаса.
Энэ атаны ошол сүйүп ошол барктайт,
Мээрим төгүп, ызат кылышп кадырласа.

АКЫЛ СУРАЙМ ЭЛЕСИНЕН (*Атама*)

Көз алдында атам менин ар качан,
Алга үндөп шыктандырат калбастан.
Эмнө кылба так жасагын,
Адал эмгөк кылгын дөп
Жол көрсөтүп алыштан.

Атам жок атам баскан жолдор турат,
Алга үндөп чакырып,
Сагынып мөн айылга барган көздө,
Теректери ыргалышп.
Кандайсың көлдинбі дөп шыбырашып,
Жолум тосуп алышкандай туюлуп.

Кусалык муунтуп мени жык толгондо,
Араласам алма өрүгүн.

Мөмөлөрү башын ийип,
Көлдинбі деп саламдашып
Жаткандай ал туюлуп.
Аралайым алар менен мен сүйлөшөм,
Сырдашып жаткандай атам менен.
Сыласам ар түбүн колум менен,
Көкшүнүм суыйт атамды көргөндөй мен.

Аралайм катар-катар бал чөлөгин,
Сүйлөшөм акыл сурайм элесинен.
Кутулам кусалыктан сагынычтан,
Тириүсүндөй утурлап жолум тосуп.
Атам көнөш бергендей.

Жаңырат кулагыма ар бир сөзү,
Тетик бол
Наалат алба сөн жашоондо.
Сүйлөөрдө
Ар бир сөзгө маани берип,
Таасирдүү
Болсун дайым айткандарың.
Шыктанам
Мен жашоого кадам таштайм,
Кайрат құч аламын элесинен.
Табигый закон тура бул жашоодо,
Эч нерсе
Түбөлүктүү калбаган.

«БИЗДИН МАКСАТ»

Аз да болсо
Ак дилден эмгектендиқ,
Чарчоо эмнө биз сезбөдиқ.
Шыктандырган улам алга,
Дем құч болуп
Жаштық курак.

Баарын баарын бүтүрчүүдөй,
Сөзим бөрчү ошол убак.

Сүйлөгөндө сөзгө тойбой,
Каткырыктар ойго койбой.
Күлкү мөнөн ишиң бүтчү,
Эртөңкини ойлоп койбой.

Максатыбыз Ата журтка
Жөр карап уят болбоо,
Үййик тутуп наристөдөй
Кичи мекен эл журтту.
Иш дөгөндө жанды үрөп
Күнү-түнү.

«ЖАШТЫК КУРАК»

Чарчоо деген
Эмнө экөнин билбейсин,
Иш калганда
Ийин сөн ийилесин.
Жарыгыңды
Чачып сөн жылтыып,
Ачык тийгөн
Асмандағы күндөйсүн.

Жаш көзинде
Сөн таптаган аттайсың,
Алыс, алыс
Арыш таштап жүгүргөн.
Тоскоолдуқту тоготпосто,
Күнү-түнү әлиргөн.

ТАЛАНТТЫ СЕН БЕРГЕНСИН

Токойуң шуудурап бала чакта,
Жүрөктүн күүсүн чертип.
Булагың шылдырап қылын төрип,
Урма аспаптай дарыяң.
Таштан-ташка урунуп,
Толкун үнү синфония.
Кулакка бекем сиңип,
Көндүгүм талант шыкты
Бергенсиң сөн мага.

Жел жүрсө
Сөңселип бийлөп камыштар,
Ыргалып
Үрдагандай чөптөрү.
Мухамдуу сайрап
Булбул коштоп үмүт улап,
Чакырыктай сезим козгоп.
Алдыга үндөп турчу
Түптөлгөн ийгиликтин башаты,
Кичи мекен Көндүгүмдөн.

Араласаң арча кайың арасын,
Угулгандай мукам доош.
Сыр болуп
Көкүрөктө жатта калчу,
Обон болуп купуя обон болуп.
Акыры сызып чыкты ал жүрөктөн,
Мөл булак Нөстан Держан.
Ал жаралып
Эргийсиң улар сайрап турса,
Коштоп аны көкилик үнүн созсо.
Кош жаңырык зоолору кошо сүйлөп,
Күү болуп обон болуп
Өзүнчө эле табияттын аркестири.

Тыңшап туруп толкундал

Кошо ырдап,
Жаралган периштенин кайрыктары.
Шыгырап баскан сайын
Шагыл ташы,
Тергенсип ноталарды.
Көптештин шары мага
Күү болуп обон болуп,
Ырда дөп туюмуда.
Жаралды ал сезимден,
Ай гитара гитара.

ТОЛКУН СЫМАЛ

Түрмөк, түрмөк
Толкундар жәкө уруп,
Жолукканын аймап жулуп.
Бөлүнүп көтчүүдөй дайрадан ал,
Атырылат өркөчтөнүп.

Толкун жоошуп
Кошулат ал дайрага,
Кыялбайт нугу тартат.
Анткени ал экөөнүн,
Ортоқтош бактысы бар.

Алган жарым өркөчтөнгөн толкундай,
Баарын баарын уратчудай.
Көктү чапчып кәэ күндөрү,
Кайра эле құлуп көлөт.
Буза албаймын,
Сөн менин уямсында.???



КҮКҮК ЭНЕ

Күтөмүн күндө күтөм,
Томсооруп аял көрсөм.
Аяган көздөр карайт,
Корунам анда өзүмчө.
Айтчы, айтчы күкүк энө,
Кайсы күнөөм.(?)

Жол караймын эрте таңда,
Зар болуп энө жытына.
Канынан жараган атам кайда, (?)
Кайдасыңар кабар кылчы,
Күкүк энө мерөз ата.

Эмнө үчүн, эмнө үчүн,
Акыйкетти айткылаачы.
Таштап кеттиң күкүк энө,
Менин кайсы күнөөм үчүн.

Энеге башым жөлөп,
Эркелебөдим жүрөк боздоп.
Аталар балдарын сүйүп турса,
Арданам
Канынан жараганымды ойлоп.
Таштанды таштадыңар,
Чындыкты айткылаачы
Кайсы күнөөм.

Таш боор, таш боорсуңар,
Айбандар да
Коргойт тура баласын.
Күнүмдүк жыргалды
Кызык көрүп,
Эртөңкини ойлобой.

Мээримине энө-атанын,
Көшүлүп әлжирайин.

Таштанды бала дөлбей,
Жүзүңөдү бир көрөйүн.
Күкүк эне мөрөз ата кайдасыңар ?!

Күндөр өтөт убап чубап,
Көлөчегим туман.
Тагдырымды әч ойлобой,
Ара жолго таштадыңар.
Күкүк эне эсин қелдин бекен,
Зар болуп эне жытына
Мөрөз ата.

ИЗ КАЛДЫБЫ

Төгөрөгим
Аппак карга курчалып,
Мен баратам
Кыялга мас жол салып.
Себелейт ак кардын бүрчүктөрү,
Жетелөп үмүттүн учкундары.

Жетелейт
Алга сүрөп кыялдарым,
Үмүттүн
шооласы жылт, жылт этип.
Жан дүйнөм
эркке койбой удургуп,
Жолум алыс
Алдастайм карбаластайм.

Бороон улуп
Карды бөткө учуруп,
Из калдыбы
Артымды улам карайм.
Жиксиз болуп жоголобу,
Ширөндигө жық толуп.

Алга умтулам
Күрөшөм мөн чарчабай,
Күрөшүүдөн тажабай
Чыйыр салып.

ЖАШОО КҮРӨШ

Буркан, шаркан
Жашоонун күүсү мөнөн,
Жүрөк токтоп калгычакты
Жайшай берем.
Максатка жетиш үчүн,
Жашоо үмүт
Жашоо күрөш мөзгил мөнөн.

Убакыт
Сызып учат зымырыктай,
Түйшүктөнөм
Күндө мөн андан калбай.
Эсте калаар
Өлкөм үчүн эмнө кылдым,
үлүшүм
Барбы деймин мөн алдастай.

Мөзгил менөн
Жарышам жашоо камчы,
Алга умтулам заман жаңы.
Балам үчүн эмнө кылдым,
Адеп ыйман сезимине
Жеткирдимби түйшүктөнөм.

Тизгинин
Тарта албай жашоо мөзгил,
Чындыктан бүйтاي албай
Саат камчы.
Убакыт мөзгил жашоо
Төң жарышат,
Күрөшөм алар менөн.

Оо жараткан!
Бир азга тыным бөрчи,
үлгүрбөй калчудаймын
Мен адашып.

РАКМАТ ДЕП АЙТАМЫН
(20 жылдыкты өткөзгөн бүтүрүүчүлөрүмө)

Көз алдымда
Наристелер бөйтөйгөн,
Кирсиз көздөр
Кирсиз сөзим ээрчиген.
Тунук таза ишөнчээк,
Эмнө айтсан
Аткарууга дайым даяр.
Жүрөгүнө сиңиргөн...

Балдар эле
Арамдык жок оюнда,
Жөжө ээрчиткөн
Тоок сыйктуу мөн анда.
Он бала
Он алты кыз,
Эжекөлөп эже деп.
Айтканыңа ынанган,
Үмүттөрү таптаза.

Адепсиздик кылып койсо корунуп,
Урушсаң сөн
Бултушуп таарынып,
Менден башка сүйлөнүшсө.
Ачышып ичим болушуп,
Түшүндүрүп өз айыбын айтканда.
Баарын кайра унутуп...
Ар биригинин мүнөзүн таап,
Бере аламбы тарбия
Сезимине жеткирип.

Ушул суроо күнү-түнү,
Ойдон көтпей
Акыл адеп ыймандуулук.
Кайрымдуулук боорукөрлик,
Калыптанса экен деп.

Ыйласа кошо ыйлап,
Күлсө кошо каткырып.
Түйшүктөндүм ар бириңе,
Кээде катуу тил угуп.
Өзгө үчүн байкалбаган,
Түйшүктүү тынчы жок.
Мугалимдик кесиптин,
Суугуна тоңуп ысыгына какталып.

Жети жыл желип өтүп,
Он жетиге силер толуп.
Кырк экиде мен элем,
Учургамын күш сыйктуу,
Ак жол бакыт мен тилөп.

Андан бери жыйырма жыл толуптур,
Бакыт күшү ар бириңе конуптур.
Унутастан ал күндөрдү эскерип,
Артка кайрып, шашылба дөп
Убакытка сөс берип.
Барчын күштай бааралына толуптур,
Ал көздеги балапан ооз балдарым
Канат кагып түнөгүнө келиптири.

Жети жылдык бул эмгөгим,
Мына төккө кетпөптири.
Ата-апа деген
Ардактуу сөзгө ээ болуп,
Уул-кыздарды өстүрүп.
Акыл толуп
Сабак алыш жашоодон,
Балдарымдын такшалганы сөзилди.

Көрүп турам
Ата-эненин элдин жердин,
Ыйыктыгын паркын баасын,
Баалай билип
Бата алганы көлиптири.

Үлгү болуп жакшы жактан ар дайым,
Ушул мүнөз
Ушул жолдон тайбастан.
Бул турмушта ак жаша,
Мен болсо силөр мөнөн
Сыймыктынып ар качан.

Бактылуумун
Мен силөргө сыймыктынып,
Толкунданып турамын.
Мугалимдин ырахаты үзүрү бул,
Мына көрүп турамын.
Эмнө деймин
Оо балдарым силөргө,
Башымды ийип
Ыракмат, ыракмат дөп айтамын.

ЭЛИМ МЕНЕН БИР БОЛСОМ

Ойлордун төгүп ойлорун,
Оюмда бийик мөн болуп.
Акуулар мөнөн жарышып,
Толкунда сүзүп ойнодум.
Оюмда эмес турмушта,
Бийиктиктө мөн болсом.

Кыялдын минип дулдулун,
Максатым бийик умтулдум.
Булут мөнөн жарышып,
Абада сүзүп ойнодум.

Кыялда эмес турмушта,
Элим мөнөн бир болсом.

Асманым ачык күн болсо,
Заманыбыз тынч болуп.
Ак баталар коштосо,
Адал эмгек мен жасап.
Элим мөнөн бир болсом,

«ЭЧ ЖЕРДЕН ТАБА АЛБАДЫМ»

Бул жашоодон жар таптым,
Сүйүсүнө канатандым.
Тирүүлүктүн
Ачуу-таттуу даамын таптым,
Бирок да
Ата-эненин сүйүсүндөй.
Мээрбандыкты
Эч жердөн таба албадым...

Бул жашоодон
Бал тилдүү бала таптым,
Балкытып
Жытына магдыратты.
Бирок да
Бул турмуштун чындыгыдыр.
Энө-атадай камкордукту
Издесөм да эч жердөн таба албадым.

Күндөр өттү
Сүйгүнчүктүү кызды таптым,
Урмат сыйга
Мээримине бөлөп салды.
Бирок да
Энө-атанын мээриминдөй,
Жылуулукту эч жердөн көрө албадым.
Жылдар өттү

Байлык таптым алтын таптым,
Дос күттүм, куда таптым.
Бирок
Ата-эненин жүрөгүндөй,
Тазалыкты эч жерден таба албадым.

Баа бөрдим ата-энеме
Өзүм эне болгондо,
Сөздим улуу бийиктигин.
Балдарым эр жетип чоңойгондо,
Бааладым ыйыктыгын
Кыздарым эне болгондо.

АЖАЛ, СЕН ТАШ БООРСУҢ

Адилетсиз ажал сен таш боорсун,
Ар тараптан адам жолун тооруйсун.
Чоң, кичине кимдигине карабай,
Мөрэзсин үн, олжо кылып ойнойсун.

Кайғы-муңга маашырланып ажал сен
Нечендергөн жакшы адамды жалмадың.
Жараткандын усталыгын карачы,
Жашоо калбайт, унуттуруп салганын.

Пендеңиз да көр тирилик токтобойт,
Жок болгончо жашоо кайра коштолот.
Пенде деген шум ажалдын алдында,
Алсыз, құксуз жалын болуп
Күйөт дагы жок болот.

Әлүм деген арсыз нерсө турбайбы,
Адамдарга тартуулаган муң-кайғы.
Көчәеки эле сүйлөп турған адамды,
Ажал көлсө арабыздан таптайсың.

МЕН АТАМДЫ ТУШУНДУМ

Убагында негедир
Эстөлбейт экен эч нөрсө,
Ата-эненин айтканын
Оюма такыр албапмын.
Дүйнөгө түркүк болчудай
Пөшөнөдө ата-эне.

Өткөн сайын убакыт
Атамдын айткан сөздөрү,
Кулагыма жаңырат
Түшүнгөндө турмушту.
Балдарга сабак болсун дөп
Айтып жүргөн турбайбы,
Эсинде калсын бир нөрсө.

Көрө билгөн алдыны
Тасыккан тажирыйбалу,
Педагог тура атакөм.
Айткандарын атамдын,
Ак кагазга түшүрдүм.
Элди жерди сүйүүгө,
Үндөгөн тура жаштарды.
Бала чакта атабыз
Согуш жайын көп айтчу,
Дүйнөдө согуш болбосун
Көз жашын төкпөй энелер.
Балдарыбыз корголсун,
Согуш жайын мөн гана.
Акыркы болуп айтайын,
Көрбөгүлө согушту.

Кырк экинчи жылында,
Он жети жаш куракта.
Чакырылып аскерге,
Барыптыр атам майданга.

Тактикасын окутуп,
Согуш жайын билиптири.
Антын берип какайып,
Согушка анан кириптири.

Оор мылтыкты көтөрүп,
Душманды карай багыштап.
Биринчи ок атканда,
Калгамын дейт алдастап.

Кадам сайын өлүктү,
Учуратып басканда.
Мыкаачы гөрман солдаттын,
Жек көрүп сөзим ойгонуп
Аткамын дейт маңдайга.

Согуш жайы оор экөн,
Суудай кечип кандарды.
Чымырканып алдыга,
Жыла бөрдик күн сайын.

Көп улуттан болсок да,
Максатыбыз бар гана.
Душманды жөңип жок кылып,
Ата-энени тылдагы
Сүйүнүчкө карк кылып.
Буйрук болду бир күнү,
Тил алып көлгөнгө.
Орус солдат экөөбүз,
Жөнөдүк сойлоп алдыга.
Биз жакындал калганда,
Немицтердин аскери
Чабуул койду дөмбө дөм.

Адегендө биз дагы,
Окко шыкап аларды.
Сүрүп салдық далайга,
Согуш кыргын карасаң.

Эки тарап мөндүрдөй,
Жаадырышты окторду.
Таандай болуп асмандан,
Юнкрестер көрүндү.
Бомба таштап үстүгө,
Бүк түштүк биз окопко.
Артынан көлип танкасы,
Бурулдатып оозунан
Ажал чачып адамга.

Снарият жарылып,
Турпак чачып ааламга.
Жарым сааттай утуру,
Бомба үнү басылбай.

Дүң дегендө карасам,
Жанымда солдат балага.
Снарият тийиптири,
Кулап түштү күп этип
Биз жашынган акопко.
Жөлөй берсөм баш жагын,
Оң жак чыкый кулак жок.
Тийген ок бузуп кетиртири,
Апа дөп араң ооз ачты
Узап кетти сулк жатып.

Ошондой кыйын күндө да,
Апа дөгөн ыйык сөз.
Жаны чыгып жатса да,
Айтылат экөн биринчи.

Андан аккан кочкул кан,
Жер бетине жайылды.
Дүүлүгүп дөнөм чыйрығып,
Немистердин аскерин
Кекиртектөн алкымдап.

Кармап баса калчуудай,
Ураа дөп алга жүткүндүм.
Жарк дей түшүп айланам,
Кайра эле жергө бүк түштүм.
Мас болгондой окшутуп,
Көңүлүм кыраа дөл болуп.
Кыймылсыз денем оорлошуп,
Эстей албай кыйлага
Мен эмнө болгомун.
Ак калатчан жүрүптур,
Жараатым ооруп сыздатып
Эсимден тандым кайтара.

Эки сутка дегендө,
Өзүмө келе баштадым.
Чындал ажал жетпесө,
Өлбөйт экен пендеси.
Душмандын огу далинини,
Бузуп өтүп аралап.
Оң колумдун жилигин,
Төшип өтүп көтиптир.
Госпиталда безилдөп,
Алты ай жаттым ирин тээп.
Улам карап врачтар,
Күнү түнү тынбастан.
Үзүлүп түшүп карашты,
Сөөгүн алып ичинен
Кесип салды жарасын.
Осколко тийип чачырап,
Дөненин ар кыл жерине.
Көзөп кирип көтиптир,
Он беш экен баарысы.
Мүмкүн эмес алууга,
Дөнедө калды алтысы.

Жака белим карасам,
Ок төшип көткөн өпкесүн.

Дөм алган сайын үн чыгып,
Кырылдап жатат алдастап.
Мындан көрө алсын дөп,
Кудайга тынбай жалынат.
Эки бутун молтойтуп,
Ок үзүп көткөн майданда.
Тоголок мунжу дагы бар,
Балам согуш болбосун
Көрбөгүлө андайды.

Балабыз да түшүнбөй,
Улам-улам сурасак.
Айткан сайын кайрадан,
Мен анда кайда элөм
- дөп атамды жадаткам.
Болсом дагы кыз бала,
Басса турса кошо ээрчип.
Жакын элөм атага,

Акылга төрең киргендө,
Аңдап аны мөн билдим.
Баланын көөнүн оорутпайт,
Сураган сайын кайрадан.
Айтып берип толуктап,
Педагог тура чыныгы.

Аман көлип согуштан,
Жеткирейин жаштарга.
Терээнцирээк айтып дөп,
Тандаган тура атакөм
Тарых дөгөн кесипти.
Айтып берип балдарга,
Согуш эмнө экенин.
Ойготкон тура сезимди,
Коргосун дөп өз жерин.
Сүйсүн мөкөн элдерин,
Өз колу мөнөн жааралган
Эмгек кандай экенин.

Күндө айтып балдарга,
Сабагында турмушта.
Бул тууралуу көп кылган,
Мекенди сүй элди сүй.
Жерди көрктөнт пайдалан,
Жер энэ багат аны бил.
Кайрымдуу бол тууганга,
Эч кимдин көөнүн оорутпа.
Киичи пейил ыймандуу,
Ийкемдүү балдар болгула.
Эмгекти сүй эринбө,
Өз элинди жерибе.
Кайрымдуу болсоң элиңө,
Сый урматты көрөсүң.

Ата-энени сыйлагын,
Калбасын наалат артында.
Ичпегиле аракты,
Көк түтүндөн алыс бол
Кетиресин паркынды.

Кыздарыма айтаарым,
Кайын журтту сыйлагын.
Ата-эне дөп турсаңар
Ичи жылып ийилет,
Түбелүктүү силердин
Оорун очок жериңөр.

Алганынды сыйлагын,
Адөп сакта сылык бол.
Баскан турган жолдоруң,
Тарбия болсун балдарга.

Ырахмат алып улуудан,
Татыктуу энэ болгула.
Эскертип айтып туруучу
Сөздөрү азыр угулат,
Кулагыма дайыма.

Көп элө нерсө айтыптыр
Учурунда биз аны,
Таназарга албаппзы.
Турмуш калчап өөйдө-ылдый,
Ата-энө болгондо
Акыл жетип баарына.
Эске түшүп айтканы,
Жазгым көлди эскөрме.
Ошондо алган жарааты,
Кыйнады көп жыл атамды.
Акыры жетип түбүнө,
Түбөлүк биздөн айрыды.

Болбосун согуш болбосун,
Бүт дүйнө эли колдосун.
Балдарыбыз тынчтыкта,
Эркин ойноп чоңойсун.

ҮМҮТ МЕНЕҢ ЖАШАП КЕЛЕМ

Үшүдүм турмуштун ызгаарына,
Ичикий чыйрыктырып кайра-кайра.
Буюктум бороонуна,
Айланам жоо туман ороп алган.

Төгүлүп көздөн жаш мөндүр-мөндүр,
Багыты жок
Баса албадым ойго баттым,
Ичикий үшүтпөчү куушурултуп,
Үмүт чоң үмүт мөнөн жашап көлем.
Нурун төгүп, күн дагы жарық чачаар,
Жылдытып, мемиретип чыда-чыда.
Сабыр кылчы азыраак калтыратпай,
Туман тарап жөл көлээр ачык маанай.

Кылайып,
Чыгып көлөт күн да ана,
Сүрүлүп
Жоо туман аста-аста.
Ачылаар гүл бакча короодогу,
Сергитип жыты менен магдырата.

ЖАШОО ҮРГАКТАРЫ

Наристе кез жыты менен
Магдыратып, сергитип.
Бактылуу кез алтынга да тең көлгис,
Бала тили үч-төрт жашта,
Кубандырып сүйгүнчүк.
Моокум канбай
Улам-улам сүйлөтүп.

Беш-алтыда ойноок мезгил эселеек,
Акыл кирип толук өсүп жете элек,
Алданасың, анча-мынча белекке,
Ыраазысың эркелетип ким өпсө.

Жети жашта жашоо кадам башталат,
Билим менен күрөшесүң ар дайым.
Ак-караны таанып-билип өзүңө,
Каныгасың, адам боло баштайсың.

Онго жашың жеткөн кездө сен өсүп,
Мурунунду көтөрөсүң эрдемсип.
Канат күүлөп учууга сен ашыгып,
Оңдол түзөп күзгү алдында,
Өзүндү эми көргөнсүп.

Он беш менен он жетинин доорунда,
Жаштык-түлкү, сени азгырып шаштырат.
Көрөңгөнүн ачып турган мөзгили,
Деми менен ала көөдөк мас калат,

Абайлагын кармана албай,
Жайдакталып бosh калбай.

Жыйырма жаш оюн-зоокко жакынсың,
Кумар канбай, күлгүн курак, баатырсың.
Күчкө толуп толукшуган көз тура,
Түгөй издөп жетиш сөнин максатың.
Ачасың сөн отуз жашта,
Сырдуу дүйнө эшигин.
Дос-жар күтүп дасторконуң жайылып,
Жашоо эмнө түйшүктөнө баштайсың.
Паразаттап анча-мынча ақылың.

Толукшуп толуп турган кырк жаш болор,
Бала дөп ойлончу кезек ошол.
Анча элес албасаң да жашоо күрөш,
Оюн менен алдырыбагын ал күнүндү,
Эмгек мөнен көрүнгүн жеңиш ошол.
Талыкпа тажабастан эмгектенсөң,
Алкыш сый күтүп туарар сөни коштоп.

Бешөнене жакындалп оокат дөгөн,
Элүү жаш эси-дартың дүйнө белө.
Үйлөнтуп, кыз чыгарып бала үйлөп,
Жашоонун ырахаты ошол тура
Мөзгилдөн ашып кетпе анткөн мөнөн.

Алтымышта алсырайсың ары- чарчап,
Убакыт улам сени артка таштап.
Карыллык эркө койбой сөни алкымдалп,
Күнүгө бошошосун дөнөң оорлоп.

Карыллык жетимишке жеткөн көзин,
Сый-урмат дайым сени жетелесин.
Айырбасын Алла Таала жакшы күндөн,
Жанында небөрөлөр эркөлесин.

Сексенде сөн аялуу бала сымак,
Жакшы сөз жаныңа жөлөк-таяк.
Шүгүрчүлүк ушуунуңа э Алла дәп,
Ыйманың дөм күчтү сурап турмак.
Токсондо тоголонгун ушу кана,
Жаназаң той болуп бала алдында.
Каада-салтты кармашып уул-кызың,
Ата-энэ дәп көмүп койсо ошол сага.

Алла-Таала акыл-эстөн ажыратпай,
Өмүр бөрсө жүзгө дагы чыгарсың сөн
Кор кылбай бапестеп балаң турса,
Жүз эмес андан аша жашай бөргин,
Кор кылбасын, кор кылбасын,
Даамдуу өлүм жетимишин,
Ошол жашты мага бөрсин!

«АГАМ КАДЫРБЕККЕ»

Тооруса ажал
Тоскоолдук жок турбайбы,
Алдас уруп
Аракетин кур кайғы.
Арабыздан
Алып кетти агамды,
Көрөт тура
Пешенеге жазганды.
Жүрөк булкуп
Тыз дей түшөт эстесем,
Жоомарт эле
Күйүп турчуу тууган дәп.
Кийген форма
Тулкусуна жарашып,
Күйүп турчуу
Жалын болуп эли үчүн.
Чындык үчүн күрөшүп...

Иштөн дайым
Алкыш алып жаадырып,
Пагонуна
Улам жылдыз тагынып.
Арман эмей
Отуз жети жашында,
Коштоштурду
Бул дүйнөдөн касчылық.

Кайгырамын бала сүйбөй өткөнгө,
Кайгырамын өтө жаш кеткөнгө.
Оту өчтү түбөлүккө тутанбай,
Тукум улаар бала болсо әмине.

Агам тирүү көзинде,
Күлкү толчуу үйүнө.
Тууганын күтүп күнүгө,
Шум ажал аны токтотту.
Күлкүнүн үнү жыйылды,
Туугандын буту тыйылды.

Шакаба толчу үйүнө,
Досторун күтүп күнүгө.
Аңдыган ажал токтотту,
Шакаба үнү жыйылды.
Достордун буту тыйылды.

Гүлдүрүп бала сүйбөдү,
Алтымыш аша жүрбөдү.
Алланын кылган иши экен,
Артынан кошо өлө албай
Туугандын ушу күйгөнү.

Жалынып бала сүйбөдү,
Элүүдөн аша жүрбөдү.
Ажалга тоскоол кыла албай
Аралжы же боло албай,
Чок болот ичим жалынсыз.

Тукумун улаар түяк жок,
Туугандын ушу күйгөнү.

«ЖАШОО КЫЗЫК»

Жашоо кызык
Күндөр өтөт көп түрдүү,
Кубанычка
Бөлөйт сени бир күнү.
Кәэде сени
Жарга такайт туюктап,
Айлаң куруп
Сана чырмап күн-түнү.

Жашоо кызык
Өкчөйт сени чүкөдөй,
Алчи, таба, чик кылып.
Алчи болсоң
Манчырkap сөн көтпөгин,
Тизгин тартып
Кәэ күндөрү пөк болуп.

Чик болгондо кайгырбагын,
Көтөр башты максат кой.
Алга баскын
Ак эмгектен тажаба,
Таразалап
Кадамыңды түз таштап.

Эриш аркак
Жакшы мөнөн жамандык,
Кошо жүрөт абайлайлы сактанып.
Сатпагының азгырылып,
Ыйманыңды акчага.
Азгырылып мансапка,
Азгырылба байлыкка
Бул жашоодо ак жаша.

«БИЗДИН МАКСАТ»

Аз да болсо
Ак дилдөн эмгектөндик,
Чарчоо эмне биз сөзбөдик.
Шыктандырган улам алга
Дем күч болуп, жаштык курак.
Баарын баарын бүтүрчүүдөй,
Сезим берчү ошол убак.

Сүйлөгөндө сөзгө тойбой,
Каткырыктар ойго койбой.
Күлкү менен ишиң бүтчү,
Эртеңкини ойлоп койбой.

Максатыбыз Ата-Журтка,
Жер карап уят болбоо.
Ыйык тутуп наристедей
Кичи мекен эл журтту,
Иш дөгөндө жанды үрөп
Күнү түнү.

«ТҮШКӨ КИРЕТ»

Түшкө кирет атам дайым,
Аралап аары чөлөгин.
Кийип алган тор көпкасын,
Ойлуу карап алдыны.

Тирүсүндөй аралап алма бакта,
Кетмөн кармап колуна арык казып.
Утурлап арыктагы сууну улам,
Суу жетпөй калдыбы дөп аны аралап.

Ойгоном кайра уктасам кайра кирет,
Катар басып апам экөө катар жүрөт.

Көлгилө дөп, мен сүйүнүп алдын тоссом,
Унчукпайт ары басып жооп бөришпейт.
Туталанам бук болуп жооп ала албай,
Кайрылбай кетип барат ээрчишип.
Тиктебейт иши жоктой үй тарапты,
Эс алып бөймараал жүрүшкөндөй.

Кетип барат ээрчишип түптүз жолдо,
Түз жүрдүк бул жашоодо дегениби.
Тагдыр бизге ушул жолду чийип койгон,
Чарчабайбыз баскандан дөшкөниби.

Тунук болуп суудай таза,
Мөмө байлап алма бактай.
Балдай ширин жашоо өмүр,
Балдарына бөрсин дөп тилешөби.

Ойгонуп ойго батам,
Бул дүйнө
Өөдө, ылдый оопас дүйнө.
Адамды өлбөс кылып жаратпайбы,
Алсыздык денем өлүү.

АТАМА БАШЫМ ИЙЕМ

Тажаганда
Кур жалаадан, көр турмуштан,
Кетким келээр элө, дүйнө көзип.
Жашоодон, баладан баарын көчип.

Үзанын чокусунда мөн турганда,
Ата сөзү кулагыма жаңырып.
Көтөрүмдүү, сабырдуу бол,
Сөн адамсың дөгендери
Калаар эле мени басып.

Буюктуруп
Жашоонун ызгаары,

Чытырман чөр жолу жок.
Түңгүюкка камалып турган көздө,
Ата сөзү кулагыма жаңырып.
Ат көтөргүс
Тоскоолдуктар турса да,
Күрөшкүнүң сөн адамсың дегендери,

Максат мөнен жашагының,
Башты бийик көтөрүп.
Жашоонун чыры болот, муңу болот,
Жөңе билгин
Адамсың шондо гана,
Кадам сайын күрөшүп.

Уккун, балам,
Көзүм барда мөн силер деп жашаймын,
Ичирөмин
Кийгизөмин баа шайы,
Учурамын
Космоско да ал жетсө,
Бардык күчүм
Бардык жашоом бала үчүн.
Бирок, балам,
Бешененең түбөлүк,
Мөн турбасмын күн бүтөр.
Анык жашоо
Мына ошондо башталаар,
Бала-чакаң сөздө калаар
Булар кимдин кулу деп.

Ойлондура
Акыл мөнен көп айтып,
Жеткирбесе
Атам аны сезимге.
Калмакмын арсар жолдо,
Мөн атама баш ийөм.
Чыныгы тарбиячы

Адам тура акылдуу,
Туура жолду көрсөтүп.
Өктөм сүйлөп чөчкиндүү.
Жөңил ойго алдырганда,
Калмак урап турмушум.

Атанын сөзү мөнөн
Кадыр таптым, бак таптым,
Балпайган байбичемин, таенемин.
Турмушумду
Уратпай сактап калдым,
Бүтүн бүлөм бирдиктүүбүз
Атама таазим кылып башым ийем.

ЭРКЕЛЕГИМ КЕЛЕТ ДАЛЕ

Сагынамын, сагынамын,
Санаага жаңгак болуп чагыламын.
Жашоодо жоготуулар, айрылуулар,
Жанымда жоксуз, АПА, аны билем.
Энөмин өзүм деле
Токтоно албай, кээ күндөрү,
Куса болом
Эркелегим көлип дале.

Мээрим төгүп карап койсоң,
Күч кайрат болуп,
Жашоого шыктанчу элөм,
Дөнөмө кубат толуп,
Жоксуз билем АПА.
Антсе да жүрөгүмдө,
Жашайсың тириү болуп.
Ак арапал чачтарды, жаш өйдөлөп,
Балдарым маңдайымда өбөк-жөлөк.
Эркелетип нөберөмди сүйгөн сайын,
Эстөн көтпөйт,

Ата-эненин орду бөлөк.
Жетпей турат камкордугу,
АТА, АПА ордуң бөлөк.
Ата-эненин орду бөлөк.

АЯЛ

Сен бар болсоң үй сулуу,
үйдүн куту
үй-бүлөнүн ажары.
Булутсуз күндөй ачылып,
Мөлт калт болуп үй толо
Ырысды коштоп чачылып.
Аял болоор
Бул жашоонун кооздугу,
Аял камкор үйдүн түркүгү.

Жароокер жар мээрван эне,
Чыгаан ишке жөндөмдүү.
Аяр карап сөзимтал,
Аял тура асыл зат.
Ынтымакты түптөйт аял,
Таразалап ак караны
Чынын да эле тегиз карап аял зат.

КЕЧ ТҮШҮНДҮМ

Аламдын айткандары эске түшөт,
Ойго батып отурганы элестеп.
Он бала тарбиялап өстүрүпмүн,
Кесибине жараша
Ар кимиси ар иштө.
Үйдон алыс,
Алыс , алыс жүрөт.
Эш кылып нөберөни,

Таштай албай көнгөн элди,
Көнгөн жерди.
Ар бирине өмүр тилөп,
Отурамын дөгени.

Баалабапмын, бул сөзду убагында,
Атам да өтүп көтип дүйнөдөн.
Оор элө болгон тура күндөрү,
Убакыт алга жылып
Жогорулап жаш, анан түшүндүм.

Сыйладык, алпөштөдик убагында,
Ата, апа
Эркөлөдик сыймыктана.
Чынында
Бул арзыбас нөрсө тура,
Жүрүппүз
Биз ошого маашырлана.

Чыга албаппыз балалыктын торунан,
Терөң ойлоп
Түшүнбөллүз турмушту.
Баалай албай
Ата-эненин кадырын,
Мына эми энө болуп түшүндүм.

Жүрөк жылып, эстө калар,
Силөр үчүн эмнө кылдым.
Тунжурап жооп таба албай,
Жашоомо көз чаптырам.

Сүйүнүчтөн кайғысы көп
Күндөрдү тартуу кылдым.
Силөрдин баскан жолду
Мен дагы кайталадым.
Убагында сезилбөген нерсөлөрди,
Түшүндүм, бирок көч түшүндүм.
Улутунам, эстеп турам.

Чачтан сылап, ойлуу карап,
Жылмайып күлгөнүңдү
Жагымсыз иш кылсам да.
Кечиримдүү боорукөр жүрөгүңдү.
Жашапсыңар балдар үчүн,
Аа, бизчи.

Убакыт сыноо тура, талдоо тура,
Артыма көз чаптырам.
Мен дагы бала сүйдүм,
Кубанычын кошо бөлүп,
Каткырып катуу күлдүм,
Кээ күнү капа болуп.
Токтогондой жашоо,
Ата-эненин кадырын,
Анан билдим, көч түшүндүм.

Түшүндүм ата-энени,
Балдарым эр жетип, чоңойгондо,
Сөздим улуу бийиктигин,
Өзүм эне болгондо.
Саат сайын, мүнөт сайын,
Жүрөгүңдү, өмүрүңдү
Балага бөлөгөнүңдү,
Кечиргилө, кечиргилө, көч түшүндүм.

БАРКЫҢАРГА ЖЕТПЕПТИРМИН (*Кайненеме*)

Убакыт өткөн сайын жүрөк тыз дөп,
Уттурган ал күндөрүм эске түшөт.
Баркыңа жете албадым кечир, эне,
Дөңги, мас, жаштыгым энөөлүк кез.

Эркөлөп кайын атага чонқтопмун
Келинмин дөп мен анда ойлобопмун.

Мөндөн мурун баласына мүчө берсө
Ооз тийбөй таарынып олжоктотпумун.

Кечиргилө, кечиргилө, эне-ата,
Көчкитим, баркыңарга мөн жетпепмин.
Кайтыртып бул дүйнөдөн кош айтышып,
Көтөэринг әч убакта эстебепмин.

Түшүнбөй бул турмуштун оош-кыйышын,
Баалабай эне-атанын бийиктигин.
Өткөрүпмүн бул дүйнөдөн силерди мөн,
Жаш өйдөлөп мына эми түшүндүм.

Анда эмнө акылдын тайкысыбы,
Же жаштыктын аңкоолугу.
Эмнегө ойлоно албай дөл болгонмун,
Эркөлик же мас кылганыбы?
Убагында баркыңарга жетпептиричин,
Жаштыгым алсыздыгым.
Атымды аatabастан акы дечү,
Азыр мөн
Ойлоп турам ошол көзди.
Ушундай
Акыл болсо ошо көздө,
Алаканга салмакмын
Аттиң дөги.
Эне-ата, кечиргиле кечиргилө,
Акылсыз
Эркө туткан көлининди.

«КҮТҮП КАЛЧУУ»

Барганымда
Аппак кейнөк
Ак жоолукчан апакөм,
Жолду тосуп күтүп алчу

Жұзұ жайнап күлүндөп.
Алдыбызға ак дасторкон жайылып,
Улам бириң
Алып келип жөгін дөп.
Сагынычы тараганда,
Бата берип, узатчу
Балдарына ак тилөп.

Кайра эле
Алта өтпөй уул кызын,
Күтүп калчуу
Жолду карап утуру.
Көзү өткүчө
Согуп эне жүрөгү,
Жашайт тура бала үчүн.
Даяр тура
Жүрөгүн да бөрүүгө,
Жашайт тура
Өмүр бою бала деп.
Эненин сүйүгсүнө
Эч нерсе төң көлбес.

КАРЫЛЫҚ

Карылыш бол, бактылуулук бир жактан,
Урмат-сыйга чулганасың ар жактан.
Карылыш, бир жагынан корку сунат,
Тилиң сайрайт, күч-кубатың алыс качкан.

Ақылдуусун, сөзмөрсүң да, чечөнсин,
Кеп-көнешти өлчөп-бычып бересин.
Ақыл жетип, алың жетпей калганда,
Шүк отургун дөген сөзгө жетәэрсин.

Ошентсө да карылышка жеткиргин,
Уул-кыздың убайын көргөзгүн.

Балдарыма тирек болуп ар убак,
Жаратканым узун өмүр жаш бөрсин.

НӨШӨР

Нөшөр нөшөр жааган жаандан,
Чыдай албай жөр Энө,
Оодарылып онтогондой.
Күнүрөнөт эмнеге?

Токтобостон тынымсыз жаап,
Колот, колот суулар акты.
Жөр эзилип сууга тоюп,
Кармана албай жылып жөр.

Таш аралаш ылай агып,
Арык батпай жол жырып.
Чоло жер жок жөр бетинде,
Кобул-кобул жарылып.
Суу жеп кеткөн айдоо жерди,
Чыгып калган көректөн,
Табияттын сырьбы же,
Адамдарды жүдөткөн.

Бир жумача ак жаан болуп,
Күчөп жаады нөшөрлөп,
Эскертуубу адамдарга,
Кылбагыла көсир дөп.

ЖЕЗДЕМ СУРАНБАЙГА

Негедир ойлуу тиктөп,
Санаа бардай жүзүндө.
Бир сырды ичке катып,
Көңүл жуутуп калп элө.

Жүрөккө муз калтырып,
Коштошту эле ал кечте.

Ачык айтпай ал абалын,
Сезген тура оору жайын.
Кекиликтей сезгич зирек,
Алдын ала айтчу баарын.
Жамак менөн түшүндүрчү,
Тамашалап эл күлдүрчү.
Акын эле эл ичинде,
Эмнө дейбиз, ажал күчтүү.

Үйлап турган үй-бүлөсүн көргөндө,
Жансыз болуп муздай түшөт бүт дөнө.
Соороткондон башка бизде айла жок,
Ушунчалык алсызыбызы бул пөндө?

КӨЗ ЖАШ ЖАМГЫР

Көз жаш, көз жаш, эрккө койбой төгүлөт,
Куса болгон жүрөгүмдөн сыгылып.
Бугум чыксын сөргийин.
Көкшүнүм сууп, бир азыраак болсо да,
Үіза-букту айдал чыкчы сөзимдөн,
Төгүл-төгүл, калтырбагын, кетиргин.

Көз жаш, жамғыр жарышышат басылбай,
Тып-тып таамп, көз жашымдай тыйылбай.
Төккүн жамғыр, төккүн жамғыр,
Жүрөк кысып, чулгап алган,
Түшкөн бозду кетиргин.
Тазалагын, жууп салгын,
Көңүл күшүн сөргитип.

көпөлөк

Кызыл-кызыл көпөлөк,
Кызыктырба өпкөлөп.
Кусам мага жеткирбей,
Көйрөндөнүп сыйасың,
Улам-улам көкөлөп.
Ээй, ээй көпөлөк.

Ак сарысы карачы,
Кызыктырат кулпурат.
Алаксытып утуру,
Жайлап конуп, ойнойсуң.
Кол жеттәэрдө көкөлөп,
Ээй, ээй көпөлөк.

Көк төмгилдүү жашылы,
Келди мына кооз түрү.
Кармай албай шапкасын,
Көкөлөтө ыргытат.
Кууп аны жете албай,
Бөбек ыйлайт ызаачыл.
Ээй, ээй көпөлөк.

Сулуулукту бериптири,
Канат кагып сыйасың.
Достошолу, кел конгун,
Уча бербей меммәнсип.
Ыңак достон бололу,
Учuu сыйрын үйрөткүн,
Кол кармашып экөөбүз
Учалычы көкөлөп.
Ээй, ээй көпөлөк.

КАРЫЯЛАР

Үйдүн туткасы, сөздүн нускасы,
Үйдүн куту карыялар.
Акылдын чордону, айтканы орундуу
Чачылганды чогулткан, аста айтып муюткан,
Адашканды кайра бириктиргөн карыялар.

Нуска сөздү сүйлөп, тентектерди үндөп,
Жол көрсөтүп, туура жолго багытtagан карыялар.
Акыл өлчөп, оюн ыргап, алыс-алысты ойлоп
Акыйкат сөз мөнөн,
Ак-тилектерин айтып, калкын ыйманга чакырып.
Жакшы-жакшы тилек кылыш,
Жаштарга бата бөрип,
Ынтымак ырашкөр тилегөн карыялар.

«КИТЕП»

Китең оку
Жан дүйнөң тазарат,
Таанышасың аалам менөн
Билсөң сага сыр ачат.

Китең акыл,
Китең сага айкын жол.
Насаат айтат
Көлөчекке ачып жол,
Аруулукка сунат кол.

Көптү билсөң
Билөм дебе,
Билгениң аздык кылат.
Алга умтул,
Туура түшүн
Көп окугун көпту бил.

Китөп жашоо
Окусаң дилиң агарат,
Көптү берет.
Такшалдырат,
Келечекке жол ачат.

Китөп арзуу,
Сүңгүп кирип жашоо кумарына.
Аралашып окуяга
Чыгасың сөн,
Аң-сөзимдин дубалына.

Жарык маанай,
Жолдош болот.
Рахатка батасын,
Досуң сөнин түшүнгөнгө.
Багыт берип турмушка,
Сезимиңе
Акыл кошот чыйралтат.
Чарчаганда
Кубат берип,
Басаар жолун тақ айтат.
Китепти сүй,
Окугунун дәмбө дәм.
Зәриклигин
Бөрөт сага
Ак жол ачып дәмилгө.

Сыйла тытпа,
Күтө билгин ардактап.
Пайдалангын ыгы мөнөн,
Сарамжалдуу сөн сактап.



ЖАМГЫР

Жамгыр төгөт
Жамгыр төгөт,
Үзә болгон
Жаш баладай буркурап.
Төккүн жамгыр жер энөбиз,
Сиңирсингчи ныксырап.
Көркүч чыгып
Сөнин берген демине,
Гүлдөр жайнап, кооздукка бөлөнүп,
Жер энебиз кулпурат.

Таарынычы тарап күлүп,
Энесине эркөлөгөн баладай.
Күн сүрүлүп нурун төгүп,
Булут көтип асмандан.

Күмүш нурлуу күн чыкты ана,
Денең сергип, силкип салып оор жүктүү.
Күн мөнөн төң жарышам,
Эмгек күнүм шамдагай.

Эриш аркак
Жаратылыш адам зат,
Бирин бири
Жөлөп таяп аярлап.
Эмгектенсөң
Койнун ачат жер эне,
Байлык толуп
Унугпагын кампаңа.



ЭРКИ МЕНЕН УЯТ БОЛСО ДИЛИНДЕ

Эмнө кылдым
Бул жашоодо татыктуу,
Суроо менен
Арт жагыма кайрылам.
Эмгек жолум жөп-жөнөкөй,
Атаң даңсыз мугалим.
Бөбөктөрдү,
Алга карай чакырган.

Эрки күчтүү
Уят болсо дилиндө,
Кара мүртөз
Дүнүйөгө умтулбай.

Ата журт дөп
Согуп турса жүрөгү,
Эмгек кылгам
Азыраак дөп түшүнөм.

Үйман болуп
Кызмат кылса элине,
Ак эмгектен
Баар тапса төр төгүп.
Салым кошкон болом анда мөн дагы,
Текке көтпей
Айткан сөздөр сингөн тура дилине.

РАХМАТТЫ АЛЫП БЕР (Жоомарт балам уч жашта)

Болот акыл
Менде апа,
Жакшы көрөм, кооп кооп.
Ким ыйлатса сени апа,

Уруп коем моминтип.
Чоң машине сатып бөрем!
Акчам мөнөн көп болот.

Бөйтөйгөн колдорун түйүп алып,
Бир бириңе ургулап.
Балалық ал сөзим мөнөн,
Иш кылгансып чоңураак.

Деп айтканда
үч жашар тентөгим,
Төбөм менин көккө жетип
Рахатка баткамын.
Тилегиңден айланайын,
Максатыңа жөтө көр.
Башың мөнөн жер казбагын,(?)
Кымбат мага алтындан да күмүштөн.
Жакшы бала дөгөн сөздү алып бер.

Курч эмеспи жаштын тилеги,
Кудай берээр тилегиңе жөтө көр.
Алып бербө асмандағы жылдызды,
Эне учүн улуу жана сыймық сөз(?)
Балам мага,
Ар убакта рахматты алып бер.

Алып бербе
Алтын мөнөн күмүштү,
Жүрөгүндө
Кайнап турсун ар-намыс.

Эч убакта алмаштырба ,
Абийринди тыйынга.
Ыйык туткун Ата-Журтту мекөнди,(?)
Кайрымдуу бол төгиз бол,
Адам дөгөн сөздү мага алып бер.

БАЛА ЭМНЕ

Бала эмне
Бал тилдүү көрөмөт,
Жыттап койсоң
Ал көрөмөт күч берет.
Кайгыраң сөн
Күлүп турса чер жазаар,
Моокум канып.
Унтулат баарысы,
Сүйүсүнө эч нөрсө төң келбөйт.

Чала була
Чулдураган тили мөнөн,
Маңдайында
Сүйлөп турса тигилө.
Эне тураар,
Эт жүрөгү элжирөп.

Бала эмне,
Бала энөнин бактысы.
Шам чырагы,
Жанып турган жылдызы.
Узак күйсө
Мәэrimине жылтыып,
Эне атанын
Ой тилөги мына ушул.

Эне үчүн
Бала кымбат баарынан,
Ой тилөги баласына арналган.
Айтаар элөм мен балама
Каныккының билимге,
Атаң даңкка
Умтулбагын эч качан.

Балам мәнин
Кан жаныман жараган,
Керек болсо
Мен жанымды аябайм.
Бала үчүн
Түйшүктөнүү ырахат,
Талап көем
Жөп жөнөкөй мен ага.

Жашоо үчүн күрөшкүнүң,
Күрөшүүдөн сөн талба.
Адал эмгек сөн жасагын,
Арамдыкка арапашпа сөн барба.
Жупуну бол
Элди жерди сүйө бил,
Дөөлөт күтүп
Манчыркаба байлыкка.

Урматтасаң улууларды,
Кичүүлөргө сыйлуу бол.
Карылардын батасын ал,
Шашылбагын, кур кыялга алдырба.

АДАМСЫҢ Да

Күн өттү кубалашып,
Биринөн бири таттуу.
Балалык кошо кетти,
Бейиштей ырахаттуу.
Сезимде эч нөрсө жок,
Бөлөнүп ата эненин мээримине.
Жашоодо оош кыйыш,
Сөзбөстөн ал эмне.

Жыл өттү өмүр өттү,
Арапаштык турмуштун толкунуна.

Сөзилди жашоонун кубанычы,
Кээ күнү көрмектери.
Баари бир
Бул турмуштун өкүмү экен,
Кошо жүрөөр дайыма сени мөнөн.
Бул дүйнөдөн
Көзүң өтүп көткичө.

Такшалдық,
Турмуштун ачуусуна таттуусуна.
Буюктук
Катуу бороон чапкынына.
Чыдагын
Алдастабай баардыгына,
Сабырдуу бол
Барлыкка көөп кетпей.
Жок болсо мүңкүрөп
Жер тиктөбей,
Билгин талдай, анткени сөн
Аң сөзимдүү адамсың да.

ИШКЕ АШСЫН ТИЛЕКТЕРИ

Карап туруп
Бөбөктөрдү бөйтөйгөн,
Мен көрөмүн
Келечектин адистерин.
Бири врач
Бири инженер болуп алган,
Эл башчысы
бири буйрук берип.

Үірас эле
Өлкөнүн көлечеги,
Туура багыт
Түз тарбия биз бөрөли.

Өсө берсин
Бей капар тынчтык болуп,
Тоскоол болбой
Ишке ашсын тилектери.

Чөкпесүн көңүлдөрү,
Асманы ачык болсун.
Таза тунук,
Сөзимдерин булгабай,
Ата-энэ коомчулук.
Тең көлдойлу,
Ишке ашсын тилектери.

КӨЗ АЛДЫМДА ЭЛЕСТЕРИ

Сагыныч мычкып эзип жүрөгүмдү,
Күтөмүн алыстагы балдарымды.
Жол карап кыялымда аралашып,
Тартылып көз алдымга элестери.

Элестөлип
бала кези кайра-кайра,
Эркөлөп
Туш-тушуман апалаша.
Улам бирин
Пешенедөн жыттап сүйүп,
Ырахатка бөлөнчүмүн
Мөн жаш анда.

Санаамда балдарыма учуп жетем,
Ар бирин беттен сүйүп эркелетем.
Ата-энеге баладай шириң таттуу,
Дүйнөдө жоктур төндөш нөрсе.

Куса болом
Жалгызмын ойго батам,

Чоңоюп балдар кеткөн.
Жашоодон ордун тапкан,
Байлыгым бактым силер (!)
Ата-энеге ырахатты тартуулаган.

Замана
Ойку-кайкы әчкөдиби,
Таратып
Туш тарапка иштеп кетти.
Кайда жүрбө
Бактыбызга бар болгула,
Алладан өмүр тилейм күнү-түнү.

КУТМАН ТАҢЫМ

Кутман таңым
Шоола болуп,
Ырысцы ыйман бберчи адамдарга.
Бийпил турмуш элдө болуп,
Төрип жөшсин ырыссысын
Бут алдында.
Кутман таңым,
Берчи элиме токчулукту.
Адал эмгек төр менен
Толтуралы казынага молчулукту,
Ар бир таңды
Эргүү менен тосолучу.
Кутман таңқм
Мээрим чаччы,
Жамғыр болуп төгүлүп.
Мээримине балдарынын,
Ата-эне көшүлүп.
Карып болбой кутман кары,
Төрдө олтурсун чоюлуп.

Кутман таңым,
Бәреке чач нур болуп.
Кабактары бүркөлүп,
Көз жаштары төгүлбөсүн.
Энелердин
Ыйман болуп балдарында,
Сыйлап турса
Жүздөрүнөн күлкү көрүнүп.

Кутман таңым,
Тынчтық бергин.
Бөлүнүп жарылбастан,
Бүтүн болсун элим,
Жүздөрүнөн күлкү төгүлүп.

ЭСКЕРТҮҮБҮ ПЕНДЕГЕ

Дайра дайра
Күрп, шарп этип ташка уруп,
Долуланып
Албуут толкун утуру.
Тушукканын
Жулуп алып ағызып,
Жок кылчудай оолугуп.

Ойго батам
Ой учугун таба албай,
Табияттын
Кырсыктары өсүүдө.
Зил зилаасы
Жер көчкүсү көбөйүп,
Сөлдөр жүрүп
Жабырланды жер эне.
Эскертуубү оо пендөлөр
Эсинөргө келгилө!
Дөгениби

Жараткандын биздерге.
Ызырынып
Табияттын ачусу,
Барган сайын куушуррултуп
Адамдарды жүдөтүп.
Жаткан өңдү
Мага ал туолат,
Агымдарын
Улам улам өзгөртүп.

КҮНӨӨ КИМДЕ АЙТҚЫЛАЧЫ ЧЫНДЫКТЫ

Бадалында
Чымчык сайрап түнөгөн,
Булбул үнү
Коштоп турчу аларды.
Бир бирине окшошпогон
Түркүн обон.

Түркүн түрлүү, сайрашып чымчыктары
Жел жүргөндө
Арча жыты буруксуп.
Дем алсаң сен
Бүт дөнөнди жибитип,
Баскан сайын
Шиберлери кулпуруп.

Кийик болчу
Ар бир кокту тоолордо,
Көчүп барып
Биз жайлоого конгондо.
Короолорду
Аралай чаап жүгүрүп,
Балдар түшүп ызычуга
Иттерибиз
Жөтпөй ага күйүгүп.

Чыгып кетип,
Зоока мөнөн тоолорго.
Калдыңар дәп,
Алыс барып буруулуп.
Ак кар көк муз чокуларда,
Кароол карап
Жайыттарын алмашып.

Азыр мына
Адамдардан куугун жөп,
Алыс көткөн азайышкан
Адамдардан запкы жөп,
Жабырланды жер эне.

Андан дагы
Көө сүйкөшүп,
Аксакалдық атына.
Абийр күтпөй,
Айбандыкты аркалап.
Төңтүш болуп өз баласы,
Маңдай тескей отуруп.
Эсөн бол дәп,
Стакандар кагышып.

Ата бала айырмасы билинбей,
Ыймансыз
Кыргызыма жуубаган.
Төмтөндөген,
Чалдарыбыз көбөйдү.

Унутушкан
Энө ыйык экенин,
Кыздарына ақыл-насаат айтпастан.
Боеңушкан
Жулмалаган тоок сындуу,
Мода кууган
Ойсөкөлөр көбөйдү.

Анан кантип
Жаштарыбыз оңолот,
Күнө кимдө
Айткылачы адамдар!!!

Кыска көйнөк,
Киндикирепин жаппастан.
Шойтондошуп,
Шортик кийип тастаңдал.
Кулу болуп
Моода дөгөн нөменин,
Батыш жактын
Кылышына ықташкан.
Жаштарыбыз
Ыйман менен адөпти,
Чакыч менен
Кошо чайнап ташташкан.
Акыл айтсаң
Заманыбыз ушу дөп,
Эркиндик дөп
Орой сүйлөйт үрпөндөп.
Ойноп күлүп
Өткөрөбүз жаштыкты,
Пөшенеге
Жазылганы ушу дөп.
Калыптанбай
Акыл укпай жашынан,
Өсүп калган текебер.

Эске салчы
Эске салчы,
Кандай эле кыргыз элим.
Элестетип өткөндү,
Ата бабам так болчу.
Аксакалдар,
Айткан сөзгө баш кошчуу.

Бир бириңе
Жөлек болуп ширөлип,
Душмандардан
Бир кишидөй коргонуп.

Кыргызымын
Тукумун эч жоготпой,
Сактап көлди
үрп адатын коротпой.
Калпы барбы?
Айткылачы пендөлөр,
Ачuu чындык.
Тайсалдабай айткыла,
Адам бойдон калгыла. (!)

«СЕН КАДАМДЫ ТҮЗ ТАШТА»

Алкаарыба,
Эмгөк жолун шар башта.
Жолдош болбо,
Жалкоо дөгөн адатка.
Пайдалуу иш,
Жасагының эл үчүн.
Ал жашоонун,
Тазалыгы ар качан.

Эмгектi сүй,
Адал болсун тапканың.
Эмгектенгин,
Моюн толгоп качпагын.
Жерди көрктөнт,
Мээнөт кылгын эрикпей.
Үййик дайым,
Өз жеринди сактагын.

Алдастаба,
Сөн кадамды түз ташта.
Жолдош болбо,
Көчө таптаар адатка.
«Адам» деген абийринди көтирбө,
Тил тийгизбө эне мөнөн атага.

Бейпил болуп заманаң,
Эмгек мөнөн көгөргүн.
Ак жолундан адашпа,
Сыймық мөнөн балам сөнин.
Урматыңы көрөйүн,

АТЫҢ КАЛСЫН

Билим алғын,
Тажабагын андан сөн.
Атың калсын,
Илим мөнөн даңталган.
Билим мөнөн,
Багындыргын ааламды.
Мезгил сыңчы,
Баасын берээр өзү эле.
Атың калсын,
Бул дүйнөдө өчпөстөн.
Издөнгинин,
Ишиң мөнөн көрүн сөн.
Эмгек сицир ата журтка,
Манчыркаба байлыкка.
үзүрүн көр,
Ығы мөнөн пайдалан.

Ак эмгек кыл,
Элиң үчүн дайыма.
Сыймыктансын,
Атыңды айтып жүрөктөн.

Дүйнө мүлкүң,
Атыңды эч чыгарбайт.
Эч ким аны,
Ала кетпейт өзү менен.

Изиң калсын,
Бул дүйнөдө урматтал.
Боорукөр бол карыпка,
Жардам бергин адамдарга.
Кимдигине карабай,
Дүйнө жыйба, эч ким аны.
Ала жатпайт жанына,

Үйман дайым.
Сени мөнөн жашасын,
Чынчыл болгун.
Убадага бек турган,
Айланып өт.
Убадачыл каапырдан,
Кошоматка.
Кой сойбогун, эч качан,
Эч качан, эч каан!!.

«БИЛИМГЕ СЕН КАНЫП КАЛ»

Күн өткөрбө окугун сөн билип кал,
Убакытты уттурбастан бекергө.
Бир жоготсоң экинчи сөн таппайсын,
Шашыл, чамда билимгө сөн канып кал.

Аң сезими ёспөй калса адамдын,
Ажыратпай жакшы мөнөн жаманды.
Айырмаланбай эки буттуу мал болуп,
Адам эмес маңкурт болуп калмакпиз.

Билим болсо кор болбойсун ар дайым,
Ойлонгула ойлойлучу алдыны.
Эгер бизде ақыл әмгек болбосо,
Айбандан айырмабыз кайсы?

Адам болгун көпту билгин умтулгун,
Убакытты пайдаланғын сөн уткун.
Бекерликкө бәрилбестөн,
Әмгек, окуу биргө болсун.
Ақылыңа бек туткун.

МУГАЛИМ

Мугалим,
Коомдун, мамлекеттин түркүгү.
Адеп-ахлак,
Мугалимсиз мүмкүнбү?..
Ролу чоң,
Сиңип көтөт балдарга.
Мүнөзүнө,
Кыялышына жараша.
Бирдө бала болот,
Каткырып күлөт.

Тентектерди тыят,
Билимдүүнү сүйөт.
Рахат алат өз ишинөн,
Максатына жеткөндө.

Калыптанат,
Балдар көлөчекке.
Мугалимдин әмгегинө жараша,
Оңдоп түзөйт.
Кемчилигин,
Саат сайын, мүнөт сайын.
Ар бир кадамында.

Билө бөрбейт,
Көпчүлүгү анын баркын.
Көмүскөдө,
Көрүнбөй эмгөги калды.
Канчалаган мугалим
Өз ордун таштап
Алысқы чөт жактан,
Иш издең калды

Өкүндүрөт
балдардын келечөги,
жетишпейт мугалим,
кантебиз эми.

Такшалган тажрыйбалуу мугалимдер
Көр оокаттын айынан, базар болуп орду
Өкүндүрөт бул көрүнүш
Өзөгүмө өрт түшкөнсүп,
Жооп таба албайм
Ойлоп көрчү...
Кантсө да узак жашап,
Мугалимдер, бар болгула!!!

ЗАМАНДАШ, МУНУ БИЛГИН

Мугалим
Көсип эмес деп айтышат
үстүртөн,
Төреңдебей кыйыр карап,
Түшүнбөйм.
Мугалим үйрөтпөсө,
Ошончолук даражаны кайдан алат.

Мугалим,
Багыттоочу келечеккө.
Дестиер,

Бөбөк көздөн калыптаңткан.
Айтканды,
Бирде укса, бирде укпай.
Түйшүктүү кесип,
Көп эмгекти талап кылган.

Тамганы, эсеп мөнөн жазғанды,
үйрөнгөн
Мугалимдин эмгеги.
Айтышат тәхниканын заманы дөп,
Айткылачы ақыйкattы.
Тәхниканы, компьютерди,
Энесинин курсагында.
Өздөштүрүп алганбы?

Президент, окумуштуу,
Академик, бизнөсмен.
Эң алгачкы тамганы,
Мугалимдөн үйрөнүшкөн.

Жөрибегин,
Канчалык бийик болбо.
Мугалимдин эмгеги,
Айта аламын сыймык мөнөн.
Мугалим улуу кесип,
Замандаш, муну билгин!

«ТҮШҮНГҮН»

Баалагын мугалимдин эмгегин,
Тынчы жок.
Мээнет кылат күнү-түн,
Уктаса турса бала эсинде.
Канткенде жеткирем дөп ,
Билим деңгээлин.

Өздөштүрүп,
Жакшы билсө сабагынан.
Сезилет рахаты кабагынан,
Байлыгы сырьеесу балдар тура.
Кичи пейил, жүзүндө абийир турса.

Кол шилтөп ,
Койчу ошол мугалим дөп.
Оокаттуу
Чиновниктер төңсенишпейт,
Өзү да мугалимден билим алыш.
Турмуш жолун
Баштаганын ал эч сөзбейт,

Акчага байлыкка эч муктаж эмес,
Байлыгы ыймандуу тарбия алган бала.
Сыйлап турса,
Улууларды адеп күтүп.
Айтканым,
Жетиптирип дөп акча ана!

Өмүр бою тарбиялануу жолунда,
Тарбиячы мугалимбиз баарына.
Адалдыкка өспүрүмдү күндө үндөп,
Анча мынча бердик окшойт тарбия.

Жаман эмес биз окуткан балдардан,
Мугалими, врачи бар, инженер.
Иштөп жатат ар түрдүү кесип ээлөри,
Биз чыгарган продукция!



«ТҮЙШҮКТҮҮ КЕСИП МУГАЛИМ»

Жанын үрөйт балдар үчүн,
Саат сайын тынымсыз.
Мугалим бул тарбиячы,
Жол көрсөтүп кадиксиз.

Бирок анын баркын билбей,
Көр кылышат кээ бирөө.
Зээним кейийт кээ күндөрү,
Сөздү укпай көжөндеген.
Терс аякты көргөндө.

Күнү түнү талықпастан,
Арнайт күчүн балдарга.
Түйшүктүү кесип мугалим,
Бала үчүн жанын арнаган.

«БАЛДАРЫБЫЗ БИЛБЕЙ КАЛСЫН СОГУШТУ»

Согуш кайги!
Согуш апаат, согуш өрт.
Согуш десе ,
Солк деп жүрөк титирөп.
Анткени ал,
Адамдарга муң салган.
Ажыратып ата мөнөн баланы,
Ажыратып,
Сүйгөн жардан аялды.

Эч убакта,
Согуш өртү болбосун.
Дүйнө эли,
Тынчтык үнүн колдосун.
Бөйкүттүктүн,

Күнү бизге чачырап.
Балдарыбыз ,
Эркин ойноп чоңойсун.

Согушту биз,
Түшүнөбүз ажал деп.
Бир бириңе,
Кайраштырба үгүттөп.
Бузукулар,
Бүлүндүрбө элимди.
Китеңтердөн,
Окуп кана калышкан.
Балдарыбыз,
Билбей калсын согушту эч.

Ич арадан ыдырашкан,
Токтотолу жаңжалды.
Достукту биз бекем сактап,
Улут бөлбөй жашайлыш.

«ЖӘҢИП КЕЛГЕН»

Өлкөм өтүп,
Базар экономикасына.
үмүттөнүп эл күтүүдө байлыкты,
Кыргыз эли даярбызы?
Өлкөдөгү кыйчалыштарга
Жәңип көлгөн,
Эл деген жеңет далөө.
Кайраттанып,
Жапырт бирдей колду сунсак.
Кооптонуп жалтактабай бардыгыбыз,
Максат койсок.
Бир кишидей алдыбызга.

Өзүңдү өзүң камсыз кыл,
Азгырылба жөңил оокат жалкоолукка.

Тер төгүп жер иштетип эмгөк кылсак,
Жетебиз үзүрүнө максаттарга.

«БИЛИНБЕСТЕН ӨМҮРҮНДҮ КЫСКАРТАТ»

Улам улам, соруп коюп тамеки,
Сөөм менен ортон колго чычайта.
Бурулдатып, үйлөгөндө түтүнүн,
Көрүнөт го жаш балдарга башкача.

Жәңил ойго,
Азгырылып өспүрүм.
Чоңду туурал,
Чөгө баштайт тамеки.
Улам улам,
Соргон сайын денеге.
Түтүн менен
Кошо кирип НИКОТИН.
Абайлагын ,
Жашындан сөн көнбөгүн,
Өпкөң мәнен,
Колкоң толот ышына.
Тық тық этип,
Аз аздан сөн жөтөлүп.
Билинбестен өмүрүндү кыскартат.
Эмне үчүн
Тамекигө күштарсын,
Жолобогун дөн соолукту бузасын.
Абайлайлы уккулачы жаш муундар,
Өпкөбүздүн баарын ыштап албайлы.

Кызықпагын,
Көк түтүнгө алданып.
Таштай албай
Өмүр бою туткунсун,

Ал башкарат
Кулу сөн болосун.
Издеп кайырчы
Болосун сөн,
Түгөнгөндө тамеки.
Адамдардын
Бара калсаң жанына,
Бур дей түшөт.
Жыттанасың алыстан,
Тамекинин
Жытына ирәэнжип.

Сөн жактырган
Сени сүйгөн адамдар,
Кыйгач өтүп
Алыстайтко жанындан.

Абайлагын
Үйрөнбөгүн соргонду ,
Алыс болгун
Келечекти ойлойлу.
Ден соолуктан
Ажыратат азгырык,
Тұтұнду биз
Сорбой әле коелу.

«МЕКТЕБИМ»

Көзгө сүйкүм
Ап апакай мектебим,
Эмгек жолун баштагамын сөнден мөн.
Тартынчыктап
Эшигинди мөн аттап,
Ыбаа кылыш
Аяр басып киргөмин.
Койнуңду ачып

Тосуп алдың бөпөлөп,
Такшалдырдың
Тарбиялап жетелөп.
Көп нерсени
Сенден алып үйрөндүм,
Сенден алып
Эмгектин сәэп үрөнүн.
Биз жаш элек,
Күлкү көтпей жүздөрдөн.
Сенсиз мага

Жашоо жоктой сезилген,
Класстарга
Киргөн сайын толкундал.
Эргүү болчу
Жаңы әмгек күжүрмөн,
Төгүлчүү эле бақыт нуру
Бөбөктөрдүн жүзүнөн.

Балдар мөнөн аралашып күнүгө,
Каныктырып
Багыт берип илимгө.
Тыным албай
Балдарды биз үндөдүк,
Абийир сакта
Ак ниет бол әмгектөн.
Мөзгил деген
Алга сүрөп шаштырып,
Улам, улам
Токтотпостон камчы уруп.
Билинбестөн
Элүү ашып кетипбиз,
Кеттик эле кош айтышып,
Баарын сенде калтырып.

Кокусунан
Мектөп күйдү дөгөндө,
Жүрөк зырп дөп

Мага түшүп чагылган.
Жүрөгүм бүт
Кошо күйүп жаткандай,
Алоолонуп
Кеткенсиди бүт дөнөм.

Көз алдыга
Баары баары тартылып,
Баскан издер
Түйшүктөнгөн күндөрүм.
Кусалыкка
Сагынычка жык толуп,
Жаштык кезим
Сени мөнөн өрттөлүп.
Кеткенсиди
Кош, кош эми мектебим ???

«МАҢКУРТ НААДАН»

Акыл эсин арака алмаштырып,
Алган жарын кайғыга салган көмпай.
Ак сүт берген энесин сыйлабаса,
Бул адамбы?
Абийрсиз маңкурт наадан!
Жүрөк заада балдары коргоолошуپ,
Мээриминен атанын алыс калган.
Келечеги эмнө болот балдарым деп,
Дөгөн ой жок, Арсыз айбан.

Арака акча жок калган көздө,
Чуу чыгарып үйлөрү аңтар-тентер.
Буюмдарын ылайыктап сатканга,
Шылтоо табат эптөп.

Ичпөйм деп кәэде берет убада,
Касам ичип ишөндириет.
Кайдан болсун эки-үчкүн араң чыдайт,

Өзүнө-өзү кас
Макулук бул айбан.

«ТАГДЫР»

Тагдыр дөгөн
Өтө татаал көп кырлуу,
Жээкө урат
Думуктурат толкундай.
Апкаарыба
Сабырлуу бол сүзүп чык,
Күтүп турат
Сени жашоо бул жөөктө.

Бирдө бороон
Буюгасың жол таппай,
Ага-буға
Урунасың алдастап.
Кайраттуу бол жалтанбагын,
Жөңе билүү адамдык парз.

Кәэде ысык
Көз жетпеген эрмө чөл,
Кайсалактап
Калбагының жол тапай.
Өктөм болгун унупагын,
Адам дөгөн атыңды.
Алга карай бой таштап.

Тагдыр дөгөн
Ысык жалын,
Куйкалайт сени өртүнө.
Алдастаба
Алга умтул сөн чөкпө,
Сөн тагдырды багындыргын,
Күрөшкүнүң тажаба.

«ТУНУК БОЛСУН СЕЗИМИҢ»

Эзөлтөдөн тоолук қыздар ыйык болгон,
Улууга, кичүүгө да сылык болгон.
Аяр сүйлөп өзгөчө адеп күтүп,
Көгүлтүр көл суусундай тунук болгон.
Азырчы? Айрымдары чылым чегип,
Айбыкпай ата салтка доо көтирип.

Баратат назик дүйнө андан качып,
Сулуулук өндө эле эмес байка аны.
Ойлоочу энө сүтүн актаганды,
Айырмалай билгиниң ак караны.

САЛАМДАШУУ (Нооруз майрамындагы)

Салам айтам баарыңа,
Ата-энө, карыңа.
Агайын тууган эжелер,
Куттуу болсун бүгүнкү
Нооруз майрам күнүңө!
Кызыл тазыл кийинип
Шаттык жайнап жүэзүндө,
Толкундап балдар турушат.
Алас отун айланып,
Ар биринин ниетинде.
Ойнга бүгүн кансам дөп.

Даярданган ноорузга,
Оюн шоок кечөде.
Биринчилик алсам дөп,
Чамдагыла жаштар эй.
Айкалыштыр талбагын,

Эриш-аркак экөө тен.
Окуу мөнөн эмгекти,

Балдар муну танбагын.
Бийле, ырда калбагын,

Кыргыз эли эзелтен,
Ата сөзүн кордой.
Энэ сөзүн оңдой,
Жашап келгөн калк әкен.

Жакшы өрнөк менен көрүнүп,
Ата энеге ар качан.
Аларга көмөк бололу,
Жалкоолукка берилбей.
Эмгек кылгын эринбей,
Эгин эгип мал багып.
Жокчулук дөгөн немени,
Жолотпой кууп таштайлы.

Жаңы жылда жаңыча,
Жапырт эмгек баштайлы.
Токчулук болуп әлимдө,
Күлкү болсун ыр болсун.
Ыңтымак болуп әлимдө,
Ырыс таалай жуп консун.

Тынчтык болуп жеримдө,
Ачык болуп асманы.
Бейтөндөшүп бәбәктөр,
Моминтип
Ойноп турсун күнүгө.
Адептүү өссүн балдары,
Ыймандуу болуп кыздары.
Жаш уландын бул жылда,
Жароокер болуп алганы.

Ата энесин сыйласын,
Жалган жоорук жоосундар,
Эски жыл мөнөн бүт кетсин.

Жаңы жылда әлимди,
Жакшы тилек кууп жетсин.
Сүйүнч болсун күнүгө,
Кааларым ушул әлиме.

«КИЧИНЕДЕН ЧОҢ ИЙГИЛИК ЖАРАЛАР»

Тамчы, тамчы
Тамчыдан көл куралаар,
Кичинеден
Чоң ийгилик жаралаар.
Үмүт үзбәй
Алга карай умтулуп,
Сабырлуу бол,
Бул адамдык сапаттар.

Эрикпегин
Эмгөк кылып талbastan,
Ийгилиги
Сөн аракөт кылгандан.
Мекен үчүн
Эмгөк кылуу бул сыймык,
Эрикчәэлдик
Бул адатка көнгөндөр.
Адам эмес
Өмүр боюу ал наадан.

Сөнин жүзүң
Эмгөгиндөн көрүнүп,
Ата-энен
Сыймыктансын сүйүнүп.
Колдон келбес
Нерселерге талпынба,
Жөрди баркта
Көрктөндүрүп жөрди бак.

Кор болбойсун
Анда сени жер багат.

Адал жаша
Арамдыкка барбагын,
Жакшы эмнө,
Жаман эмнө талдагын,
Кылымдардан
Кылымдарга келаткан.
Ата салтын
Кыргызымдын сактагын.

Адилет бол
Сен бирөөнү кордобо,
Көнбөгүнүң
Бекер оокат олжого.
Пенде деген
Арсыз атка конбогун,
Билим алгын
Издөнгиниң адам бол.
Ата Журтту
Калтырбагын уятка,
Сатпагының
Мөкөниңди акчага.
Абийир бөрсин
Намыс берсин оо алла,
Тилөгеним
Ушул мөнин жаштарга.

Тамчы, тамчы
Тамчыдан көл куралар,
Изин салып
Акырындал жай агар.
Сен туруктуу
Эмгектенсөң талыкпай,
Кичинөдөн
Чоң ийгилик жаралар.

«БҮТҮРҮҮЧҮ КЛАССЫМА» (1990-1991-окуу жылы)

Жети жыл көз ирмөмдө
Өткөн турал билинбей,
Эсөлөк курак анда силөр
Ээрчип жүрчүү эжекелеп.

Байоо сөзим балалык көз,
Өткөн турал сөзилбей.
Жети жыл жети күндөй,
Кош айтышып биз мөнен.

Мына эми жетилдинөр,
Өзүңөрдү жасап түзөп.
Кагылайын шумкарларым,
Учкулачы канат күүлөп.

Турмуш дөгөн катуу борон кайыкпагын,
Ойноок толкун
ага сен чалдыкпагын.
Калемпир, мурчу, балы кошо болот,
Баардыгын абайлагын аныктагын.

Ара жолдо калбагыла алдастап.
Аңдал, байкап
Түз жолуна түшкүлө.
Каршылыгын жөңө билип турмуштун,
Эмгөкчил бол ыйман сактап өскүлө.
Ийри буйру өткөөлү бар турмуштун,
Сени сыйнайт туруктуу бол кайраттуу.
Өтүп кетсөң сөн жеңишике жетесин,
Турмуш кайчы көпүрө.

Тиләйм дайым
Ак жол болсун баарыңа,
Бакыт күшу тосуп турсун алдыңда.

Тиреги бол
Ата энөнин сыймыктуу,
жылдыз болуп
Алыс жактан жангыла.

Кош дәбейм
Баарыңа өмүр тилейм,
Элиң сүйүп
Тийип турсун керегин.
Коштоп дайым
Жакшы сөздөр жылоолоп,
Силер мөнөн сыймыктансам.
Ошол мөнин тилегим.

Наалат алба
ким тарбия берди дөп,
Билим ула
Канат күүлө өдөлөп.
Көптү билсөң
Аң сөзимин тазарат,
Адам болгун
ошол гана ой тилек.

Оо кыздарым сыйлуу болгун,
Дили таза
Аруулукту сактагын.
Мээрбан эне
Келечөктин туткасы,
Болгула деп
Бата тилейм баарыңа.
Кана эмесе
Береличи ак бата,
Колдоочуңар кыдыр болсун дайыма.
Көрсөтүп жол
Умай энө ар качан.
Тунук болсун турмушуңар

«БАЛА УБАЙЫН КӨРӨЛҮ»

Алган жарым
Жылкы мүнөз ыргыштап,
Өз билгенин
Кое бербейт чыртылдап.
Кеңеш курсаң
Моюн бербей сөкирет,
Мейли болот
Көптө барып эп тутат.

Жаратыптыр
Адамдарды ар кандай,
Тоготпостон
Жүрө берем мен аңкай.
Жыйып, жыйып
Мезгилине жеткөндө,
Бороон чапкын
Көчкү кетет ар кандай.

Ошөнтсө да
Эриш аркак бүтүнбүз,
Байкалбастан
Кырк жыл өмүр сүрүпбүз.

Бийиктикке
Чыкса бирде алганым,
Бирде менмин
Бала естүрдүк кыз бердик.
Издешебиз
Бирпас көрбөй калгана,
Улам сурап, кай жакта
Издешели
Бала убайын көрөлү.
Дагы канча
Өмүр калды алдыда.

Издешели бирге
Бирге басып сый көрүп,
Бул турмуштун
Ырахатын төң бөлүп.
Оорубачы
Алган жарым эч качан,
Ар дайым биз
Урмат сыйда жүрөлү.
Балдардын
Ырахатын төң көрүп.
Кеткен болсо катаалыктар
Көчирели.

Алла таала
Билер биздин өмүрдү,
Жарым дөөлөт
Адамзаттын үмүтү.
Неберени колдон алып жетелеп,
Баардыгынын
Дөн-соолугун тилөйли.

СЕН АЙТЧЫ

Санаа, санаа
Чулгап алып эрмектейт,
Жылбагандай түн
Жалғыздықтан күн өтпөйт.
Үй толгон құлқу-шан жок,
Балдар кеткен жумуш издең.
Заман, заман кайда барат,
Өкчөйт өйдө, ылдый,
Бул әмнеси, сөн, айтчы?

Мурдагы завод, ишканы жок,
Жумуш издең жаштар кеткен.
Мен әмес
Энелердин көйгөй,

Заман соккусу
Заман таасири?
Жаш-кары дебей
Баары, баары кеткөн.
Биздин коом кайда барат,
Сөн айтчы?!

«БАЛА ЖАШООМ»

Бала жашоом
Өмүр улап өмүргө,
Кубанычты
Тартуулап ал күнүгө.
Көңүл чөксө
Кылыштана эркөлөп,
Унуттурат
Аны кууп көтирип.
Ырыс көшик
Ынтымакты түптөгөн,
Алтын балам
Бактым балам төндөшсиз.

Балам жашоом
Ширин таттуу сүйгүнчүк,
Кубат берет
Таттуу тили дөм кошуп.
Канчалык сен
Кыжыл болуп турсаң да,
Маңдайыңда
Күлүп турса
Шаттыкты үйгө толтуруп,
Ырысым балам
Таалайым балам төндөшсиз.

Колду сунуп
Сөни көздөй талпынып,

Апа десе дөнөң жибип.
Рахатка балкытып,
Бала үчүн
Жашап гана жаткандай.
Алга умтултат
Шыктандырат жашоого,
Балам бактым
Балам менин алтыным.
Байлыгымсың
Балам менин түгөнгүс,
Көнчим менин
Уюткулуу көөнөргүс.
Балам дәйми
Балам үчүн жашаймын,
Мен гана эмес
Ата бабам улап келген.
Руханый тазалыкты өткөрүп,
Эртөңкибиз
Унутпайлы улайлы.
Тукум ула байлыгым балам.

«БАЛДАРЫМ МЕНИН ҮРҮСҮЙМ»

Балдарым
Жашоомдун тамырысың,
Тукум улап
Бул жашоону токtotпостон.
Жыттасам
Жытына элжиретип,
Чарчасам
Көңүл ачаар чоң багымсың.

Мээрим төгүп апага,
Мөдөр кубат атага.
Шам болуп күйүп жаркылдал,
Пөшөнөмдө жылдызым.

Багыма мөнин жараган,
Балдарым мөнин ырысым.

Таалайым мөнин балдарым,
Аларсыз жашай албаймын.
Бактыбөгим дәм кубат,
Жоомартым турат күч улап.
Балдарым соккон жүрөгүм,
Алардан ызат көрөйүн.

Таңдагы соккон желге окшоп,
Таасын сөз мөнөн сергитип.
Сыр чечишээр кыздарым,
Ак шоола болуп чачырап,
Көңүлүмдү сергитип.
Жарық болуп маанайы ,
Жаркылдал жайнап күлүшсүн.
Балдарын колдон жетелеп,
Бактылуу өмүр сүрүшсүн.

Ачык болуп маанайы,
Жаркылдал жайнап күлүшсүн.
Небире колдон жетелеп,
Үзүрлүү өмүр сүрүшсүн.

«ТУКУМ УЛА»

Балалык көз
Кандай сонун,
Уйку канбай мемиреген.
Ата-энени
Кылтыгына элжиретип,
Эч нөрсө төң келбөгөн.

Там туң басып колун сунат,
Жыгылат кайра турат.
Чуркачы тай-тай бөбөк,

Ордун баскын
Ата-энендин тукум улап.

Тукум ула
Тоскоолу жок чоңойгүн,
Кубанычтын нуру өчпөй жүзүндөн.
Сен сыйлагын эрезеге жеткендө,
Балқып турсун
Ата-энөң мәэrimине.

Биргे бол
Сен өстүргөн ата энөң,
Улам жыттап элжиреймин тилине.
Акыл берсін, ыйман берсін неберем,
Кызмат кылғын
Ар убакта элине.

АСЕМАМ

Саамга мен көрбөй калсам, сагынамын,
Жыттасам, моокум канып магдыраймын.
Жымың деп күлүп койсоң, мөни карап,
Элжирап, кыйла-кыйла жашарамын.

Неберем, сүйүктүүм, өмүр улаар,
Эрмексиң эркелетип үйүм базар.
Зеригемин тынымга уктап калсан,
Суз болуп, бардык нерсе муздалап калган.

Нур болуп, үйүмө төгүлөсүн,
Түгөнбөс байлыгымсың көрөнгөмсүң.
Асемам, айланайын, каным, жаным,
Жашоомо рахат тартуулаган.

Сыймыгы бол ата-энендин,
Алла сага узун өмүр, акыл берсін.
Гүл ачып бажырайып, чоңойгүн тамыр жайып,
Багбаның ата-энене, дөн соолук, кубат берсін.

КЫЛЫГЫНАН

Кулагын чоюп алып
Пышылдап мышык болуп,
Коркутат көздөрүн жумуп.
Мурунун тырыштырып,
Кылыгынан, кылыгынан Айбийкемин.

Жыргаймын маашырланып,
Алдейлеп мамалагын.
Упчусун салат ага,
Быйтыйган колу мөнен.
Улам таптайт өзү бала,
Эзилөм мөн ансайын.
Карааныңдан кагылайын,
Аласынын жасаганын.
Кайталап калыптанат,
Үйрөнүп көргөндөрүн.
Келечекке чыйыр салат,
Адөптуү акылдуу бол,
Айнайын, айнанайын!!

«КЕТПЕЙЛИ ЭЧ ҮДҮРАП»

Балдарыма жылуу түнөк
Көрөгөмин жайылам,
Уугум балдар
Жөлөк болуп таяган.
Көтөрүлүп бийик түндүк,
Көктөн көз салат Ата
Үй бүлөгө камкор карап.

Жабуум мөнин
Туугандарым жылуулап,
Кармап турат бек курчап.
Коргон болуп Ала-Тоом,
Суук көздөн бек сактап.

Кыздарым кынап
Уугун уул көлиним улап,
Улам кийинкиге
Салты деп ата-энөнин,
Кылымдан кылымга
Өткөрүп турат.

Биримдикпиз бир бүтүнбүз,
Көккө бийик көтөрүлүп.
Түтүн булап
Жагылып жашоо оту,
Өчүрбөйлү бүлүндүрүп.
Бир бүтүндүк бизде болсун,
Кетпейли эч ыдырап.

«АЙЛАНАЙЫН БӨЙТӨЙГӨН» (небереме)

Жөн туралбай Баястан эч,
Басып турат тынымсыз.
Калак сүйрөп күл чыгарат,
Үйдүн ичин бызгытып.

Ачык калган айран-сүткө,
Чөмүч салып сапырат.
Бир-биринө улам куюп,
Төгүлгөнүн
Колу мөнөн чапкылап.

Таарынганы тилдеп койсо,
Төрдү көздөй жүгүрөт.
Колу мөнөн бетин басып,
Үйлап калат үңүлдөп.

Жымың этип кайра күлүп,
Төз эле унутат.

Ачылса эшик жылаңайлак,
Кошо чуркап утурлап.

Чалчык көрсө тынбай кечип,
Канна түшөт кумары.
Суу болгонун улам чечип,
Тайәнәси убара.

Көрүп калса карагатты,
Салғының дәп идишке.
Кылдыр-кулдур тили менен,
Көрсөтөт ал түшүнте.

Салып койгон кашыкты алып,
Дастарконго ыргытып.
Колун салып маашырлана,
Улам жалап жөп кирөт.

Боеп алган бети башын,
Кийими кошо бот ала.
Ого бетер ажарланып,
Сүйгүң көлөт кайтара.

Кайра-кайра өпкүң көлип,
Кызыл-ала бетинен.
Тили ширин чала сүйлөп,
Ананайын бөйтөйгөн.

Эркөлесе элжиреймин,
Балкып дөнөм чымырап.
Нөбиремди беттен сүйсөм,
Кыйла өмүр жашарат.

Сөргий түшәм күч кошулуп,
Чарчаганым билинбей.
Мынча ширин бала дөгөн,
Бак-таалайды тартуулап.

«ЖУГУНДУ БЕРБЕЙ КОЙДУРАМ»

Ак төш күчүк нары тур,
Алдаштырба эркөлөп.
Колумдагы нанымды,
Көрүп калдың ээ жәйм дөп.

Качып кетем мынаке,
Бербейм сага жеткирбейм.
Дөп Баястан баратты,
Үйдү көздөй ашыгып.
Кийип алган бутуна,
Апасынын голошун.
Көтөрө албай чалынып,
Наны ыргыды колунан.

Чуркап барып күчүгү,
Ыргып көткөн нанды жөп.
Шыйпаңдатып куйругун,
Басып кетти ал тиктөп.

Тура калып ордунан,
Оозун карап күчүктүн.
Чыбыгы мөнөн ургулап,
Күчүгү мөнөн урушат.
Апама айтып сениби,
Жугунду бербей койдурام.

АЙБОЛ, АЙДОСКО

Укканда элжирейсин,
Эзиздер тили ширин.
Алдындан тосуп чыгат,
Дагы келдинби.
Дили сүйүп, төңир бөргөн,
Эзиздөрим.

Бийлейт Айбол, ырдайт Айдос,
Көтөрүлүп көңүл, жазылат чөр.
Жүгүнүшөт биринен бири өтүп,
Чапкыла кол, эмнө турасың.
Тили ширин, тили ширин,
Эгиздерим Алла бергөн.

Кучакташып, бөлө жешип,
Издеп турат бири-бирин.
Жакпаса оюндары,
Алыстан кыйкырышат,
Кыйынсыңбы?

Аста-аста жакындашып,
Калышат жулкулдашып,
Ээй, ээй, тентектерим,
Өмүр берсинг, ақыл берсинг,
Кудайдан тилөгеним.
Кылъына магдырайсың,
Көжирлөнсе жалдырайсың.
Ыйлаганда соорото албай,
Айлан көтөт, шалдырайсың.
Күлүп койсо сени карап,
Баары жуулат, унут болот,
Эгиздерим жалынасың.

«НЕБИРЕМДИН ТИЛЕГИ»

Машинасын сүйрөп алып,
Ойноп жатат Баястан.
Жардын бетин түздөп алган,
Менин жолум карасаң.

Жыгачтан чаап төмөр кадап,
Жасап Жоомарт тагасы.

Арча аралап балонуна,
Жасап берген карачы.

Машинасын буу-буу айдап,
Топуракты толтуруп.
Самаспал дөп түшүрөт ал,
Чаң бызгытып сапырып.

Чоңойгондо шофөр болом,
Айдайм уваз машина.
Таятамы олтургузам,
Апам болот жанымда.

Аста айда аңдан дәңдөн,
Каламынбы анда мөн.
Эстүү болчу калбайсыз да,
Кайра эле тез келем.
Бир убакта аста басып,
Колун алышпартына.
Күнөөлүүдөй жал-жал карап,
Айта албай жалтактап.
Эмнө болду?
-Балам сага!
Оңдоюн дөп балондорун,
Алышп алсам чыгарып.
Салсам кайра болбой койду.
Жаман тура машина.
Бузулат да
Балондорун чыгарсан!
Ширин таттуу тили мөнөн,
Колун жаңсап
Бөлүп-бөлүп ал сүйлөп.
Азыр оңдоп үйрөнбөсөм,
Кийин билбөй калам да!

Бейбаш болсоң тилди албай
Кантип мени багасын?

Мен да билбейм көзүм жетпейт,
Уbaraға саласың.

Атама айтып бузулбаган,
Чоң-чоң камаз алдырам.
Көөп-көөп конфет жүктөп алып,
Жейсиз шириң мен багам.

Отун жарып ат сугарып,
Минип алып жыгылбайм.
Көрөсүңгө ыйлабайм,
Тилинди алам
Койду тосом кайтарам.

Анда айтат Наки қызыым,
Баястандан чоңураак.
Нанды жабам манты түйүп,
Экөөнөрдү мен багам.

Дары берем соорутпаймын,
Жесөң башың басылат.
Догдур болом чоңойгондо,
Мынтип, сумка асынам.

Жетине албай мен ыраазы,
Небирелер тилине.
Тилегиндөн айланайын,
Эсөн-аман єскүлө.

Кабыл болуп тилөгиңер,
Алла өзү колдосун.
Орундалып максатынар,
Заманаңар тынч болсун.

«БАЛА ОЮНУ НАК ТУРМУШ»

Бала оюнун карап турсаң,
Өзүнчө эле ырахат.
Аралашып сүңгип кирип,
Аны карап отурсаң.

Там түбүнө кыдырата,
Алачыкты тигишкөн.
Бири энө бири ата,
Атап алган бир-бирдөн.

Кыздар болсо жалбырактан,
Жууркан жыйып каат, каат.
Ылайыктап таштан ийдиш,
Өз алдынча жууп тарап.

Табылғыдан сындырышып,
Ар бир жергө мал кылган.
Койу, уйу әчкиси бар,
Балдары аны кайтарган.

Чыбык атты чыпкырылтып,
Анда бирөө кыйкырат.
Үркүп жатат малдарыбыз,
Карышкыр дөп антаңдал.

Карагыла алаксыбай,
Эне-атасы бүлүнөт.
Көңгөөл куурай асынганы,
Шашып Ата жүгүрөт.

Атып алдым мына кара,
Чоң дүмүрү карышкыр.
Өңөрө албай чыбык атка,
Салбыратып алыптыр.

Балдарыма ысык оокат,
Ууга барам таң заардан.
Айтып койгун балам барып,
Кошунага
Кошо аттансын калбастан.

Нан балтыркан сындырышып,
Жалбырактандастаркон.
Майда туурал кымыздық эт,
Оокат жасап ииишкөн.

Бир бирине айылчылашып,
Кызуу куда болушат.
Кыз чыгарып уул үйлөп,
Той өткөрүп сыйлашат.

Тентек балдар жөн тура албай,
Бузат кызуу оюнду.
Кыз жоолугун жула качып,
Оюн тарап ызы-чуу.
Карап турсаң бул көрүнүш,
Оюн эмес нак турмуш.
Калыптанат көлөчеккө,
Чоң турмушка жол салыш.

Жашоо жолу мунун бары,
Көргөндөрүн бүт жасап.
Даярдануу көлөчеккө,
Жаш кезинен аярлап.
Бала дөбе элес албай,
Сүйлөсөң да абайла.
Кайталайт ал көргөндөрүн,
Ата-энэ эске ал.
Оюндары практика,
Уккандарын жасашат.
Үйдө жашоо кандай болсо,
Ошо бойдон из салат.

Ата-энөнин тарбиясы,
Бала үчүн тактика.
Эмнө үйрөнсө турмушунда,
Так ошондой чыйыр салат.

«ТИЛИ ШИРИН»

Бек кучктап улам таптап,
Уктата албай куурчагын.
Ойготосуң накалаак (наарааак) дөп,
Наргиза ойнотай куурчагын.

Калак дөп айтат кулагын,
Тили ширин чулдурап.
Жытаасаң кумар кандырат,
Жыты сонун буркурап.

Тили ширин тили ширин,
Элжиреймин балкыймын.
Элдин кызы дили таза,
Болуп чоңой алтынным.

Ата энөң маңдайында,
Болсун дайым неберем.
Эркин ескүн тынчтык болуп,
Кубанычтын
Нуру өчпөй жүзүндөн.

СЫЙ КӨРӨЛҮ

Сен менин
Жарым болуп кастанлаган,
Жашоомдо
Дем-күч болдуң ардактаган.

Баланын сыйын биргө көрөлүчү,
Дайыма дасторкондо урматталган.
Жароокер
Жарым болдуң колдоп жүргөн,
Кулпуртуп
Боңк болдуң ажар ачкан.
Жашонун ырахатын төң көрөлү,
Кыз-күйөө чайын сунуп ардактаган.

Жарк этип күйгөн шам болуп,
Жашого адам бир көлөт.
Татыктуу ата бололу
Небере сүйү жетелөп.
Сүймөнчүк энө бололу
Балдарды сүйүп бөпөлөп.

СЫЙМЫКТАНАМ

Бактыбегим дөнөмдөги
Жүрүп турган канысың.
Жашоо улап согуп турган,
Жүрөгүмсүң Жоомартым.
Өбөк-жөлөк ар убакта,
Кыздарым мага дарысың.

Жашоомо
Рахатты тартуулаган,
Күч кубатым, тирегим.
Сыймыктанам силер менен
Дөн соолук, өмүр тилеймин.



ТҮРКҮГҮ БОЛ ҮЙҮМДҮН (*Бактыбөгиме*)

Сүйүнүчүм ичке батпай,
Токтоно албай эргидим.
Энэ максаты, энэ тилеги,
Орундалып күн бүгүн.
Куттуу болсун, тоюңар,
Балдарым бакыт тилейм.

Ырысъы чачып, Умай энө,
Отуңар эч өчпөсүн.
Кол кармашып, түбөлүккө,
Ынтымак, өмүр берсин.
Үйүңөргө кут консун,
Киреше кирип күнүгө.

Жарың сени сыйлап өтсүн,
Өмүр бою кадырлап.
Үйүңө күлкү толсун,
Бала ойносун жаркылдап.
Эркелетип бала сүйгүн,
Уулум, багың ачылсын.
Көрүп туруп мен да кошо,
Бешигине термөлөйин бакыттын.

Бир-бириңди сыйлоо болсун,
Жашоо дөгөн, урмат мөнөн сыйдыкы.
Бакыт дөгөн көңүлүн таап,
Кадырлашуу бир-бирин.
Ата сыйла, энэ сыйла,
Иниң сени туу тутсун.
Эжөң болсун көңөшчин,
Карындашиң акыл сурап,
Түркүгү бол үйүмдүн.
Эриш-аркак, аял-эркөк,
Бузулгус чөп, коргон болуп,
Коргоп турсун бир-бирин.

ЖООМАРТ БАЛАМА

Толкундал, эмне дээрди билбей турам,
Күбөмүн тоюңа Жоомарт балам.
Тилегим ушул болчу аткарылды,
Мөймандар күш көлиптири мына-мына.
Жык-жыйма залдын ичи шаңдуу құлқұ,
Музыка жаңырып дүкү-дүкү,
Бийлөгиле, бийлөгиле, чөр жазғыла.

Бактылуумун, көнжемин тою бүгүн,
Кудалар күш көлипсиздер!
Шылтоо болуп, балдар
Кудай кошкон куда болдук
Ынтымак бүрдөп,
Сый үстүндө жүрөлү, гүлдөп
Сүйүнчүн төң бөлөлү,
Сый урматын өмүр берсе,
Төң көрөлү.
Туугандарым, эже-синди, инилерим,
Жөлөк таяк колдоочум алар менин.
Күбөсүңөр бүгүнкү тойго биздин
Күш көлипсиздер
Жаңырсын жакшы тилемтер,
Музыка коштоп турсун
Кошуулгула оюнга бәбөктөр.

Агасы мейман сыйлап,
Эже жәздеси коштоп,
Сүйүнчүтөрү жүзүнө батпай,
Чарк айланып, жалынып,
Инисине канат бутак
Жакшылық тилем,
Балдарым силерге да чоң-чоң раҳмат.

Дос жар карындаш урук,
Жакшы тилем кылып,

Колдодуңар рахмат
Элим эсөн болсун
Силерди да жакшы-жакшы,
Ийгиликтер коштосун.

Келиним көшөгөң көгерсүн,
Биздин үйгө сени менөн.
Кызыры кошо кирсинг жылоолоп,
Алла Таала багың берсинг.
Ырыс берсинг, байлык берсинг,
Ынтымак жашоо берсинг.
Кожо болуп колдоочуң бала берсинг,
Айтылган ак баталар сиперге тийсин, оомийн.

ҚЫЗДАРЫМА

Кагылайын, қыздарым, каректерим,
Сыймыгым, кубанычым, мәдерлерим.
Сырдашым, чер жазышаар,
Кадырымды билер менин.

Розадай ачылып бүрдөгүлө,
Бажырайып өрүктөй гүлдөгүлө.
Алган жардан сый көрүп, кадырлашып,
Уул қыздын урматына бөлөнгүлө.

Кайын журтка кадырыңар сицип турсун,
Жолун тосуп күлкү менөн тосуп чыккын.
Дасторкон дүйүм тамга толуп турса,
Алардын алкышынан көгөрөсүң.

Төң көргүн төркүн менөн кайын журтту
Мен укпайын эч качан каакар көпти.
Жакшы сөздөр арналса сиперге дайым
Энэ атанаң орундалганды тилеги.
Анда ата-энэ күн сайын жашарат,
Албырып балдарынын сүйүүсүнө.

Жөтө билсөң алган жардын кадырына,
Өзүңдү, ата-эненди сый күтөөр күнүгө.

КЕЛИНДЕРИМ

Бейтөйгөн татынакай көлиндерим,
Силөрден урмат сыйды мөн көрөйүн.
Апалап чайын сунуп, төшөк салса,
Жүрөк жылып, мәэrim төгүп элжиреймин.

Тагдыр кошуп мөнин балам болдуңар
Кеңешчим көмтигимди толуктаар
Өмүр бою сый үстүндө жүрөлү,
Үйгө силер ырыс чачып толтура.
Турмуштун арабасын бирге сүйрөп,
Болгула балдарыма өбөк-жөлөк.
Ынтымакты түптөгөн аял болот,
Үйүнөргө кут консун кудайым колдоп.

Көлиндерим, үйүмдүн кутусуңар,
Өчпөсүн бийик күйсүн отуңар.
Ынтымакты бекем сактап
Болгула дайым мага тирек.
Бекем карман учурбай бакыт күшүн
Алганыңар силөргө мәэrim төгүп турсун.

НАРИСТЕМ

Сыймыктанам сени мөнөн,
Садагам наристем.
Талпынып умтулсаң сен,
Сөз таба албай алкаарга,
Ээрип кетем.
Бала ширин, кымбатым сен,
Айланайын наристем.

Ээрчисөң колду сунуп,
Отуз эки тамырым баары ийип,
Денем жибип, от болуп,
Күйүп кетем.

Жытың сонун жытtagанда,
Бүт денени аралап,
Күч-кубатты, кубанычты тартуулап.
Сергийсің, көшүлүп магдырайсың,
Өмүрлүү бол, наристем.

БЕРЧИ МАГА НЕБЕРЕМДИ

Берчи мага Мухаммәд Умарымды
Жыттайын бетинен.
Бүлбүлдөп калган
Өмүрдүн шамы
Дем болуп алоолоп күйсүн
Анын дәми менен.

Берчи мага неберемди
Эркелетип эзилеин.
Солгундаган өмүр шамы
Жалындап улуу күйсүн,
Жашарайын он-он жылга
Жыты менен
Сергитип көңүлүмдү.

Берчи мага неберемди,
Күлкүсү менен жарк эткен.
Кубат алып, канат байлайм,
Өчүрбей ата атын
Тукум улар неберем
Сыймыктанам сени менен

Берчи мага неберемди
Мен жыттайын,

Карылыктын
Гүгүмдөңгөн туманын кууп,
Шаттыкты, рахатты
Мага берсин.
Эркелетип элжирейин

Ақыл айтып аң-сөзимди ойготкон,
Бешик ыргап эркелетип чоңойткон.
Бешенене ата-әне бир келет,
Кадырына жеткиниң сен чоңойсоң.

Эркетайым, эркелечи, неберем,
Жарп жазылат
Кылышына мән күлөм.
Сөнин атан, так өзүндөй күч болуп
Көңүл чексө аны кууп көтирип,
Сергитчу магдыратып жыты мәнен.

КУЛУН АТА

Корумдан ағып чыгат суулар чыркап,
Аяғы дайра болуп жылжып агат.
Жәэгинде тал төреги коргон болуп,
Кайындар курчап турат жоокер сымак.

Токойдо булбул сайрап безеленет,
Ар түстө ыргалышып гүлдөр жайнап.
Балығы туйлап ойноп көк иримдө,
Кооздугун карап турсаң Кулун Ата.
Жомоктоту бейиштин өзҮ эле

Мәлмилдеп көз жетпестен Башкы көлдө.
Ак куулар сүзүп ойноп,
Аркар кулжа мекендеп.
Кийиги кароол карап,
Зоосуна әчки тұнөп.

Башкы көлгө атаандаш Орто көлү
Шарпылдап, толкун уруп жәэккө бери
Бул көлдөр, жааралғансып кооздук үчүн
Сыймықтанып, жашап көлет Көңдүк эли.

Тыңшачы, күңүрөнүп кабырлары,
Кишинеп назик үндүү кулундары.
Төө боздоп, азан айтып,
Үн угулат зоокасы кош жаңырык.
Таң калтырып адамдарды

Тигине
Жети булак мазар булак.
Даңазасы алыс кеткен,
Сыйынышып ата бабам
Кулун Ата ыйык дөлген.

Жети кудук жети жерде,
Бир биринен алыс турат.
Толукталат кайсы суудан,
Үйыктыгы мында турат.

Сыйынып барган адам,
Кол салышып бир бирден.
Тегереги шагыл корум,
Акпайт соолбойт
Үйык да анан.

Жети булак мазар булак,
Жаратылыш тартуулаган.
Төлгөө қылышып сыйынышат,
Бала тилеп андан адам.



АЛА-ТООМ

Эркиндиктін желеги желбіреген,
Сыймықтанам кыргыз деген элим менен.
Эзелтедөн ата-бабам мекендеген,
Туулган жерим АЛА-ТООМ Тәңир әнчилеген.

Дилимे сиңип бүткөн эне тилим,
Ыйманым, аруулугум, ыйык диним.
Келечек әэлерин сугарууга,
Дәңиздин төреңиндөй бар илимим.

Билимим, ардактаган бар кесибим
Ал үчүн отко түштүм дайра кечтим.
Мугалим дүйнө жүзүн мөл булактай
Сугарат адамдыка дөп айткым көлөт менин.

«КӨНДҮГҮМ»

Сууларың тунук көк кашка
Ыргалып желге токоюң
Абаңды жутуп таптаза.
Көңүлү сергип көргөндүн.

Коктуңда мөл булагың жылжып ағып,
Булбулу үн кубултуп сайрап турат.
Кекилик чилдер учуп туш тарапка,
Тоолордо улар сайрап күүсүн чалат.

Ак карлуу
Чокуларың асман тирөп,
Кийиги адам көрсө кылак этет.
Шаңшыса бүркүт сайрап,
Бабырган анын үнүн улап кетет.
Сұктанам Көндүгүм сыймықтанам,
Ар дайым сөни менен.

«САКТАЙЛЫ ЖАРАТЫЛЫШ БАЙЛЫКТАРЫН»

Жыты аңқып, түркүн чөптөр,
Суктанып карап турам.
Карачы кандай кооз бул көрүнүш,
Табият тартуулаган мага сага.

Карагай арчалары көктү тирөп,
Жер жайнап гүлдөр башын ийет.
Бүлүнтүп ыксыз кыйып жакырлантпай,
Сактап калгын
Кандай сонун бул көрөмөт.
Ала-Тоом бүркүт шаңышп улар сайрап,
Аскаңды аркар кийик мекендегөн.
Тарт колду
Аңдып барып мылтык сунба,
Коргойлу ач көз сараң мителөрдөн.

Сууларың шылдыр ағып тунук кашка,
Балыгы чабак уруп ала сала.
Сактайлы жаратылыш байлыктарын.
Тукум курут кылбайлы торду салба.

Зоокаңда ак көгүчкөн уча бөрсин,
Талықпай алыс, алыс канат көрсүн.
Достуктун ырын ырдап ар өлкөгө,
Тынчтыктын символу боло бөрсүн..

«НООРУЗ»

Нооруз айы күн мөнөн түн туташкан,
Жаз майрамы элдик майрам эзелки.
Табияттын тиричилиги башталат,
Амал кирип жер энеге кайрадан.
Ата-бабам жандануунун башаты,
Жаңы жыл дөп бөлгилөгөн Ноорузду.

Көчөлөрдө айдан ачык талаада,
Дасторконун толтурушуп даамга.

Өндүрүүшкөн сүмөлөктүн майсасын,
Дан уругу жети даам кошулган.
Кабар берген жакшы өссө майсасы,
Түшүмүнөн жылдын жакшы жагынан.

Ак элөчек чоң энелер балпайган
Ысырыктап арча түтөп аластап
Үмүт мөнөн кайнатылган сүмөлөк
Бийлөп, ырдап баары айтып ак тилөк.

«КОРГОП КАЛУУ ПАРЗЫБЫЗ»

Биз бала элек,
Бекинбечек ойногон.
Көк шиберге
Чалынчуу элек,
Эч оюнга тойбогон.

Ат кулагы бой тирөшип,
Тулаңдары жайнаган.
Жайллоо кайда айткылачы,
Шиберлери булаган.

Ат бастырса тоскоол болчу,
Бийик өсүп чөптөрү.
Издесөң да таба албайсың,
Көк шиберлүү көктөмдү.

Ал шибердин ордуна азыр,
Ийрилишет ар кыл жол.
Сансыз малдын түктары,
Салган бейим түркүн жол.

Ыңы мөнөн пайдаланып,
Сактайлычы баарыбыз.
Жакырлантпай жер энени,
Коргоп калуу парзыбыз.

«ТИРҮҮЛҮКТҮН ҮЗҮРҮ»

Чоң ойдунга боз үй тигип,
Конушуптур кыркалай.
Булуттардын үзүмүндөй,
Аппак болуп үзүгү.

Түндүгүнөн түтүн булап,
Нан жыттанып буркурап.
Таңдан көчкө кыймыл бүтпөйт,
Тирүүлүктүн түйшүгү.

Эшик алды ийик ийрип,
Серөп салып өткөнгө.
Үйдүн куту берекелүү,
Насаатчысы чоң энө.

Суу көтөрүп келин баса,
Күмүш чачпак чайкалып.
Шырык этип чөлөк үнү,
Шаау-шаау бээ саап.

Жылаңайлак балдар чуркап,
Көгөөн тутуп ызы-чуу.
Верталет дөп учурушат,
Жипти байлап куйруктуу.

Мактанышат улам бири,
Бийик учту кимдики.
Келте мурун Алмаз айтат,
Анна, анна меники.
Кара булут жылып көлип,

Күндүн бетин чүмкөдү.
Тарс-турс этип күн күркүрөп,
Өткүн өтүп
Арық арық суу акты.

Бармактайдай мөндүр түштү,
Таң калтырып балдарды.
Кулактары тыз дей түшүп,
Ага балдар карайбы?

Терип жөшип жөргө түшкөн,
Мөндүрлөрдү утуру.
Ким чыдамдуу башыңды тос,
Чуркап чыгып утуру.
Мал ичинөн чебелектеп,
Эчки тура жалакай.
Мөндүр түшсө майрап чуркап,
Жар түбүнө жашынат.

Жааган жанды тоготпостон,
Жайытында кой турат.
Көк шиберди карт-корт чайнап,
Көпшөп коюп жайма жай.

Жөлөдөги кулун туйлап,
Чыйрыккандан кишенөп.
Соорусун бээ жаанга тосуп,
Төгеренип утуру.

Күн сүрүлүп көпкөк асман,
Булут көтип күн чыкты.
Жайкы жаан бала сымал,
Ыйлап кайра басылды.
Сайгак тийип уйлар чуркап,
Торпок кошо жарышып.
Кызуу эмгек саан башталат,
Тирүүлүктүн үзүрү.
Жүрөк токтоп калгычакты,
Бул жашоонун түйшүгү.

«КЫРГЫЗ ЭЛИМ»

Кыргыз элим нечен-нечен жолду баскан,
Кыя жол, тайгак бел ашуу ашкан.
Оор турмуш мүңкүрөтүп бөлдөн басып,
Жокчулук муун жүүнүн калтыраткан.

Байларга нечен кыргыз малай болуп,
Аргасыз айла таппай алам уруп.
Көз жашын буркуратып кызын сатты,
Амалы жан сактоо муңга баты.
Октябрь таңы чачып жарық кирди,
Эркинсүң дөп, укугун кошо берди.
Кошуулуп ар бир улут бир максатта,
Көкөлөтүп кызыл тууну желбиретти.

«ЖАЙЛОО КӨРКҮ»

Жер бетине
Килем төшөп койгондой,
Гүлдер жайнап
Бажырайып кулпурат.
Сыдырым жел
Согуп турса төңселишип,
Жүгүнгөн
Жаш көлиндөй башын ийип.

Астра, Кызгалдак бар,
Ажайып
Конгуроо гүл ак сарысы.
Рахатка
Батасын, карап туруп,
Атайлап
Эгип койгон аллеядай.

Булак үнү
Шылдырап музыкадай,

Тыңшасаң
Миң кубулжуп күү угулат.
Кошулуп
Аяк жагы дайра болуп,
Аскадан
Боюн таштап ал шаркырап.

Күмүш нур
Чагылышып чокусунан,
Ала-Тоо
Ак мөңгүлүү көктү тирөп.
Суктанып
Кумарың эч таркабайт,
Жыпар жыт
Аңқып турат бойду жирөп.
Ак сакалын
Жайкалтып карыялар
Өткөндөрдөн
Кеп салып дәңдө отурат
Ийилип
Жигиттери кымыз ташып
Жайлоонун
Көркү сонун эх көрөмет

Бээ саашып көлиндери,
Жүгүрүп
Балдар жүрөт кулун байлап.
Үкү топу
Кыздары шарактاشып,
Ак элечек
Энелөр бөшик ыргап.



АК БУЛУТ

Булут, булут, аппак булут,
Жылат алга шашылат.
Ар түрлүү түргө келип,
Куушуп жөнөйт
Биринөн бири ашыгат.

Бирдө окшоп алгыр күшкә,
Катар учкан каркыра,
Көк дөңизде сүзгөн көмө,
Сырдуу дүйнө өзү эле,

Өркөч-өркөч тоо башына,
Жыйылышат топтолушат.
Курушабы жыйын анда
Көпкө калкып токтолот

Ала-Тоонун чокулары,
Борборубу алардын.
Эс алчу жайыбы же,
Чөр жазышар алаксып.
Сынга алышып кээ бирлерин,
Талкуу көпкө болобу,
Уйгу-туйгу ачуулуубу,
Нары –бөри удургуп.

Карап туруп түрмөктөрдү,
Аласың сөн рахат.
Канат байлап учкүм көлөт,
Аралашып ак булутту аралап.
Кабак бүркөп чарт-чурт этип.
Добулбасын ургулап.
Келишө албай алар дагы,
Өз алдынча урушабы.
Күркүрөктөр улам күчөп,
Учкун учуп тарс-тарс

Адилет күн күбө болчу.
Ак карасын сөн талдап,
Баарың сүрүп жаркыраган нуруң чач.

ЖАРАТЫЛЫШ КООЗДУГУ

Жаратылыш кооздугуна,
Карап туруп суктанам.
Аңыз кылып ата-бабам,
Үйрга салган, күүгө салган.
Сырын чечип түгөтө алғыс,
Чындал элө бүтпөс жомок
Купуя сыр катылган.

Күүсүн чертип шылдыр булак,
Зоо жаңырып коштоп турат.
Сыдым жел жүрүп кетсе,
Үргалашып гүлдөр бийлейт.
Музыканын ыргактарын
үйрөнгөнбү андан адам,
Жаратылышт сырларынан.

Күн батарда сары кызыл түскө келип,
Жер бетине чачыратып алтын түсүн.
Укмуштай кооздук каптап элжирейсин,
Кандай сулуу, айланайын, мөнин жерим!

ӨЗ ЖЕРИНДИ БАПЕСТЕ

Күнүң да тоондон чыгып, тоого батат,
Жүрөккө жылуулук уялап.
Аркар, кулжа аралап, адырларын,
Ала-Тоом сөндөй жер кайда.

Кыргыз эл – жоокөр эл,
Тоодо туулуп, тоодо өскөн.

Бешик болуп, тоо ыргап,
Эркелетип атыр жели бөттөн сылап.

Береке бар койнуң толо,
Жан жаныбар уялап.
Жапайы мәмә-жәмиш,
Кадам сайын салаалап,
Кыргыз жери тиругулөрдүн бөйиши
Барктай билсө, кылдат карап.

Касиеттүү кыргыз жери,
Мазарга бай ыйык жер.
Арча, кайың дары чөптер,
Көнен өскөн көздешет.
Кас душманга аралатпай,
Өз жеринди балесте.

Ак мөңгүң такыр ээрибей,
Ак чокуң турат көбелбей.
Кылымдан кылым өтсө да,
Кыргыздын жери көбелбей.

Бетеген толо ар түр мал,
Бейиши сөнсүң кыргыздын.
Өрүшүң толо жылкыга,
Өзөгү сөнсүң кыргыздын.
Жан дүйнө оту сөндө,
Жанып турсун жүрөгүңдө.
Эл жөр үчүн алоолонуп,
Сатпайлыш кыргыз жерди
Туулган жөр дөп коргоп көлген,
Ата-бабаң жанын кыйып,
Сактагын сөн.

МЕН САГЫНАМ

Тұндуғунөн тұн ичинде жылдыз санап,
Жымыңдап жылдыз жаңып, көпкөк асман,
Боз үйде балалық кыял менен,
Канат байлап жер кезип, көккө учам.
Көздерим түшкө кирет, мән сагынам.

Жыты аңқып, кийик оттун жыты бур дәп,
Жылқылар карт-карт чайнап көк шибәрди.
Тыңшап жатып уктап калган,
Балалыгым калган жәрди сагынам.

Таңқы шоокум чулдурап, торгой сайрап,
Таңқы уйку турғуң көлбей, сен ныксырап,
Үй мөөрөп, жайыттан жылқы көлип,
Карматпай кулун туйлап, улам чуркап.
Кошо чуркап алдын тоскон күндөрүмдү сагынам.

ЭМГЕК МЕНЕН ЖЕТЕСИН

Жаш кезинң баатыр мүнәз тайманбай,
Албуут кирген ташкындаған дайрадай.
Элге арна жаштығынды, элин үчүн кызмат қыл,
Элин үчүн кызмат қылсаң жарық жүзүң,
Шайдоотсуң сен жалтанбай.

Жаш кезинде шымаланып, әргүү болот өзүндө,
Тоскоолдуқту тоготпостон.
Анткени жаштық деген шық үндөп,
Бұтуресүң ойлогонду бир күнде.

Келечекке умтуласың күн сайын,
Жаңы ойлор, жаңы ийгилик пландар.
Бир-биринә жуурулушуп шаштырып,
Үлгүре албай калчудай дәэлигип,
Кайрат күчүң толуп турат.

Абайлагын, азгырылба,
Жөңил оокат байлыкка.
Эмгек мөнөн жетесиң сен,
Алкыш мөнөн сыйлыкка.

ЧЫМЫЛДАК

Үйык дөп мазар атапып,
Нарзан суу аккан Чымылдак.
Өңү агыш айрандай,
Чертип турат чымылдап.

Ичсөң кайра кекиртип,
Сиңип турат дөнөгө.
Даамы тукум сыйктуу,
Дарылыгы эң күчтүү.

Денедеги жараны,
Жуусаң көтөт жок болот.
Ички аппарат ашказан,
Баардыгына эм болот.

Өзүндөгү байлыктын,
Баркына жетпей адамдар.
Алысты самайт курорт дөп,
Барактайлы элим барктайлы.

Курортубуз көлгин дөп,
Өзүбүздө турбайбы.
Жарыялап таанытып,
Дарылыгын баалайлы.

Корукка алып тепсөтпей,
Табият берген энчилеп.
Үйыктыгын сактайлы,
Сактайлы элим сактайлы.

«ЭСТЕН КЕТПЕЙТ»

Кереге таш сенде калды,
Балалыгым жаштыгым.
Куурчак ойноп үңкүрүңдө,
Ээлөп алып бир-бирдөн.

Жылаңайлак издер калды,
Кумдарыңда тапталып.
Кубалашып жетип ал дөп,
Чөңөр тилип буттарды.

Токоюңан отун төрип,
Суу жәэгинде топ ойноп.
Топташ ойноп жәңилгөнин,
Таттуу алып бергин дөп.
Өрдөштөгү тунук булак,
Ыйык делип сыйынып.
Бир түп ескөн талыңа биз,
Байлачуубуз чүпүрөк.

Анан гана суудан жутуп,
Туурачубуз чоңдорду.
Айткандары улуулардын,
Дилибизгө бүт сиңип.
Ыйыкпыш же ишеничпи,
Жууса жара айыгып.
Табийгаттын сыр дүйнөсү,
Туулган жөрдө көп эле.

Аркы-төрки суну кечип,
Какшаса да бутубуз.
Төшүндөгү чүкүрүгө,
Дөм албастан чыкчуубуз.

Мен көрдүм дөп ээлөп алып,
Тээ алыста ышкынды.

Өрөпкүлөп алга умтулган,
Нечөн нөчөн күн өттү.
Көз алдымда унутпаймын,
Киндик кан тамган жер сени.

ЭСТЕСИНЦЕР

Эске түшсө курбуларым,
Ойлорго жанчыланып, алдастайм.
Элесиңер көз алдыда
Жаркылдап күлгөнүңөр,
Чакырып ыймандыкка
Сезимдерин ойготуп бөбөктөрдүн.

Бирге иштөп, бирге жүргөн,
Курдаштар элестелет.
Экрандай тизмектешип,
Көз алдыда бир-бирдөн,
Шаңқылдап күлгөнү Ирсалаттын,
Токтоо мүнөз Суусардын.

Класска кирээр замат отурбастан,
Өзү окуткан каармандын
Ток этөр жерин айт деп,
Шартылдап басып турат,
Элестөри Питанын (Абдимиталип)

Куйкум сөзү кулагыма,
Жаңыргансып ар дайым.
Кәэде ачуулуу зиркилдөмө
Куланчынын кыялдары.

Калыптантып жазганга,
Жомок айтып шыктандырган.
Адеп мөнөн ыйманга
Шааркан турчу күнү-түнү
Дитин коюп балдарга.

Кеттиңер катар-катар,
Келгис жайга кубалаша.
Кантели адам алсыз,
Айласыздан айрылмай
Ажал мөнөн кармаша албай.

ЭСКЕ САЛЫП ЖАШТЫҚТЫ

Жамғыр жамғыр
Эске салып жаштықты,
Кытығылап тамчылары эркелеп.
Кыялымда
Жамғыр мөнөн жарышып,
Жүгүрчүүдөй алга карай энтөлөп.

Жаш өөдөлөп дөнөң оорлоп калганын,
Жамғыр жамғыр көңүлүүңөн чыгарып.
Чаба жаап беттен сүйүп аймалап,
Жаштык көздин бир үзүмүн кайталап.

Ойноор элек
Жеткиниң дөп кубалап,
Жаштык дөми суу болгонго карабай.
Жамғыр сөнин
Жасалганды бузса да,
Сулуу болуп
Жылдызың жанып жаркылдап.

АЛАС АЛАС (2011-жыл)

Алас алас арбалаадан калас,
Ата бабам колдогон
Умай энө жолдогон алас.

Жакшы тилөк
Байлык келсин,
Тынчтык болуп
Элибизде ар дайым.
Күлкү кетпей
бөбектөрдүн жүзүнөн,
Жүк болгон ыптыр сыптыр,
Эски жыл мөнөн кошо
Сапырылып бүт кетсин.

Алас алас ар баләэдан калас,
Күн мөнөн ай төңелип.
Жер бети бүт көгөрүп,
Жандануунун жаңы айы.
Жаңы жыл көлди
Жакшылыкты алып келсин,
Алас, алас жамандык баары кетсин.

Эл бузарлар ойлодунбу эл журтту,
Кыргызымдын бүтүндүгүн.
Бөлбөгүнүң сага айтам,
Бөлүнбөйлү ыдырабай.
Көтөрөлү элдин жүгүн,
Ой максатты бир тутуп
Ынтымак деп бир туруп.

Урааныбыз ушул болсун,
Ынтымакты түптөйлү.
Алга карай өлкө үчүн,
Бирге кадам шилтейли.
Уруу бөлбөй, улут болуп,
Кыргызмын дөп жашайлы.
Алас алас жамандык бүт кетсин,
Жакшылык кууп жетсин.
Молчулук токчулук,
Түшүмдүү жыл болсун.

Ар бир үйгө кут консун,
Коломтонун оту өчпөй.
Бийик-бийик алоолонсун,
Жакшылыктын жылы болсун.
Алас алас ар баләэдән калас,
Тилөктөр орундалсын.

«ЭСКЕ САЛЧЫ ӨТКӨНДҮ»

Кыргыз элим
Эске салчы өткөндү,
Качан кыргыз
Ыйманын сатчу эле.
Качан кыргыз
Өз баласын бакпастан,
Көчө жолго
Таштай салып качуу эле.

Бул көрүнүш
Ойлондурат ойго салат,
Эмнөликтөн
Төрс көрүнүш өсүп барат.
Дилибизди
Кара булут аралап,
Акча табуу
Тез баюу жалгыз максат.

Күндөн күнгө күчөп,
Адамдардын ач көздүгү арбып.
Пейли таарып
Алдым жуттумдар көбөйдү,
Бул заманыбыздын көйгөйү.

Көрө албастык ичи таардык,
Кара мүртөз мыкаачылык.

Бут тосуу бири-бирине,
Жик бөлүп эки-экиге.

Айткылачы
Жок болсо да колубузда,
Дастарконду көнөн жайып.
Барбызызды ортого салып,
Берекелүү калк элек.

Оо адамдар
Эсинө кел,
Үйманыңды таза сакта.
Тазарталы дилибизди,
Абийринди сактап кал.
Сатпа, сатпа элди жерди,
Кыргыз элим сактап кал!!!

«КУРОРТТОН ЭЧ КЕМ ЭМЕС»

Кара Туума жайлоосу,
Белес, белес бел болот .
Этөк жагы жайылып,
Төтөгөлөп эл конот.
Колоту сайын шаркырап,
Мөлтүр кашка суу агат.
Кымыздан артык жаныбар,
Ичсөң эле кайра жок
Суусунуңду кандырат.

Түмөндөп мал жайылып,
Түгөтө алгыс шибери.
Буралып өсүп түрдүү чөп,
Малдары жатат ныксырап.

Кымызы күчтүү мас кылат,
Улам-улам көкиртип.

Ичкөндөн көөнүң күш кылат,
Тынымсыз бышып ыш коюп
Түйшүк мөнөн жасалат.

Арча четин карагай,
Аралаш өсөт жыш болот.
Эгип койгон немедей,
Гүлдер жайнайт ар түрдүү.
Адамдын көөнү ачылат,
Жыты аңқып буркурап.

Абасы таза жел жүрсө,
Көөдөнүңдү аралап.
Жөңилденип сергийсин,
Көтөрүлүп көңүлүң.
Тулаңы турат жайкалып,
Кулпуруп аппак күмүштөй.

Тыйын чычкан кылт этип,
Тобурчак чагып секирип.
Улары сайрап уйтудап,
Кайберендин мекени.

Бирин-бири чакырып,
Басылбайт үнү кээ күнү.
Бабырганы бакырып,
Бүркүт шаңшып бийиктө.
Түлкүнү көрсө качырып,
Амалдуу түлкү кутулат
Таш түбүнө жашынып.

Чуйкулдап улам суурлары,
Иттердин бүйрүн кызытып.
Күнгөй тескөй кайкышып,
Кекилик учат тынымсыз.

Балапан кууп жаш балдар,
Сөн жоготтуң көрбәй дәп.
Бири бириң урушуп,
Үңкүрүндө Ала гүү.
Гүү, гүү үн салса,
Зоосу кошо жаңырып.

Көгүчкөндүн уясын,
Аңдып барып шок балдар.
Балапанын кармашып,
Сайрап түрдүү чымчыктар.
Карап туруп карачы,
Суктанасын кооздукка.

Улам жулуп төрип жеп,
Солкулдаган ышкынды.
Эс аласың сөргийсин,
Карапы жарпың жазылып.

Бээ саап жылкы тосушуп,
Кызуу кыймыл тынымсыз.
Боз үйдөн түтүн чубалып,
Ыңык куймак буруксуп.

Кыдырата утуру
Кымыз ич дәп чакырып,
Эрикпе келип эс алғын.
Кымыз ичиң чөр жазгын,
Курорттон эч көм эмес
Жайллоо көркүн карачы.



«ЖАЗ КЕЛДИ»

Жашыл түскө курчалып,
Жер бети бүт нурланып.
Жаз келди жерге жан кирип,
Көлгин күштар үн салып.

Кекилик сайрап шакылдап,
Түгөйүн үндөп чакырат.
Улар үнү кубулжуп,
Үн алышып алыстан.
Жандуунун баары кыймылда,
Эки экидөп болушкан.

Жан жаныбар кыймылда,
Жаз келди жаңы тиричилик.
Уя салып канаттуу,
Тал төрек бүрдөп кулпуруп.

Өрүк гүлдөп ачылып,
Ак сары гүлдөр кулпурат.
Кыналышып кыз жигит,
Күлкүлөрү жаңырат.

Жер бетине көрк кирип,
Жамынып жашыл дукаба.
Айлананьды карасаң,
Сергийт көңүл ачылып.

Булбул сайрап тынымсыз,
Күкүк үнү басылбай.
Суктанам карайм тойбоймун,
Жаз жытына магдырап.

«КЫШКЫ КӨРҮНҮШ»

Нурун чачса күн кылайып,
Айланага күмүш сәэп.
Карап турсаң кышкы карды,
Жылт-жылт этип жымыңдап.
Сергийт көңүл аба таза,
Кандай кооздук көрөмөт.

Карагайлар бой тирешип,
Аппак тонун жамынып.
Чөкте турган жоокерлердей,
Бой тирешип көрилип.

Ак элөчек ороп алган,
Энелердей балпайып.
Жытын чачып арча турат,
Теребелди тазартып.
Ийилишип жаш кайыңдар,
Ыбаа күткөн келиндөй.
Мончок шуру тагып койгон,
Аяз ата эринбей.

Каада күтүп жаш балаты,
Чоюлушат карачы.
Күчкө толгон уланга окшоп,
Токтоо мүнөз салбаттуу.

Чачын өрүп майда-майда,
Бойго жеткөн кыз сыйктуу.
Топу кийип ыргай турат,
Жалаң карга жасанып.
Терек турат боюн түзөп,
Бекем чымыр кайраттуу.
Карагыла кабак чытып,
Аталардай айбаттуу.

Төрөзеге сайма сайып,
Чырыштаптыр кооздоптур.
Оймо-чиймө мин түрлөнтүп,
Ачык жерин койбоптур.

«КАР КӨЧКҮ»

Бурганактап кар тынымсыз,
Борон улуп бетке уруп.
Жөргө түшүп кар бүртүкчө,
Улам-улам улуулап.

Күчөдү кар тынымсыз жаап,
Кадам жөр да көрүнбөй.
Үюлгутуп кар сапырып,
Бороон кошо ышкырып.
Элеп-сабап жаап турат,
Жерге түшкөн кар калың.
Көчкү көтти кырдан анна,
Көтөрө албай өз боюн.

Долу көчкү туш келгенин,
Үзүп булкуп жуулунуп.
Кар тозону көтөрүлүп,
Таштан-ташка урунуп.

Өркөч, өркөч кар көчкүгө,
Колот толду жык жайма.
Сууну бөгөп кырды ашып,
Табияттын күчү да.



ЖҮРӨК ҮЙЛАЙТ

Жүрөк ыйтайт
Көргөндө көчөдөн карыптарды,
Алдына жайып коюп
Садага сураганы майыптыгы.
Эгерде
Алты саны аман болсо,
Жасаар эле
Баардық ишти майыштыра.
Ал деген жараптандан,
Кем болуптур
Болбосо әмнө айыбы.

Көргөндө жүрөк сыздайт,
Өзүн-өзү кем кылганды.
Өз эркине ээ боло албай,
Алдырып аракка акылын.
Чиренген убагында мен-менсингөн,
Аракка алдыrbайым деп ишенген.

Кызык болуп жашоосу,
Чаардаган күндө той мәнөн.
Алкымдан алып арак,
Акырындап алдап аны
Адамдық абийриң алып тынды.

Чиренген баяғы абалы жок,
Кемүлүп топуракта.
Көчө болуп жатканы,
Кек ала болуп бети
Көр коо болуп тынды.

Үй-бүлө бала әмнө,
Эстен чыккан.
Адашкан кудай берген чырайдан,
Өзү мәнөн өзү

Шишени көргөндө жалдырап көзү.
Өмүр бою арактын кулу,
Тунгуюк жолдо шордуу.
Жүрөк ыйлайт
жүрөк сыздайт көргөндө,
Өз укугун унуткан апаларды.
Эне деген ыйыктыгын унуптуп,
Арактын артынан түшкөн.

Келечегин ойлобогон,
Күнүмдүк жыргалдын айынан.
Үйүнүн түндүгү түшкөн,
Абийир ар-намысын көчкөн
Жәңил ой шуркуяларды.

Жүрөк сыздайт
Жүрөк ыйлайт көргөндө,
Эне сүтү оозунан кете элек.
Турмуштун таамын сыйып,
Ал эмнө сөзө элек.
Жаш балдарды
Аракка нык тоюп алып,
Колунда папиросу.
Балит сөздөр мөнөн сөгүнөт тынбай,
Ааламга өзү гана жаралгансып.

Жүрөк ыйлайт жүрөк сыздайт,
Тарбиясы тайкы
Күнөөсүз күнөлүлөрдү көргөндө.
Алган тарбиясын,
Кайталап жаткандарды.
Багыты жок келечекке,
Дейди өскөн көчө таптап
Тарбиясыз өскөн балдар.

Энөнин наамына доо көтирип,
Дөнөсин сатып тирилигин өткөргөн.

Кынык тапкан арам оокатка,
Кыздарыбыз чыкты арадан.
Энөнин ак сүтү урган,
Элине көө жапкан
Эки дүйнө бети кара наадандарды.

ТАҢШЫ КОМУЗ

Таңшы комуз
Таңшыгының,
Илгерки ата баба турмуштарын.
Сайрагын көчмөндүү кыргыз элим,
Ала-Тоо көң өзөндө жашаган.

Күүгө сал жоокөр эл болгондугун,
Жер үчүн көкүрөгүн
Душмандарга тоскондорун.
Таңшыгын тал чөбүн да,
Башкаларга ыраа көрбөй
Жан кыйып коргогун.
Таңшыгын баба салтын ата салтын,
Кылымдан кылымга коротпой.
Кийинкигө улаганың,
Угушсун кийинки муун.
Үйрөнсүн унут кылбай,
Жерибейли эскилик дөп.

Калбайлыш кармана албай,
Жоготуп үрп адатты.
Унут болуп кыргыз элим,
Киргиз болуп биз калбайлыш.

Таңшыгының, таңшыгының
Энөлердин эрктуулугун,
Кыздарынын салтуулугун.
Уул кыздарын тарбиялап,

Нукура кыргыз кылып
Адеп мөнөн өстүргөнүн.

Өчүрбөй ата отун,
Бекем сакта ата журтту.
Сатпагын элди жерди,
Эч качан сатылбагын.
Сактагын салтыңды дөп,
Ар дайым айтып келгендөрин.
Кырчындай кыздар өскөн,
Ак маралдай маңкайып.
Сарамжалдуу ыйбалуу,
Улуулардан кыя өтпөй.

Уят болуп бетинде,
Ыймандуу болуп өскөнүн.
Таңшы комуз күүгө салгын,
Такыба кыргыз кыздарын.

Угушсун эске алсын,
Уул кызыбыз азыркы.
Урпактардан калган бизгө,
Үрп адатты сактап калсын.

Таңшы комуз таңшыгының,
Бүтүн болгон кыргыз эли.
Бөлүнбөйлү ич ара эки экидөн,
Бөлбөйлү элди экигө.

Бүтүн бойdon эл сакталсын,
Түндүк түштүк деген.
Аймак бойdon калсын,
Кыргызбыз биз
Кыргызстандыкбыз дөп аташсын.

Таңшы комуз таңшыгының,
Бүткүл кыргыз күүндин уксун.
Жар салгының сөн таңшыгын,

Тана албайбыз
Чынында коом өзгөрдү.
Жакшы жагын башка өлкөнүн,
Сицирели үйрөнөлү.
Туурабай көргөндөрдү,
Анализдөө синтездөө.
Унутпайлы,
Кыргыз элим кошо жүрсүн.

**ЭЛ ҮЧҮН КЫЗМАТ КЫЛСА
АНАН ШАЙЛА**
(Шайлоо өнөктүгү жөнүндө)

Айтышат эл көзүнө,
Силөрди ойлоп жатам.
Бүтпөгөн нерсөңөрди,
Бүтүрөм жардамдашам.
Силер үчүн жүгүрөм,
Силөр үчүн күйөм.
Зордуктап мени,
Шайлагыла дәйбеймин.

Бирок көзү мыскылдап күлүп турат,
Аңкоосуңар алданасыңар акчага.
Бурч бурчка адамдарын коюп,
Алдындан тосуп акчаны сунат.
Алгын да бул адамды шайла,
Ойлонгун ким күйсө өзү үчүн
Сатылба арагына акчасына.

Кирип кетпе арамдыкка,
Жик бөлбө элди үндө акыйкатка.
Өзүң чеч таразала акыл калча,
Акчага алданбагын абайлагын.
Эл үчүн кызмат кылса анан шайла.
Акча эмес абийир менен сөн шайлагын,
Андайлар түбүн түптөйт өзү үчүн.

Чырылдап чындык турса качып өтөт,
Көрмөксөн көрсө дагы күйбөйт жаны.
Жайнатып арагын жыйып коет,
Алданбагын шайлоочум алданбагын.

ӨТТҮ КҮНДӨР

Балтыркандан мынтык жасап,
Суу чачышып аткылап.
Бекинбечек кайра ойноп,
Улуу чөпкө жашынмак.
Балалык көз таттуу күндөр,
Мезгил сөндө калган тура,
Билинбестен сен уурдап.

Шүүдүрүмдө жылаңайлак,
Көк шиберде жарышып.
Кулун-тайды кубалап,
Кармай албай алышып.
Кымыз жыттуу жай мэзгили,
Калган тура жаштыгымды азгырып.

Сайгак тийип эмген торпок,
Үй менөн төң жарышып.
Кармай албай кошо чуркап күйүгүп
Калган тура, калган тура балалык көз.
Төр менөн кошо ағып,
Белес-бөлес чокуларда
Кымыздыкка жашынып.

Өттү күндөр, өттү мэзгил арадан,
Кубалашып билинбей.
Кайталашып канча мэзгил,
Өтүптур эч сезилбей.
Ичим тыз дөп эстеп турам.
Көз алдымга элестей.

БАЛАЛЫККА БАРГЫМ КЕЛЕТ

Бала көз таптаза тунук булак,
Оюн-күлкү жашоого суктануулар.
Бөлүнүп ата-эненин мээримине.
Уйкуда көшүлүп айткан таңдар
Балалыгым көрөмөт укмуш жомок,
Кайрылып кайрадан тазалыкка,
Балалыкка баргым келет.

Шоферсүң тызылдатып машина айдал
Зымырык күш асманда канат кагат.
Жер шарын бүт кыдырып кыялышында
Космонавт, айга чейин учуп барат.
Бейпил жашоо, таза сулуу
Балалыкка баргым келет.

Окумуштуусун ойлоп тапкан
Архитектор ар түрдүү үйдү салган.
Кум үстүндө чиймелеп
Художник болгуң келет сүрөт тарткан.
Арамдыкка аралашпай, тунук таза,
Мен сага баргым келет балалыкка.

Билбейсин жашонун оош-кыйышын,
Сөзбейсин ачуу-таттуу оомалыгын
Буюктум турмуштун ызгарына,
Алдастап жолун таптай жарды сүздүм
Көз жаштар төгүлүп сала-салаа,
Куулук-калпысы жок тунук жашоо,
Баргым келет балалыкка.



«АЛТЫ КЫЗ»

Өттү күндөр
Өттү жылдар билинбей,
Менде калды
Эстен чыкпай ал күндөр.
Балалық кез
Мөлтүр тунук тамчыдай,
Синип кетти
Кол булгалап ийилбей.

Куса болом ошол күнду сагынып,
Эстегендө кусалыгым артылып.
Көз алдымда алты кыздын элеси,
Дале турат кулагымда
Күлкүлөрү жаңырып.

Бото көздүү оор басырык Арзыкан,
Көргөн жигит таанышууга ашыккан.
Табышмактуу сүйлөгөндө Касиет,
Нечен жигит сүрдөп жүдөп
Сөздөрүнөн адашкан.

Чачын өрүп таштап койсо сүйсалып,
Токтобубү кымча бөли буралып.
Ай жамалдуу Алмакан, Малийке,
Мөлтүр тунук жүздөрүнөн нур тамып.

Талант эле энчилөген нукура,
Комуз чөртип акардион тартканда.
Гүлай кызга жетебиз деп көп жигит,
Далайлары калды бейим арманда.

Ак маралдай маңкайышып алты кыз,
Кайталангыс жаштык көздин көркү эле.
Куушуп ойноп эч ойлонбой анда биз,
Өмүр боюу бөлүнбөстөй туйчуу элек.
Жаңы ачылган Гүлкайырдай,

Бойго жеттик буралып.
Мезгил жеттип учуп көттик,
Туш-туш жакка тарадык.
«Кыз кыроо» дөп айткан сөзгө
Чындық экен ынандык.

Көз алдыда баары, баары,
Эне азыр кадырлуу.
Уул кыздын урматына,
Балкы күндө сый көргүн.
Курбуларым эстесөңөр,
Унутулбайт жаштыгым.

КЕРЕКСИҢЕР

Курбуларым, сыр чечишип ыйыксыңар,
Сыйлашып ак дил мөнөн даам сыйышаар.
Алыс калган жаштык кездин сезимине,
Кайрылтып бир жаңыртып саласыңар.

Айтылып тамашалар куйкум сөздөр,
Нөшөр болуп төгүлсүн ичтеги сыр.
Жакшысын, жаманын баарын талдап,
Жашоого жылуулук бересиңер.

Келсөңөр жарык маанай ой бөлүшүп,
Толкундап көтөрүлүп көңүл сөргип.
Эшиктен силер мөнөн үйүм толо,
Каткырык, күлкүлөр кошо кирип.

Чайналып ойго батып мөн турганда,
Көрексиңер, курбуларым, көрексиңер.
Тарап кетет көңүл чөксө,
Силер мөнөн ой бөлүшсөм.

Арга таппай туталанып,
Сары санаага уйпаланып.

Мөн бушайман тартканда,
Төң бөлүшүп мени мөнөн,
Керексиңер, курбулар, көрексиңер.

Келгиле, курбуларым, сыр төгөлү,
Жок дәбей жарты нанды төң бөлөлү.
Отуруп моокум канып чөр жазышып,
Арт жактан ушак айтпай төң жүрөлү.

«ӨРТ ЭЛЕК»

Өткүр элек жалтанбаган,
Чечкиндүү элек
Жаштыктын нуру жанган.
Тоскоолдукка моюн бербөй,
Тыкан иштеп аткарган.
Жалындаган жаштыгыбыз,
Бир карашта масс кылган.

Жалын элек
Чачыраган учкуну жок,
Өрт элек
Буюктурган түтүнү жок.
Кайраттуу элек тайманбаган,
Анткени
Алга сүрөп жаштык курак.

Мэзгилдер өттү сага баш бербегөн,
Бир сөздү кайталай сөн экидөн.
Жөрмөлөп
Араң барып сөн турасың,
Карылык
Муунга түшүп экилөнгөн.
Жаштыгым
Балдарым дөп дөмиң сууп,
Баяғы кайталанган күндөр мөнөн.

БУЛ ӨМҮР ӨТҮП БАРАТ

Бул өмүр өтүп барат
Кайра келбес,
Неге алсырайсыңар?
Келбес, келбес,
Алыс калды.
Тәэ алыста биздин жаштық,
Саргайган жалбырактай
өңү өчүп.

Келгилө, төргө өткүлө,
Ооз тийгилө даамдан.
Отуруп чер жазалы,
Алыс жакындан.

Эстейличи, отургула кандай әлө,
Каткырыктар тамаша оюн-зооктор.
Баары эскирди,
Унтуулган чөйчөктөй.
Отуралы, курбуларым,
Жакшы күндү,
Өткөндердү эскерип.
Тирилүктө калтырбайлы көңүлдү,
Кечиргилө ашык айтсам
Сыйлашып биз өтөлүк.

Дүйнөң өмүр әмес,
Жетпей жаткан.
Ак пейилдөн,
Ичкилө тартынбастан.

Кан әмес тамырда аккан,
Дүйнөң, акчаң.
Өмүрдү сактап калбас,
Мал дүйнөң түк, эч качан.

Уланталы өмүрдү,
Мээримибизгө гүл өссүн.
Азгырылып дүйнөгө,
Өткөрбөйлү өмүрдү.
Жылдар калды, сүзүлгөн чүпүрөктөй.
Болоор-болбос нерсе үчүн,
Оорутпайлы көңүлдү.

Курбуларым, кыйышпастанар,
Жазгыла чөр.
Алган жар,
Балдар мөнөн,
Тунук таза,
Өткөрөлү өмүрдү.

КОШКУЛА, КУРБУЛАРЫМ (Бешөөнүн элесине)

Мөзгил учат билинбестөн,
Учкун болуп бир жылт эткөн.
Баары, баары артка калды,
Мектеп, балдар, шаңдуу күлкү.
Эргүү мөнөн эмгөктөнгөн,
Табигый күч мыйзам тура.
Катарыбыз суюлууда,
Аргасыздан эске алып
Кайрылгыс ошол күндү.

Гүлкайырдай кулпурчубуз,
Бир сөз айтсак ооздон жулуп.
Эмгөк, күлкү эриш-аркак,
Шакабадан дүкөн куруп.
Дүйнө – дүлөй, дүйнө – жалган,
Коштошуулар аргасыздан.
Көз ирмөмгө кайра көлбес,
Ошол күндөр артта калган.

Ойлободук байлыкты мансап күткөй,
Ыйык туттук мөкөнди алыс кетпей.
Максатыбыз ак дилдөн кызмат кылуу,
Бир гана ушул болчу,
Арсыз өлүм татаал бөлө?
Узаттык Куланчыны.

Эске түштү, эске түштү
Жаштык мәзгил жалындал кайра өчтү.
Сыздатып жүрөктөрдү,
Ирсалат, Суусар кетти.
Өмүрүң түбөлүктүү эмес турा,
Арадан Пита өттү.

А тамгасын үйрөтүп бөбөктөргө,
Алга сүйрөп аларды күндөп-түндөп.
Үйласа ыйлап, сүйүнсө кошо сүйүнүп,
Шааркан турчу мектепке ал көрк бере.
Он жыл мурун окуткан,
Балдарын сөни унуптай
Мына бүгүн эскериши.

КЛАССТАШТАР (1965-1966-окуу жылы)

Май айы
Келген сайын кайталанып,
Балалык
Кундөрүмдү эске салып.
Кол булгалап
Чакырышып класс stashтар,
Элестери
Мандайымда катарлашып.

Оо, курбулар, кайдасыңар,
Бакыт күшу конду бекен
Алкыш алып жалпы элдөн.

Ийгиликтер жарапып мээнет төрдөн,
Элинж жерин сыймыктып сени мөнөн.

Гүл төрип кыр-кырлардан кубалашып,
Күлкүгө, шакабага кумар канбай,
Кыпкызыл килем төшөп салган өндүү.
Жөлпилдөп желге ыргалып кызгалдактар,
Биз дагы арасына сиңип кетип,
Көк шиберде колтукташа сыр чечишип,
Аба жарып шандуу чыккан каткырыктар.

Курбулар, биз жүргөн күндөр калды,
Кол булгап тээ алышта бүлбүл жанып.
Сөзбөппиз убакыттын өтөөрүн
Ойлобой жаштык биздөн кетээрин.
Турмуш жолу аркыл татаал экенин.
Ал көздеги тунук таза сезимдер,
Аралашып көрмек даамга өтөөрүн.
Биз картайып күлгүн курак кош айтып,
Кыйгач карап жакында бай кетээрин.

Оо, курбулар, кайдасыңар?
Тараганбыз туш тарапка,
Турмуш жолу ийри-буйру,
Сыноосунан өттуңбү сен?
Улгайганда мага окшоп,
Көчигип сөздин бекен?

Биз эми турмуштун даамын татып,
Ачуусу ширини аралашып,
Көрүүгө зарбыз азыр курбуларды.
Кыялда элестетип жакындашып,

Унутпайым, курбуларым, эстесинөр.
Жүрөгүмдө жаш бойдон жүрөсүнөр.
Кулагыма жаңырып ар бир кыздын күлгөнү,
Куйкум сезү, балдардын тамашасы,
«Картайба» – дөп мени сүрөп кубат берип.

Оо, курбулар, кайдасыңар?
Бөлөнгүн уул кыздын урматына,
Рахат ал неберенди жетелеп.
Убайын көр бактылуу карылыктын,
Күнүгө бата кылам өмүр тилөп,. (!)
Мындан башка эч нөрсө колдон көлбейт.

КАЙДА КАЛДЫ

Жалын жаштык майтарылгыс,
Шандуу эмгек.
Алдан тайгыс,
Убакыт учкан күштай
Алыстады.
Биздөн алыс
Ал күндөрүм кайда калды?

Кызгалдактуу
Адыр-адыр белесте,
Жыпар жыттуу
Тулаң шибер белдө калды.

Жалтанбастан
Бетке айткан,
Курчтук мөнөн тайманбастан.
Сын пикирди бетке айткан,
Өткүр мезгил кайда калды?
Белес, белес бетегөлүү,
Кымыз жыттуу төрдө калды.
Кайрылбастан ал күндөрүм алыстады-алыстады.
Каткырыктар оюн күлкү,
Чарчоо билбей күнү-түнү.
Эриш аркак жашоо эмгек,
Мезгил бизден алыстады.
Кайталангыс ал күндөрүм,

Жымынданган ай көктөмдө (!)
Жылдыздуу түндө калды.

Ойго келбей
Мезгил өтүп кетээрин,
Жаштык деген
Өз көзегин өтөөрүн.
Билбөптирибиз
Кийин кийин өкүнүп,
Ошол мезгил
Түш сыйктуу бүдөмүк?...
Кол булгалап өтөөрүн.

Кармай албай
Жүгүрсөң да жарышып,
Жарым жолдо
Өпкө кагып карышып.
Шар сыйктуу
Жели чыгып соолуган,
Кунарсыз
Жашоо мөнөн кармашып.
Күндөр сага
Орток болуп өтөөрүн,
Эч убакта билбөппиз.

Табигый күч
Өз мезгилин өтөөрүн,
Мейман болуп
Карылыктын көләэрин.
Сөн каалаба, каалагының
Кишин салып эки бутка.
Чачтарыңа бубак түшүп,
Жаштык курак өтөөрүн
Эч убакта билбөппиз.

Дөн соолугун
Гүлдөп турган мөзгилдө,

Көп иштөрди
Аткарбапмын эмнеге.
Күн өтүптүр
Жаштыкка биз дөңи масс,
Өткөрүпбүз ошол көзді (?)
Пайдаланбай шалаакы.
Күн өткөрүп
Оюн менен ыр мөнен,
Мезгил тура
Отуз кырктын арасы.

Акыл өлчөп
Жаш өөдөлөп калганда,
Акыл жетип
Жаман мөнен жакшыга.
Кайрат күчүң
Тайып сөндөн алыштап,
Алың жетпей шалдырап.
Тилиң менен
Аткарасын баарысын,
Бирин укса
Бирин укпай жемелеп.
Дүйнө сага
Улам кызык көрүнөт...

Тажрыйба акыл өсүп терөңдөп,
Көзүң жетип
Аткарылбай көп иштер.
Өткөн күндү,
Аргасыздан сөн эстеп.

Бул жашоонун
Закону экен бузулгус,
Өзгөрүлбес
Өз мезгилини өтө деп.

«ЭЙ КУРБУЛАР ЧОГУЛАЛЫ»

Рахаттуу күнүң кызык,
Достор мөнен.
Аралашып биргө отурсан,
Өткөн кеткөн көптөн салып.
Жарты наның
Ширин даамдуу курук чайың,
Чер жазылат кошо ичсөң.
Сергийсің сөн эс аласың,
Денәң жөңил құлқұ мөнен.
Баарын, баарын унутасың,
Нерфин қарғыт.
Диагнозу достор көлгөн...

Кейгәй кылбай көр оокатты,
Эй досторум чогулалы.
Көңүлдөрдү сергители құлқұ мөнен,
Отуралы жаштық көзге кайрылалы.

Башкаларга айта албаган,
Көңүлдөгү сырды айтышып.
Сыйлашалы жан дил мөнен,
Ошол гана азыр бизге.

КЕЛГИЛЕ ДАСТОРКОНГО

Тагдыр буйруп төрөлүппүз бир жылда,
Ар бир айда ар мүнөздө уул кыздар.
Билим алып бир классста,
Туш-туш жакка тарааппыш.
Алыс калып ал убактар,
Көп жыл өттүп арадан.

Байкалбастан жылдар жылдар өтүптур,
Баркын билбөй элес албай.

Жаштыгыбыз кетиптири,
Анда анда биз жаштыкка дөңги мас.
Өмүр бою жаштыгыбыз,
Бир орунда турчуудай!
Курчтук мәнен өткөрүппүз мәзгилди.

Келгилө чогулалы дасторконго,
Кайрылалы балалыкты салып эске.
Жоруктарды айталы санап санап,
Мүнөтке жашаралы айтып бирден
Эстейличи окуучулук күндөрдү.

Биз жетиде
Тентек элек бир канфетти бөлө жәшкөн,
Жакпай калса кылдай нерсе.
Кайтарып бергинин ә деп
Артынан сая түшкөн,
Кездерди эстейличи класс stashтар.

Жамбаштап курак сумка көтөрө албай,
Чурулдап чоң сунабыз тилди албай.
Ручка китеpterди ала качып,
Эжеке агайларга арызданмай.

Колдор бүт сыя болуп ала була,
Аны менен мурун жанып кайра-кайра.
Ботала мотурайган балалык көз,
Бактылуу учур тура тунук таза.

Бой жеттик
Өзүбүздү ондолп түздөп,
Аста сүйлөп кылыктана.
Көз артып улуу балдар,
Кыз жигит катар баскан.
Кызганып класс stashын токмок жеген,

Жашыrbай айткылачы?
Кызыктуу кайталангыз ошол күндөр.
Чын эле кыздарыбыз

Баш кошту улууларга,
Балдарыбыз үйлөнүштү
Кыйла кичүү кыздарга.

Азыр мына карагыла,
Картайыпбыз...
Биз шар басып кете албай,
Чоң-ата чоң энебиз.
Сый көрөлү балдардан,
Сыйлашалы өмүр бизден кеткенчө.
Үлгү болуп кийинкиге,
Келгилечи ак дасторкон четине.

КЕСИПТЕШТЕР (*Ирсалат менен Суусардын элесине*)

Эсте турат
Эсте турат,
Биз жаш убак.
Жаңы келин келиптири дөп,
Көрүүгө жөнөп калдык.
Улуу аялдарга кошуулуп,
Көрүүгө аны ашыгып.

Мөн да андан,
Мурунураак көлгөн келин.
Салт боюнча үйдөн чыкпай,
Бук болуп отуруп.

Шыңга бойлуу, бөли тутам,
Келин турду
Ызат кылып улууларга.
Улам улам ийилип,
Улам бирине жүгүнүп.

Кудай жалгасын дөп өөп,
Жоолук салып апалар.

Кезек мага көлгөндө,
Муюп биздин көңүлдөр,
Таанышып калдык.
Тең экенбиз,
Аты экен Ирсалат.

Ак саргычынан көлгөн,
Көзү көмкөк жылдыздуу.
Шайыр мүнөз күлмүңдөгөн,
Келин экен.

Кесибииз бирдөй болуп,
Иштеп калдык бир мектептө.
Көңүлүбүз жарашип,
Ынак элек
Бири бирибизден.
Көп көңешип сурашип...

Жан дили менен берилип,
Жаш муундарга.
Тамга үйретүп,
Тарбия берди.
Күндөп, түндөп,
Күчүн үрөп.

Анан дагы эмне болду?
Убакыт зымырык күштай,
Учуп өттү билинбей.
Биз окуткан балдар,
Эрезеге жетти.

Айрымдары кайра биз менен,
Кесиптеш болуп.
Кошо иштөшти,
Убакыттын өткөнү
Ошондо сезилди.

Убакыт тынымсыз,
Жөбесин кагат алга умтулат.
Эскиси жаңысы менен алмашып,
Убап чубап.
Улам улам
адам үчүн,
Күндүн көзү күңгүрттөнүп.
Эртөли көч сени аңдып,
Ажал тооруп.
Оо ажал сен күчтүүсүн,
Кара мұртәз, сен жалмап.
Сенден качып, эч нөрсө кутулбас,
Кутула албайт.
Көчеги эле кошо жүргөн,
Жан кыйышпас курбуму.
Арабыздан жулуп кетти,
Ирсалатты!...

Тамашалап көп айтаарда,
Көзү күлүп.
Өзү эле туондуруп,
Азыр мына сени менен,
Тиктеше албайт
Жароокер көз.

Украйсын эми анын,
Конур үнүн.
Тыз, тыз жүрөк ыйлайт,
Ичтөн бугуп.
Келбейт колдон арачалар,
Оой арман ушундай.
Балдары жаш.

Таш боор ажал,
Боор оорубайт.
Же адамга
Мен келдим дөп,
Күн мурунтан туондурбайт.

Аңдып көлөт билинбестөн,
Мундуу үндү укса
Табасы канат.
Бу шордуу пөндөлөрди,
Ар ойго салат
Арабызды көмитөт

Көмитөт көмитөт
Зулум тура,
Зулумдугу болбосо
Каникейден көм калышпас.
Сарамжалдуу оор басырык,
Адамдын ким экенин баалай билген.
Жароокөр жан эле,
Суусар канна?!

Эске түшөт
баары бары,
эске түшөт
Талыкпаган тирбиячы.
Жароокөр эне эле,
Жанып турчу.
Кош жылдыздай,
Коллективдин арасында.
Суусар мөнөн Ирсалат!...

Муп муздак,
Муздак шамал.
Кайдан көлди,
Күйүп турган тирүүлүктүн (?)
Отун жалл өчүрүп.
Кайдан көлди
Кайдан көлди??!
Кош дөп араң ооз кыймылдал.
Коштошо албай,
Дүр, дүр этип жүрөк сыйздал.
Нө дөйбиз анан,

Эч нерсө колдон келбейт.
Сооротуп бири-бирибизди,
Пендечилик деп келебиз.
Кошкула курбуларым,
Коштошуу кандай арсыз.
Оор болсо да көтөрөбүз,
Биз пөндебиз.
Кошкула курбуларым!!!

КАЙРА КАЙТТЫК

(Курбуларым Майраш, Жылпарканга)

Оо курбум, эңсөп, эңсөп,
Көлдик эле араң зорго төмсөлөп.
Бекитилүү эшигин шалдырадык,
Көчүк басып көк ташка кайра кайттык.

Эгер сөн болгондо,
Көп сөздүн башын чагып,
Өткөн күндөрдү эске салып.
Бирин оңдоп, бирин түздөп,
Курутмакпыш көптөрдү
Кыялда жашармакпыш,
Шарактап күлүп,
Шыпылдан, шайдоот болуп.

Капыялап чымчып сүйлөп,
Аз болсо да гүлдөмөкпүз.
Өйүгөн жүрөктөгү
Кейгейдү кошо бөлүп,
Сүйүнүч эгер болсо
үчөөбүз тең бөлүшүп,
Жөңилдөп кыйла сергимекпиз.

Сөз бүтүп бата кылып,
Тур, турга көлгөндө

Буттарыбыз бизге эрк бәрбей
Кыйлага жәрмөлөп барып,
Соксондоп аксап туруп,
Анан үйгө жөнөмөкпүз.

Мәйли, мәйли, үйүң бәкик болсун,
Сен ооруба
Дән солугуң бекем болсун.
Чынында тәнтуштар өзүнчө ыйык,
Жүрөлү жер үстүндө биргө болуп.
Башкалар байкабаган
Даамды татып.

Көпкө чейин көрбөй калсам,
Курбулар, куса болом.
Бәйрөгүм эңшерилип,
Алыс кетсөм туталанам.
Күндө биргө жүрбөсөм да,
Силер бар дәп каниет кылам.

ЭРИШ АРКАК ЭЛИНЕ
*(Бакирова Пазилат менен Чотоев Абидин
акеге)*

Өмүрүн арнап эл үчүн,
Эмгек кылды талықпай.
Чейрәэк кылым иштеди,
Аялдардан алгачкы
Интелегент Пазилат.

Биз билебиз айылдык совет,
Жаңылыктын жарчысы.
Жаңы салт жаңы үрп адат,
Сенин үндөөң менен
Эл арасына таратылып жатат.

Жаңы үйлөнгөн жаш жубайлар,
Бакыт үйүнөн чыкса булактап.
Жакшы каалоо сөздөр,
Айтылып турса.
Ал жерде убактап,
Сыймыктанып турабыз кубаттап.

Жөңил колдуу Абидин аке,
Айыктырыңыз өмүр улап далайларды.
Эриш арkap эл ичинде,
Эли эмгегин баалап жубайларды.
Дайыма алкыштарын айтат!

ТУУГАНДАРЫМ

Тамырымсың терөң жайган,
Мөдер болуп кубаттанам.
Туугандарым, силөр барда,
Чынармын мөн көктөп турган.

Чаңкаганда суусун болуп,
Алсырасам кубат берип.
Дем күч мага туугандарым
Акылымга акыл кошуп.

Капалансам, сыр чечишип,
Силөр мөнөн бөлүшөм.
Көөдөндөгү бугум чыгып.
Сөргий түшөт бүт дөнөм,
Өбөк-жөлөк бир туугандар,
Сыймыктанам силөр мөнөн.

Бир болуп жакшы жаманда,
Колдоочум бир туугандар.
Дөөлөт конуп башыңарга,
Коштоп жүрсүн дайыма.

ПАРИЗАТ (Эжеме арналат)

Аты да,
Заты да Пөризат,
Эжекем сүйүктүүм Паризат.
Жетилтип
Жеткиликтүү тарбия,
Бериптир балдарына ар убак.
Жетинин бири кызыр дөлөт,
үч уул, төрт кыз тарбиялап.

Сөз чөберин талдап сүйлөп,
Шакаба күйкүм менен.
Жеткире таамай айтып,
Эжекем бир сөз менен.
Ашыкча сөз сүйлөбөй,
Адептүү уул-кыз ёстургөн.

Келмеси ооздон түшпөй,
Беш убак намазын үзбөй.
Жашынан ыйман жолунда,
Жездекем Абдилашым.
Ата жолун жолдол,
Арамдык ач көздүктөн,
Жаа бою качат,
Пакиза өскөн.

Чын эле кызыр колдоп,
Жаман эмес балдары.
Жөлөк-таяк бир-бирине,
Окуду жогорку окуу жайларды.
Тарбиясын ата-эненин,
Жеткиликтүү алганбы?

Кыздары гинеколог, экономист,
Тигүүчү, көнжетайы дипломат.
Уулдары архитектор композитор,
Саясатчы тил которот.

Колдоочусу Кулун ата өзү белөм,
Иштери жүрүп жатат жаман эмес.
Уулга бергис кызыбыз Урмат ана,
Салып койду айылына чоң мечитти.
Сыймыгы элинин Курмажаны,
Мектепкө жаңы партада алыш берди.
Колдосун Алла Таала,
Сактасын жаман сөздөн.
Сактасын жаман көздөн,
Туугандын туткасы бол.
Өмүр бою...

ИННИМ ТЫНЫСАРЫ

Видөодо көрүп алыш, алган үйүндү,
Толкундап, кубанычка мен балкыдым.
Эмгегин аракетин төкке кетпей,
Максатына, Тынысары, сен жетипсиң,

Кыялымда түшүп алыш, машинача,
Термелип, кубанычтын ыргагына.
Кучактап, улам-улам жалынамын,
Жар салып, бүт ааламга кыйкырамын.
Бакыттын кушу конду, мына кара.

Кубатым, кош кубаныч, куттуу болсун,
Качырба, бул күш аны бекем туткун.
Манчыркап, дердендебе көөп кетпө,
Атанын айткандарын дайым эсте.
«Ток болгондо көктү карап,
Ач калганда жер караба» деген.

Байлыкка манчыркабай эч убакта,
Улуу, кичүү кадырлагын, баарын сыйла,
Байлык деген, колдун кири жууса көтөт,
Сыйчыл болсоң, жүрөк жибийт,
Болуптур атанын баласы дөп.

НЕ КЫЛАЙЫН (Бир боорум Амирбекке)

Эркин учкан асмандагы бүркүттөй,
Сызаар элөң тоо аралап эрикпей.
Терген таш,
Май очокту тынбай басып.
Бөктөрүп көлээр элөң кайбөренди,
Кантейин алла алдында адам алсыз!?
Азыр сен үй туткуну үйдүн кулу.
Толтойду, Босого Акташ, Кара Белди,
Жарышып шамал мөнөн басаар элөң.
Уларын көкилигин кошо алып,
Бир күндө төрт бөш кийик атаар элөң.
Кайран жан оору айынан майыштыбы,
Жабыркап сен алышка чыга албай
Азыр сен үй туткуну үйдүн кулу.

Атиң ай адам алсыз адам алсыз,
Колдон көлсө оорусун.
Ыргытмакмын чапчып алып,
Оордуна сен ооругун десе эгер.
Эл аралап басып көтсө Амирбегим,
Чын дилимдөн алаар элем.
Мен өзүмдү садага чабаар элем,
Алсызмын, алсызмын мен.

Аллага миң мөртебе жалынамын,
Амандыгын бергиниң деп.
Бир боорумдун,
Андан башка колдон келбейт нө кылайын.

Окутуп
Нечен-нөчен бөбөктүрдү,
Тарбия таалим берип күнү-түнү.
Тыныымсыз эмгек кылган күндөрүмдү,
Эстесөм жүрөк ыйлайт жүрөк сыйдайт,
Азыр сен үй туткуну үйдүн кулу!

Бир боорум шыпаа издең,
Доктурлап табылтардан.
Аракетти көп жасадың,
Таасири болбоду го(?)
Бешенеге жазғаныбы алланын.

Айла барбы уча албай,
Канаты сынган бүркүт сымал.
Теше тиктеп көз менен,
Алыс алыс жактарды.
Ақыл жетип ал жете албай,
Үйдө олтуруп калдыңбы?

КЕЛИНИМ АЛИМА
(Төрөгелдиевага)

Калатыңдай ак аппак,
Пейлиң назик тунук таза.
Күндөп түндөп жұғүрөсүң,
Ооруларга көңүл бөлүп.
Сакайтып дабасын таап,
Оорусун так аныктап.

Пейлиң көнөн,
Ак пактадай созулуп.
Үй-бүлөң көрүп камкордук,
Оорутпай көңүлүн аста айтып.
Тегизсин туугандарга сый көрсөтүп,
Чоң кичине дебестен көңүл бөлүп.

Ақылын жардамын кошо берип,
Жұғүрөсүң наристеге өмүр тилеп.
Энө-ата мындај калып,
Ажал менен күрөшүп.

Келгенде мәэрим төгүп,
Жолуңдан тосуп алат.

Дасторкон жайнап даамга,
Энөнин мээриими толукталат.

Көңүлүң көтөрүлүп сөргип,
Жөңилдәйсің
Келин әмес сени мен эне деймин.
Уул қызыңдың сыйын көрүп,
Урматта бол дөп тиләймин.

ОКШОШТУРАМ САГА

Окшоштурам гулду сага,
Бажырайып ачылганда.
Гул элөң сөн да анда,
Жытың аңқып.
Толукшуп толуп турған
Апкаарып сөз айталбай,
Алдастагам, алдастагам

Гул элөң жаңы ачылган.
үзүүгө батына албай,
Жүрөктөр калтыраган.
Суктанышып
үзүшкө батына албай,
Апкарғам, апкарғам

Жаз кетти күзгө таяп,
Адамдар гүлгө окшоп
Өңү өчүп ал картаят.
Күздөгу жалбырактай,
Эх, өмүр өтүп барат.



КЫЗ КЫЯЛЫ

Капкара көз кара каш,
Күлүп койсо нур жүздүү.
Кылыштана караса,
Кыз кыялыш миң түрдүү.

Төңсөлө басып жайкалса,
Жылдызы ысык бото көз.
Жылаажындай үн мөнөн,
Чок салаар кыйла жүрөккө.

Алча моюн түймө чач,
Акылга терең жоодур көз.
Кылчая карап каш сөрпсө,
Кылтыгына жигит масс.
Ай чырайлуу жоодур көз,
Ак марал сыңдуу ак тамак.
Акырын карап көз сүзсө,
Ашыктык отун ал жагат.

«КЫЗЫЛ ГҮЛ»

Кыранда өскөн кызыл гүл,
Кулпуруп турат суктантат.
Кылчактап бекер караба,
Кыйышпас адам ал жыттайт.

Белсеке чыккан кызыл гүл,
Аңкыйт жыты буркурап.
Бекерге карап тооруба,
Бекишкөн адам ал жыттайт.

Буркурап жыты жетилип,
Ажайып кооз толуптур.
Бапестеп багып багбаны,
Өстүрсө экен соолутпай.

Үлпүлдөп нурлуу жетилип,
Тоту күш сыйндуу болуптур.
Кадырлап бакса багбаны,
Жыпарын чачып гүл ачаар.
Балына кумар кандырып...

«КӨПӨЛӨК»

Жөңил жумшак,
Учуп жүрөт көпөлөк.
Дөм албастан,
Мөнменсинип көкөлөп.
Ачуусу бар ширини,
Ылгабайт ал.
Консо болду эртелөп,

Ширин таттуу,
Гүлгө консо масс кылып.
Рахатка
Батат жыргап ашыгып,
Каниет албай.
Кумарына ал гүлдүн,
Учуп жөнөйт.
Башка гүлгө суктанып...

Турган мөнөн,
Көз уялтып суктантып.
Өңү сулуу,
Маңызы ачуу гүл тура.
Учуп барып,
Конду эле көпөлөк.
Синбей шире,
Уча албай шалдырап.

Аары жүрөт,
Көпөлөккө аралаш.

Учуп конуп,
Шире издөп кыңқылдап.
Чагып алып,
Чочутту окшойт ак гүлдү.
Дир-дир этип,
Ал ыргалып басылат.

Аары мөнен,
Көпөлөгүң бил бердөй.
Каниет албай,
Коно берет жыт искеј.
Соруп алып гүлдүн тунук ширесин,
Учуп жөнөйт.
Башка гүлдү сонуркап...

Жашоодо да
Мындай турмуш көзигөт,
Жетпей баркка
Башкаларды ал эңсөп.
Ыдыратып
Өз турмушун бүлүнтүп,
Байкабастан түшөөр торго
Койгон капкан чак этип.

«СҮТАК»

Айланы тыптынч мөмирап,
Сүтак үнү басылбай безелөнет.
Кусалық жық толгон үнүнө,
Чакырат түгөйүн чарчоо билбейт.

Түгөйүн чакырат талықпастан,
Таң агарып шоолаларын чачкычакты.
Сүйүүгө кумары канбай калган,
Үмүттүү жаш селки ал сыйктуу.

Сұтак, сұтак
Тынымсыз сайрай берет,
Сагынычы тарабай дале келет.
Үмүт мөнен унута албай,
Түгөйнө эркөлөөчү күндү эңсөп.

ЭЛЕСИН ЖАШАЙ БЕРЕТ

Жолугууга
Экөөбүз төң көлөбиз,
Саламдашып
Баш иишип кол берип.
Назик кармап
Колду бекем кысышып,
Сыр жашыrbай жооп берип.

Айбықастан
Ачык айтып сүйүмдү,
Ал да нени
Талашып көпкө жүрүп
Чечилип.
Сырымды төгүп салам.
Жароокерим
Жашыrbай билгенимди.

Мунун баары
Кыялымда өңүмдө эмес,
Алдастайм Көргөндө апкаарыйм.
Эмнеликтен
Билбейм жооп таба албайм,
Элесин
Жашай берсин мени мөнен.

Мен сени
Күтүүсүздөн жолуктурдум,
Жүрөгүмө чок салдың ооруттурдуң.
Жол бербейт кыз адеби.

Айта албайм ички сөзим туюмумду,
Жашайсың сөн мени менен.
Жолдош болуп өмүр бою...

Тагдыр мени койсо да зарыктырып,
Арабызды кошподу алыс кылыш.
Бейкут түндө ыр жазсам кагазыма,
Тургансыйт элесин жарык кылыш.

«ПЕНДЕСИНЕ ТАРТУУЛАГАН»

Арзууну
Адам үчүн тартуулаптыр,
Махабат
Өлбөйт өчпөйт дайым жандуу.
Балалык тунук сөзим мендө дагы,
Өчпөстөн тунук таза сакталыптыр.

Унутпайм ар дайым мөн эстеп келем,
Сүйгөмүн ал сүйүмө мөн жетпөгөм.
Мүмкүн ал тебеленип төпсөлмекпи,
Ыйыктыр эскерип айтып жүргөн.

Бул сөзимге тушукпаган кимдер гана,
Жаш улан нөчөн, нөчен кыздар ууккан.
Убагында улгайган улуу муун да,
Ызасын жаш аралаш ичө жуткан.

Өкүнгөн «Кандар» дагы арман кылган
Мөн дөгөн «Бектөрди» туткун кылган
Табигый закон тура кача алгыс
Жаратканда пөндөсине тартууланган.

«СҮЙҮҮ ДЕГЕН АТЫН ЖАЗЫП»

Күйкаланып жалынына
Уйку качып сарсанаада
Күндөр өткөн ачuu таттуу
Махабаттын капасында

Ойго батып түнт тарткамын,
Жүрөк сыздап турса дагы.
Күлгөн болуп мөн актандым,
Бирдө ызгаар суугу жок ичиркенип.

Какталдым махабаттын аптабына,
Капыстан
Күтүүсүздөн сөн жолуктуң.
Жай жаткан
Жүрөгүмө бүлүк салып,
Өрт борлуп.
Ал көз караш түбөлүккө,
Калтырды
Сүйүү деген атын жазып.

«БИР МЕРТЕБЕ СҮЙБӨДҮН»

Элесинди унута мөн албадым,
Нечөн ирөт

Өзүмдү өзүм алдадым.
Сүйүү деген өзүнчө бир күч тура,
Жүрөгүмдү ээлөп алдың ардагым.

Ичим тыз дейт,
Бирге басып жүрбөдүк.
Мээримиңе эркелеп мөн күлбөдүм,
Тагдыр мага
Аны ыраа көрбөптүр.

Сөн да мәни бир мертебе сүйбөдүң,
Каниет кылам
Күндө көрүп турганга.

Баш ийдим мән,
Тагдырдын салғанына.
Алдыртан жылмайып карап койсоң,
Айырба дейим.
Эч айырба ,
Шүгүр деп мән ушуга.

«МЕНИ СҮЙБӨС ЭҢЧИЛҮҮМ»

Сөн мәни
Мен сүйгөндөй сүйөсүңбү,
Көңүлгө
Алып мени жүрөсүңбү.
Болбосо
Көңүл улап кайдыгөр сөн,
Мыскылдап
Алдыртадан күлөсүңбү.

Мөйли алда
Көңүлүмдү улап койгун
Үмүтсүз
Калбасын сезимим
Мен болсо
Чын дилдөн сөни сүйдүм
Өзүмдү-өзүм
Алдай албайм көчиргин

Сүйүнүн
Туткуну болуп калдым
Өчпөй койду
Сөн деген сезимим
Түбөлүк

Жүрөгүмдө сакталасын
Мени сүйбөс энчилүүм

«МААНИ БЕРДИМ»

Эсимде
Өспүрүм көз уяң элөң,
Алдыртадан
Жалт-жалт тиктеп караар элөң.
Сүйүндү
Ачык айтып билдирие албай.
Үшкүрүп
Жалгыздыкты самаар элөң.

Мен да жаш
Элес албай сөзимиңди,
Каткырып
Караашыңды шылдыңдагам.
Сөн жазган,
Каттарыңдын маанисине,
Түшүнбөй
Эмнеси дөп айраң калгам.
Мөзгилдер
Билинбестен чубап өттү,

Мени да
Ошол сөзим эндиредти.
Ошондо
Мани бердим күчүнө анын,
Жалынсыз
Куйкалаган ошол өрттүн!

«ДАНАКЕРИ БӨБӨКТӨР»

Жол жол карап көздөр көзгө чалдығып,
Жалын учуп жүрөк зырп дәп тез согуп.
Ала качып көздү ошол сөкунддан,
Сөзим калчу уйгу туйгу удургуп.

Кербөй калсам кусаланып сагынып,
Жүрөк кургур чокко түшүп жалындал.
Алоолонуп өрттөнүп ал кетчүүдөй,
Аба жетпөй калгандай ал сыгылыш.

Таза сүйүү сөзимине арбалып,
Сүйлөшчүү элек көздөр менен арбашып.
Эсте турат ал күндөрүм бүгүн да,
Жан дүйнөмө чексиз арзуу тартуулап.

Өмүрдө унутулгус ал күндөр,
Тунук бойдан эскирбестөн эсимдө.
Бузулгус чөп бириктирип ширеткөн,
Бөйтөңдөгөн ананайын бөбөктөр.

Жашоодогу унутулгус ал күндөр,
Бөксөрбөстөн дагы деле сезимде.
Бекемдеген турмушуму ширетип,
Данакери көрөңгөсү бөбөктөр.

АЛЫПТЫРМЫН СҮЙҮҮ ОТУН ӨЧҮРҮП

Жүрөгүмдө дайым сени жактырып,
Турсам дагы түз жооп бербей наз кылып.
Башка сөзгө алаксытып түз айтпай,
Алыптырмын сүйүү отун өчүрүп.

Сүйөм дөдиң сырыңды айтың чечилип,
Сен дәп согуп турса дагы жүрөгүм.

Кыз намысы жооп бербей,
Алыптырмын сүйүг отун өчүрүп.

Жылдар өтүп жылдар өтүп,
Ал көздөн биз үмүт үзүп.
Жолуктук капысынан,
Таар жөрдө биз сүзүшүп.

Көздөр жанып
Жаш көзди эске салып,
Эскирген жараны биз
Алдықпы эзе басып.

Алдыртадан
Жалжал тиктөп апкаарып,
Ал көзди
Эске салып азгырып.
Жүрөктөр турду буулугуп,
Качанкы жаштыктын элестері.
Каректе турду катылып...

Кетсе да арадан жылдар өтүп,
Жолукканда жүрөктөр.
Дүк-дүк согуп
Кайдыгөр карасак да билбегенсип,
Көздө турду өкүнүч.

Эки жүрөк бир-биринө жуурулушпай,
Өмүр бою унутулбай.
Калды өчпөй анын тагы,
Сүйүг оту алоолоп бийик жанбай.

Сүйгөмүн сүйө албадым,
Паркын баалап биле албадым.
Таразалап тагдыр ташын,
Оордуна кое албадым.
Ыйык экөн ата-энө,
Кыя албадым, кыя албадым.

Жылдар өтүп, арадан жылдар өтүп,
Арабыз алыстады күүгүмдөнүп.
Унутулбайт, жаштыгым унутулбайт,
Жылт этип эске түшүп кээ күндөрү.

Күндөр өтүп, арадан күндөр өтүп,
Ал көздөр алыс калды оту өчүп.
Жүздөргө бирыш түшүп улгайсак да,
Жаштык көз, эске түшөт бир жылт этип.

ТАЛДАЙ АЛБАЙ

Сакта деп калың дөптер мага бердин,
Сүйүү ыры жык толгон ал дөптердө.
Парактап, ачкан сайын жолуктурдум,
Канжар сайып жарапланган жүрөктөрдү.

Тагдыр да айрылыш жол адашуулар,
Коштоптур ал көздө биз билбеппиз.
Адаштык ал жолдорду талдай албай,
Сүрөттөгү жарапланган жүрөктөй.
Сыздай, сыздай...

Чечкинсиздик сөбөптири уяндыктыр,
Кыздагы наздык намыс тушап салган.
Бирок да унутулбайт балалык көз,
Сүйүү изин салып жалынданган.

Ал көздөр эске түшөт кайра-кайра,
Талдай албай, табышмактай.
Ал түйүндү чөче албай,
Сүйүүнүн баркына көч түшүндүм.

Балалык ал сүйүмдү,
Аяп турам көче албай.
Бүдемүк жөө тумандай тарап кетти,
Булутка аралашып бири калбай.

ЭСТЕЙМИН ОШОЛ КЕЗДИ

Булак үнү миң кубулжуп,
Тұнқұ шоокум жүрөк булқуп.
Жөл менен кошо ыргалып,
Сұтактын үнүн тыңшап,
Сүйүгө балқып турған,
Жаштығым алыс калған.
Жымында жылдыз жаңып,
Сұктана бизди қарап,
Ай нурун төгүп турған.
Бакытка балқып анда,
Жаштық кез жалындаған.
Убакыт күштай сзызып,
Кош айтып колун булғап,
Алыстаган, алыстаган.

Гүлдөр жайнап, өрүк гүлдөп,
Жытына магдырашып,
Аруу тилек үмүт менен
Үктабай таңды атырып,
Жаштық кез кандай таттуу.
Эстеймин ошол кезди,
Алыстаган, алыстаган.

Кубалашып жылдар өттү,
Жаш баратат өйдөлөп, жалын өчтү.
Көз алдыма жаштығым,
Алыстан-алыстан,
Бүлбүлдөп өчүп барат.

Чарchoону эч бир сезбей,
Эмгек менен эриш-арқак.
Кызықтуу күндөр өткөн,
Ал мезгил алыс калған алыстаган!

СҮЙӨ АЛБАДЫҢ

Жылмайып алдыртадан сырдуу карап,
Ай эркем сезимди козгобочу.
Жүрөктүү куйкалап ал кез менен,
Жан дүйнөмө бүлүк салып ойнобочу.

Жыл өттү далай,
Чайналам далае унута албай.
Эимде анда,
Конур күз гүмүш айында.

Капысынан жалын чачып,
Жүрөгүмдү ойготуп.
Сезимгө сөн бүлүк салып,
Өмүр бою ойлонтуп.
Жаш жүрөктүү кыйнаган...

Бул сезим жүрөгүмдө,
Сакталат тунук таза.
Жетпеген сүйүү ыйык,
Жашайсың сезимимдө.

Мөн үчүн ыйык болуп,
Жаш бойдон түбөлүккө.
Жүрөктөн түнөк тапкан,
Жашайт биргэ ар качан.

Көчир ардагым сүйө албадың,
Ак сүйүүң башкага жанат арналган.
Ал күндөр кайрылып кайра көлбөс,
Тагдыр деген, татаал тура ушундай.



КЕЛЧИ МАГА

Келчи мага
Таңкы шоола ак таң болуп,
Мээрим төгүп
Эртө чыккан күнүм болуп.
Табына кошулуп ээрийин да,
Агайын мөңгү суддай
Тунук болуп.

Келчи мага
Көрк берген көктөм болуп,
Жаратылыш жанданган жазым болуп.
Искейин жытыңды мөөкүм кана,
Тирүүлүккө жашоого угут болуп.

Келчи мага
Жайкы аптапта,
Гүл бетинде
Күн нуруна жылынган.
Күмүш нурлуу тамчы болуп,
Кошулсунчу булбул үнү,
Тирүүлүккө жарчы болуп.

Келчи мага
Комуз болуп,
Жүрөк кылын күүгө салып.
Тыңшайын чөр жазылсын,
Балкып дөнө уккан сайын.
Таңшы, таңшы күүгө салғын,
Кайрылбас кайра көлбес тирүүлүктү.

Келчи мага беттен сылап,
Эркелеткен желим болуп.
Аңкыгын жытыңды чач арча кайың,
Өмүргө өмүр улаар дарым болуп.
Таза абада дөм алайын,
Эркин жүрөк согуп.

КҮТӨМ СЕНИ

Күтөм сени бак дарактар гүлүн төгүп,
Жер бети жашыл килем жамынганда.
Күкүк үнү эч басылбай,
Кусалық жүрөктү кыйнаганда.

Күтөм сени бүчүр жарып,
Жалбырактар байлаганда.
Ойлой берип жүрөк сен дәп,
Чыдам кетип сагынганда.

Күтөм сени жай толгондо,
Балапандар торолгондо.
Дүйнө кезип учкум келет,
Канат байлап сени издең.

Күтөм сени бышыкчылық күз мәзгилдө,
Жалбырактар саргарып түшкөн көзде.
Төгүлүп күздүн жашы Сары убайым,
Күтөмүн күтүүдөн тажабайм
Күттүрүп мага көлбес алтын айым.

Уйкуда жан бүткөндүн баарысы,
Мөмирап тынчтык өкүм сүрүп.
Уктабай сени күтөм, күтө берөм,
Кычыраган кышкы суукка кайыгып.

Элжирейм кыял күлүк,
Сыр чечишип кошо жүрөм.
Келбөйсинг, күтө берөм, аны билем,
Кыял күлүк мени жетелеген.



СҮЙҮҮ МЕНДЕН КЕЧИККЕН

Каттар, каттар махабатка арналган,
Жыл толо сүйүү сөздөр жазылган.
Жаштыгымда элес албай эч нерсө,
Аттың ай, убагында бааланбаган.
Эстейм, эстейм түңгүч сүйүүм,
Уйпаланган калың дөптөр,
Эстелик болуп мэнде калган.

Таалайыңды таптың бекен,
Сени баалап кадырыңа жеткен.
Бааланбаган сүйүүнү ошол кездө,
Аяр карап азыр мөн эстеп келем,
Эстеймин, эстеймин мөндеги сүйүүнү көчиккөн.

Тагдыр бул табышмактуу,
Төң шилтеп жолду биргө баса албаган.
Көчиккөн жолоочудай шашкалактап
Келгенде көмеси көтип калган.

Жарк этип сүйүүнүн шамы жанып,
Жарык чачып жаркырап сүйө албаган.
Эстейм, эстейм алгачкы махабатты,
Кол сунуп алдынан тосуп ала албаган.

МЕНСИЗ ЖАШАП ЖҮРГӨНҮҢӨ КӨП БОЛГОН

Жылдар өттү, кубалашып окшошкон,
Сезилбестөн жаштык кетти коштошкон.
Сөнсиз мага жашоо жок дөп айтчу элең,
Мөнсиз жашап жүргөнүңө көп болгон.

Эмнеликтөн алмаштырдың башкага,
Жолуктуңбу татаал турмуш жагдайга.

Же болбосо ооздон чыккан жөл беле,
Жүрөгүндөн кайнап чыкпай жөн гана.

Жалынdagан менде сезим өчпөдү,
Эске түшүп, түш өндөнүп кетпеди.
Жадыраган жаз мәзгили кыш болуп,
Канча жолу өрүк гүлүн төкпөдү.
Сезимимдө жашап калды түш өндүү,
Жаштык көздин кайталанғыс күндөрү.

Күнүм болуп, нурун чачпай,
Булут басып, жылыта албай,
Күйө албадың алоолонуп,
Буюктуруп түтүнүңө
Жалт дөп өчтүң кайра жанбай.

Коштошпой кеттиң кайда биле албадым,
Билбедин жүрөгүмдүн ооруганын.
Себебин таба албай,
Соолуган гүлгө окшоп,
Санаага уйпаландым.

КАЛТЫРДЫҢ ГО АРМАНДА

Жоодураган көзүңө мөн тигилип,
Ааруу сүйүүм билдири албайм эмнеге.
Имерчиктөп көпөлөктөй айланам,
Жолун тосом күнүгө.

Ак сүйүгө азап тартып, жетө албай,
Жүрөк чиркин кош айтышып, кете албай.
Уяндықпы же сүйүнүн сүрүбү,
Оттуу көзүң күйгалады, садага.

Көп кыздардан жүрөк сени тандады,
Сынайсыңбы, күлкү чачып арбайсың.

Капилеттөн от жактың жүрөгүмө,
Көрбөй калсам башкаларан кызганып.

Кусаа болом саамга көрбөй калганда,
Болсоң дейминин бакыт чачып жанымда.
Жүрөгүмө купия атың жазып,
Калтырдың го арманда.

ЖАРАТКАН ӨЗҮ ЖАЛГАСЫН

Ай астында
Кыз жигит қыналышып,
Купуя жүрөктөрдөн
Арзуу айтып.
Жалжылдап
Тек гана көздөр сүйлөп,
Жаштыктын
Сересинде ыргалышып.

Күбө болуп сүйүүгө
Жалгыз өрүк,
Эч кимге
Сыр ачпастан бекем туруп.
Жараткан өзү жалгасын дөп,
Жаштарга тилек кылып.

Назданып
Кыз-жигитке башып жөлөп,
Жылдыздар
Коштоп көктөн күлүмсүрөп.
Коргоошундай
Эәрип алаар ыссык дөмдө,
Эки жүрөк
Бүтүн болуп дүк-дүк согот.

МАЗМУНУ

Биригели, оо элим.....	3
Тынчтык керек.....	3
Суроо берем өзүмө.....	6
Пәндөлөр.....	8
Бааланбай калды өмгөги.....	11
Кичинөдөн чоң ийгилик жаралар.....	14
Окуп жүр.....	16
Ош шаарым.....	16
Көмүскө калып баратат.....	17
Үр жазам.....	18
Шык берип кой.....	20
Кыргыз тилим.....	21
Жаза берем.....	22
Биз дүйнөгө убактылуу коноокпуз.....	23
Чыңғыз ага.....	24
Үрда Үрысбай.....	26
Ооган.....	27
Кыргызстан.....	28
Демократия деп.....	29
Окшоп көтөт.....	32
Эне болуу.....	35
Энелөр.....	36
Жаратыптыр жат кылып.....	37
Аткардымыбы ата сөзүн.....	37
Каныбызда бар бөлө.....	38
Кел, нооруз, көлгин.....	40
Кичи мекөн киндик кан тамган жерим.....	40
Турмуш сынчы.....	42
Кош апаке.....	43
Унутулбайт эч качан.....	44
Кыз бала.....	44
Туулган жерим.....	46
Эне мазар.....	47
Баалай билип түшүнгүн.....	48
Акыл сурайм элесинен (атама).....	48
Биздин максат.....	49
Жаштык курак	50
Талантты сөн бергөнсүң.....	51
Толкун сымал.....	52
Күкүк эне.....	53
Из калдыбы.....	54

Жашоо күрөш.....	55
Рахмат деп айтамын.....	56
Элим мөнөн бир болсом.....	58
Эч жәрдән таба албадым.....	59
Ажал сөн таш боорсун.....	60
Мен атамды түшүндүм.....	61
Үмүт менен жашап көлөм.....	67
Жашоо ыргактары.....	68
Агам Кадырбекке.....	70
Жашоо кызык.....	72
Биздин максат.....	73
Түшкө кирет.....	73
Атама башым иинем.....	74
Эркелегим келөт дале.....	76
Аял.....	77
Көч түшүндүм.....	77
Баркыңарага жетпептирмин.....	79
Күтүп калчуу.....	80
Карылыш.....	81
Нәшөр.....	82
Жездем Суранбайга.....	83
Көз жаш жамғыр.....	83
Көпөлөк.....	84
Карыялар.....	85
Китеп.....	85
Жамғыр.....	87
Эрки мөнөн уят болсо дилинде.....	88
Рахматты алып бер.....	88
Бала эмне.....	90
Адамсында.....	91
Ишке ашсын тилектери.....	92
Көз алдында элестери.....	93
Кутман таңым.....	94
Эскертуубу пендеге.....	95
Күнөө кимде айткылачы чындыкты.....	96
Сөн кадамда түз ташта.....	98
Атың калсын.....	100
Билимгө сөн канып кал.....	101
Мугалим.....	102
Замандаш мууну билгин.....	103
Түшүнгүн.....	104
Түйшүктүү кесип мугалим.....	106
Балдарыбыз билбей калсын согушту.....	106
Жөнип көлген.....	107

Билинбестөн өмүрүндү қыскартат.....	108
Мектебим.....	109
Манқурт наадан.....	111
Тагдыр.....	112
Тунук болсун сөзиминц.....	113
Саламдашу.....	113
Кичинедөн чоң ийгиллик жаралар.....	115
Бүтүрүүчү класыма.....	117
Бала убайын көрөйлү.....	119
Сөн айтчы.....	120
Бала жашоом.....	121
Балдарым менин ырысым.....	122
Тукум ула.....	123
Асемам.....	124
Кылышынан.....	125
Көтпәйли эч ырдап.....	125
Айланайын бөйтөгөн.....	126
Жугунду бербей койдурам.....	128
Айбол, Айдоско.....	128
Неберемдин тилеги.....	129
Бала оюну нак турмуш.....	132
Тили ширин.....	134
Сый көрөлү.....	134
Сыймыктанам.....	135
Түркүгү бол үйүмдүн.....	136
Жоомарт балама.....	137
Кыздарыма.....	138
Келиндөрим.....	139
Наристем.....	139
Берчи мага неберемди.....	140
Кулун-Ата.....	141
Ала-Тоо.....	143
Көндүгүм.....	143
Сактайлы жаратылыш байлыхтарын.....	144
Нооруз.....	144
Коргоп калуу парызыбыз.....	145
Тирүүлүктүн үзүру.....	146
Кыргыз элим.....	148
Жайлоо көркү.....	148
Ак булат.....	150
Жаратылыш кооздугу.....	151
Өз жериңди бапесте.....	152
Мен сагынам.....	153
Эмгек менен жетесинц.....	153

Чымылдак.....	154
Эстен көтпейт.....	155
Эстесиңер.....	156
Эскө салып жаштыкты.....	157
Алас, алас.....	157
Эске салчы өткөндү.....	159
Курорттон эч ким кем эмес.....	160
Жаз көлди.....	163
Кышкы көрүнүш.....	164
Кар көчкү.....	165
Жүрөк ыйлайт.....	166
Таңшы комуз.....	168
Эл үчүн эмгек кылса анан шайла.....	170
Өттү күндөр.....	171
Балалықка баргым көлөт.....	172
Алты кыз.....	173
Көрексиңер.....	174
Өрт элек.....	175
Бул өмүр өтүп барат.....	176
Кошкула курбуларым.....	177
Классташтар.....	178
Кайда калды.....	180
Эй курбулар чогулалы.....	183
Келгиле дасторконго.....	183
Кесиптештер.....	185
Кайра кайттык.....	189
Эриш аркак элинө.....	190
Туугандарым.....	191
Паризат.....	192
Иним Тыныбеккө.....	193
Не кылайын.....	194
Келиним Алима.....	195
Окшоштурам сага.....	196
Кыз кыялы.....	197
Кызыл гүл.....	197
Көпөлөк.....	198
Сутак.....	199
Элесин жашай берет.....	200
Пендесине тартуулаган.....	201
Сүйүү деген атын жазып.....	202
Бир мөртебе сүйбөдүн.....	202
Мени сүйбөс энчилүүм.....	203
Маани бөрдим.....	204
Данакери бөбөктөр.....	205

Алыптырмын сүйүү отун өчүрүп.....	205
Талдай албай.....	207
Эстеймин ошол көзди.....	208
Сүйө албадың	209
Көлчи мага.....	210
Күтөм сени.....	211
Сүйүү мөндөн көчиккөн.....	212
Менсиз жашап жүргөнүңө көп болгон.....	212
Калтырдыңго арманда.....	213
Жараткан өзү жалгасын.....	214

Бекболотова Айшайим

**ЭНЕ БОЛУП ТҮШҮНДҮМ
(ырлар)**

Төх.редактору: Тойчубаев Акылбек Аскарбекович
Калыпка салган: Ыкыбал уулу Элдияр

Басууга берилди 09.10.2016-ж. Кол коюлду 27.11.2016-ж.
Кагаздын форматы 84x60 _{1/16}. 13,75 б.т. Буюртма № 9, Нускасы 100

Ош шаары, Курманжан датка көчесү 236
0778 500 488, 0779 777 789